

24
с 13

Сагындыков Жумабай

Био фак

ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ

СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН ОКУУ КИТЕП

*ББК 74.58
Ж-24*

*Жооптуу редактор химия илимдеринин доктору, профессор
Сатывалдиев А.С.*

Сагындыков Жумабай ОшТУнун профессору

*Химия: элементтердин химиясы. Окуу курал –*Osh:
OshTU, 2006. 136б.**

ISBN 9967-505-97-4

*Китепте элементтер менен алардын бирикмелеринин физикалық
жана химиялық касиеттери, алыныштары, колдонулуштары ка-
ралган.*

*Ж 4309000000 –2003
ISBN 9967-505-97-4*

*ББК 74.58
© Ж. Сагындыков*

КИРИШ СӨЗ

Химия илими бизди курчап турған материалдык дүйнөнү үйрөтүүчү табиғый илимдерге таандык. Химиянын материалдык объектиси болуп химиялык элементтер жана алардын бирикмелери эсептелинет. Азыркы мезгилде 115 ке жакын химиялык элементтер жана алардын көптөгөн бирикмелери белгилүү.

Химия - химиялык элементтердин жана заттардын түзүлүштөрү, касиеттери, заттардын бири-бирине айлануулары жана бул айланууларды коштоп жүрүүчү закон ченемдүүлүктөрдү үйрөтүүчү илим.

Айыл чарбасын химиялаштыруу минералдык жер семиркичтерди, өсүмдүктөрдү коргоонун химиялык каражаттарын, өсүмдүктөрдү естүрүүнүн регуляторлорун, тоот кошундуларын пайдаланууну өз ичине алат. Химиялык өнөр жай эл чарбасын ар түрдүү материалдар жана сырьеолор менен жабдып турат. Булар - кислоталар, щелочтор, эриткичтер, пластмассалар, химиялык буалалар, синтетикалык каучуктар, минералдык жер семиркичтер жана башкалар. Таш көмүрдөн жана күрөн көмүрдөн суюк отундарды өндүрүп алуунун жаңы технологияларын ишке киргизүү маанилүү химиялык сырье болуп саналган нефтини үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Химиялык өнөр жайлар айлана-чөйрөөк көбүрөөк зыян келтирген тармактардын ичинен төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айлана - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында жүрөт. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүн кычкылдары, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат. Ар кандай химиялык технологиялык процесстердин негизинде бөлүнгөн зыяндуу заттардын концентрациясын химиялык жана башка жолдор менен азайтууга мүмкүн.

Студенттердин химиялык билимин, аны окутууну өркүндөтүүнүн принциби болуп, химия илимин өз тилинде өздөштүрүү, бир жагынан студенттерди химия илимине болгон кызыкчылыгын жогорулатып, экинчи жагынан, химиялык жергиликтүү сырье ресурстарын химиялык иштетүүнү үйрөнүп, келечекте Кыргызстанда жаңы химиялык өндүрүштөрдү түзүүчү адистерди даярдоого мүмкүндүк берет. Химия боюнча кыргызча жазылган бул окуу китечтери студенттер үчүн гана эмес жалпы эле химия илимини үйрөнүүчүлөр үчүн да сунушталат. Бул окуу китеч жаштарга билим берүүнү көтөрүүгө гана эмес кыргыз тилинин өнүгүшүнө да олуттуу салым кошууга кудурети жетет деген ишеним бар.

Бул китечтин кол жазмасын окуп, өздөрүнүн баалуу сын пикирлерин бергендиктеги үчүн профессор М. Исмаиловго, доценттер Ж. Эргешбаевге, Т. Жапаровго Б. Мурзабаевдерге ыраазычылыктарымды билдиремин.

Сагындыков Жумабай ОшТУнун профессору

ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ

1. СУУТЕК

Суутек кээ бир химиялык касиеттери боюнча элементтердин мезгилдик системанын *IA* жана *VIIA* группага элементтерине көп ошоштуктары бар. Ошондуктан, аны мезгилдик системанын *IA* жана *VIIA* группаларына кошо жазышат. Химиялык касиеттери боюнча суутек элементтердин металлдык да, металл эместики да касиеттерин көрсөтөт. Химиялык байланышты пайда кылууга жөндөмдүү болгон *1s-AO* да (*AO*-атомдук орбиталь) жалгыз электрону бар, б.а. *1s¹* - электрондук конфигурацияга ээ. Ошондуктан, суутекти +1 жана -1 кычкылдануу даражаларын көрсөтүшүү боюнча *щелочтуу металлдар* менен *галогендерге* ошоштурушат. Жалпы жолунан суутек өзгөчө касиеттерге ээ, ошондуктан аны башка группаларга кошпой өзүнчө караган маанилүү. Касиети боюнча +1 заряддуу суутектин ионунуна (протон) окшогон эч бир башка катион жок. Щелочтуу металлдардын сырткы катмарларындагы жалгыз электрондорун, ядродон анын ички катмарларындагы электрондор экрандалап турат. Ал эми суутектин атомунда андай экрандоо эффекти жок. Ошондуктан суутек өзгөчө касиеттерге ээ. Суутектин атомардык түрдө эмес эки атомдон турган (H_2) молекулалык абалы туруктуу.

Жаратылышта таралышы. Суутек жаратылышта эң кенири таралган элементтердин катарына кирет. Суу, нефть, жаратылыш газы жана башка ар кандай органикалык заттар суутектин негизги бирикмелери болуп саналат.


Жаратылыштагы суутек негизинен үч изотоптон турат: 1H - протий (99,984%) жана $^2H = D$ - дейтерий (0,016%). Ал эми суутектин радиоактивдүү изотобу $^3H = T$ - тритий атмосферанын жогорку катмарларында азоттун же кээ бир газдардын атомуна космостук нурлардын нейтрондорунун таасири астында дайыма пайда болуп турат жана ал электронду бөлүп чыгаруу менен гелийдин женил изотобуна айланат. Суутек жөнөкөй зат (H_2) түрүндө жана бир аз иондошкон (H^+ , H^{+}_2) абалында атмосферанын жогорку катмарларында кездешет.

Молекулалык суутектин касиеттери. Суутек - жытсыз, даамсыз жана түссүз газ. 25°C да 1 л сууда 0,017 л суутек эрийт. Абадан 14,4 эсе женил. Кадимки шартта суутек идеалдык газ сымал болот. Бардык үч агрегаттык абалында тен суутек молекула H_2 түрүндө болот. Суутектин молекулалар ортосундагы байланыш начар болгондуктан, ал төмөнкү эрүү ($-259,2^{\circ}\text{C}$) жана кайноо ($-252,8^{\circ}\text{C}$) температура-


сына ээ. H_2 молекуласынын туруктуу болушуна карабастан, инерттүү газдардан башка көпчүлүк элементтер менен суутек бирикмелерди пайда кылат.

Суутектин химиялык касиеттери


1. *Металл эместер менен болгон кошулмалары.* Суутек абада күйөт, бирок кычкылтек менен болгон аралашмасы учкундан жарылат:



H_2 менен F_2 аралашмасы карантыда да жарылат:



Суутектин атмосферасында хлор күйөт:




Бром жана иод менен болгон реакциясы кайталанма реакцияга кирет:





Суутек күкүрт жана селен менен H_2S жана H_2Se пайда кылуу менен ысытканда гана жүрөт. Суутек - азот, көмүртек жана кремний менен катализаторсуз жана ысытуусуз түздөн түз реакцияга кирбейт.

2. *Металлдар менен болгон кошулмалары.* Титан, цирконий, уран, щелочтуу жана щелочтуу жер металлдар суутек менен кошулуп гидриддерди (KH , CaH_2 , UH_3 , TiH_2 , ж.б.) пайда кылуу менен реакцияга кирет:







3. *Калыбына келтиргичтик касиеттери.* Кадимки шарттарда металлдардын чыналуу катарында молекулалык суутек, суутектен кийинки (Hg , Ag , Pd , Au) металлдарды гана калыбына келтириет:



Мындан кийин индекс түрүндөгү белгилер (K)- катуу, (C)- суюк, (β)- газ, (β)- эритме деп окулат.



Молекулалык суутекке караганда атомардык суутектин калыбына келтиргичтик касиети абдан жогору жана бөлмөлүк температурада $18\text{--}25^\circ\text{C}$ да көпчүлүк кычкылдары (Ag_2O , Bi_2O_3 , CuO , HgO , PbO , ж.б.) металлга чейин калыбына келтириет.

Суутектин алышы. Суутек лабораториялык шартта төмөндөгүдөй реакциялардын жардамы менен алышат:




Булардан, сүүтекті алуунун эң женил ықмалары 1, 2 - реакцияларга таандык.


Өнөр жайда сүүтек негизинен жаратылыш газынан алынат. Мисалы, 700 - 850°C да ысытылган никель катализатору аркылуу суунун буусу менен кошо метан өткөрүлгөндө:




Сүүтекті алуунун эң негизги жолу болуп натрийдин хлоридин суудагы эритмесин электролиздө болуп саналат б.а таза сүүтек электрохимиялык жол менен суудан алынат. Суунун электротрик өткөрүмдүүлүгүн чоңойтуу үчүн NaOH кошулат. Электролиздин жүрүшүндө катоддо сүүтектин иондору бөлүнөт:




ал эми аноддо кычкылтек бөлүнөт:



же жалпы түрдө:



Ушундай электрохимиялык жол менен Кыргызстандын Ташкөмүр шарында кремнийди өндүрүүдө керек болгон сүүтек менен кычкылтек алынат. Хлор жана каустикалык сода өндүрүүчү заводордо эң таза сүүтек кошумча продукт катарында алынат:




Келечекте фотохимиялык жол - күндүн энергиясын колдонуу менен сууну ажыратып сүүтекті ала баштайт деп божомолдошот.

Сүү

Кадимки абалда суу түссүз, даамсыз 4°C да эң жогорку тыгыздыкка ээ болгон (1г/см³), суюктук. Суу эң көп колдонулган суюктук болуп саналат. Суунун жылуулук сыйымдуулугу 1 калл/град.

Сүүтектин кычкылы болгон суу жаратылышта эң кенири тараалган кошулма. Суунун түзүлүшү 2.1-сүрөттө көрсөтүлгөн. Суунун молекулалары бири-бири менен дәэрлик туруктуу сүүтектик байланыштарды пайда кылуу менен (H_2O)_n-курамындагы полимерди пайда кылат, мында $n \geq 1-9$. Суюк суунун курамында (H_2O)₈ (H_2O)₉, ж.б. түзүлүштөгү **полигидролдор** аныкташылган. Температураларын жогорулаши менен сүүтектик байланыш начарлап, **n** дин саны азайат. Суунун буулары мономердик суунун молекулаларынан H_2O турат. Муздун курамындагы ар бир кычкылтек экиден сүүтектик байланышты пайда кылуу менен башка суунун экиден молекулалары

менен суутектик байланышты пайда кылуу кристаллдашат. Суунун полимердик түзүлүшү, анын өзгөчө касиеттеринин пайда болушуна алыш келген, мисалы жогорку эрүү жана кайноо температураларына ээ болушу.




1.1-сүрөттө. Суунун молекуласынын түзүлүшү.


Суутектин пероксиди

Суутектин пероксиди- ағыш-көк түстөгү, эрүү температурасы $0,3^{\circ}\text{C}$; кайноо температурасы $+152^{\circ}\text{C}$ болгон коймолжун суюктук. Молекулалар арасында суутектик байланышты пайда кылгандыктан суу менен ар кандай катышта аралаша алат.


Суутектин пероксиди сактаганга туруксуз келет, оной эле диспропорция реакциясына дуушарланат, кээде бул реакция жарылуу менен жүрөт:




Суудагы эритмелеринде H_2O_2 начар кислота:





Суутек пероксидинин түздары пероксиддер деп, ал эми кычкыл түздары гидропероксиддер деп аталат. Пероксиддер сууда эригенде ажыроого дуушар болот, мисалы:





Суутектин пероксиди кычкылдандырыгычтык да калыбына келтиргичтик да касиеттерге ээ, бирок калыбына келтиргичтик касиетти күчтүү кычкылдандырыгычтар (KMnO_4 , HNO_3 , Cl_2 , PbO_2 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, ж.б.) менен кошулганда гана көрсөтө алат. Мисалы:



Кычкылдандырыгыч касиетин төмөнкү реакциялардын мисалында көрүүгө болот:



Суутектин пероксиди өнөр жайда аммоний сульфатын күкүрт кислотасында электролиздөө жолу менен алынат. Лабораторияда төмөнкү химиялык реакциялардын жардамында алынат:



Колдонулушу. Соңку мезгилдерде суутекти “отун” катарында колдонууга көп көнүл бурулууда. Суутектин жылуулукту пайда қылуу жөндөмдүүлүгү 142 кДж/г болсо, ал эми нефти менен жаратылыш газыныкы бар болгону 45÷50 кДж/г. Өнөр жайда суутек аммиакты, туз кислотасын, метанолду жана синтетикалык суюк отундарды алууда, майларды гидролеөдө; төмөнкү сорттогу нефтинин фракцияларын гидрокрекингдөөдө колдонулат. Дейтерий менен тритийдин аралашмалары термоядролук отун катарында колдонулат. Суутек *Ge*, *W*, *Mo* жана *Re* металлдарын, алардын пероксиддеринен жана фториддеринен алууда, жогорку молекулалуу спирттерди, нейлон жана капронду өндүрүүдө колдонулат. Гидриддер органикалык жана органикалык эмес заттарды синтездөө, металлургиялык өнөр жайда калыбына келтиргич реагент катарында жана ошондой эле ракеталык отундардын компоненттери болуп саналат.

2. I ГРУППАНЫН НЕГИЗГИ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

Литий, натрий, калий, рубидий, цезий жана франций -литийдин подгруппасын түзүп, **s** - элементтердин тобуна кирет. Бул элементтердин кээ бир физикалык касиеттери 2.1-таблицада көлтирилген. Таза түрүндө натрий жана калий күмүш сымал ак түстөгү металл, жумшак болгондуктан бычак менен оңой кесилет. Металлдардын эрүү температурасы литийден цезийди карай төмөндөйт. Атомдордун эң сырткы энергетикалык денгээлинде бирден электрон бар - ns^1 . Химиялык аракеттенишүүдө валенттик электрондорун берип, кошулмаларында +1 ге барабар болгон туруктуу кычкылдануу дарражасын көрсөтөт. Щелочтуу металлдардын бардыгы - күчтүү калыбына келтиргичтер. Алар металл эмвестердин дээрлик бардыгы менен түздөн-түз кошулуп, көпчүлүк учурларда иондук байланыштагы бирикмелерди пайда кылат. Жалпысынан щелочтуу металлдардын катар номерлеринин өсүшү менен иондошуу энергиясы азайып, металлдык касиеттери күчөйт.

Щелочтуу металлдарын минералдары. Щелочтуу металлдар жаратылышта эркин түрүндө кездешпейт. Литийдин төмөндөгүдөй минералдары белгилүү: сподумен $Li_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4SiO_2$, амбилигонит $LiF \cdot Al(PO_4)$. Натрий менен калий ар түрдүү кошулмалардын составына кирет. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бири натрий-

дин хлор менен болгон кошулмасы $NaCl$. Анын кендери Белоруссияда, Украинада, Уралда, Австриянын Зальцбург районунда, АКШнын Техас, Оклахоме деген райондорунда көп тараплан. Натрийдин хлориди ошондой эле деңиз суусунда жана түздүү булактарда эриген абалда болот. Анын таш тузунан $NaCl$ (галит) сырткары төмөндөгүдөй минералдары: тенардит Na_2SO_4 , глаубер тuzu $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$, глауберит, $Na_2SO_4 \cdot CaSO_4$, чили селитрасы $NaNO_3$, сода $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$, бура $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$, трона $Na_2CO_3 \cdot NaHCO_3 \cdot 2H_2O$ жана альбит $NaAlSi_3O_6$ белгилүү. Ал эми калийдин минералдарынан сильвин KCl , карналлит $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$, кайнит $KCl \cdot MgSO_4 \cdot 6H_2O$, селитра түрүндө KNO_3 , тоо тектердин составында ортоклаз $KAl[Si_3O_6]$ кездешет. Кыргызстанда Токтогул, Чоңалай райондорунда $NaCl$ галит минералынын кендери жайгашкан.

2.1-таблица


Щелочтуу металлдардын кээ бир физикалык жана химиялык касиеттери

| Элементтердин касиеттери | <i>Li</i> | <i>Na</i> | <i>K</i> | <i>Rb</i> | <i>Cs</i> | <i>Fr</i> |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| Электрондук формуласы | $2s^1$ | $3s^1$ | $4s^1$ | $5s^1$ | $6s^1$ | $7s^1$ |
| Атомдук радиусу, нм менен | 0,155 | 0,189 | 0,236 | 0,248 | 0,268 | 0,280 |
| Иондошуу энергиясы, кДж/мол | 520 | 496 | 419 | 403 | 375 | |
| Иондук радиус, M^+ , нм менен | 0,068 | 0,098 | 0,133 | 0,149 | 0,165 | 0,178 |
| СТЭ* | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | - |
| Жер кыртышында тарапалышы, масс. улуш, % менен | $3,4 \cdot 10^{-3}$ | 2,64 | 2,6 | $1,5 \cdot 10^{-2}$ | $3,7 \cdot 10^{-4}$ | - |
| Тыгыздыгы, г/см^3 | 0,53 | 0,97 | 0,86 | 1,53 | 1,90 | $\approx 2,34$ |
| Эрүү температурасы, $^{\circ}\text{C}$ | 180,5 | 97,9 | 63,5 | 39,3 | 28,5 | ~ 20 |
| Кайноо температурасы $^{\circ}\text{C}$ | 1340 | 886 | 771 | 690 | 672 | 650 |


* (СТЭ) - салыштырмалуу терс электрдүүлүгү

Рубидий жаратылышта эн сейрек кездешүүчү элемент, ал өзү минерал пайда кылбайт, дайыма - алюмосиликаттар менен биргеликте кездешет, мисалы, леподолит, цезий поллуцит $Cs_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$ деп аталган минералдарды пайда кылат.


Щелочтуу металлдардын химиялык касиеттери. Литий өзгөчө касиеттери боюнча башка щелочтуу металлдар менен суутектен айырмаланып турат. Мисалы, кычкылданганда мүнөздүү кычкылды Li_2O бериши:




Бөлмө температурасында литий азот менен гана түздөн - түз аракеттенишип литийдин нитритин пайда кылат.




Натрий таза кычкылтекте күйгөндө негизинен натрийдин пероксиди Na_2O_2 пайда болот:




Ал эми калий кычкылданганда супероксиди пайда болот:




Щелочтуу металлдар фтордун, хлордун атмосферасында жана бромдун буусунда жарылуу менен реакцияга кошуулуп, фториддерди, хлориддерди, бромиддерди пайда кылат:



Щелочтуу металлдарга орун алмашуу реакциялары да мүнөздүү: $KCl + Na = K + NaCl$;



Щелочтуу металлдардын кычкылдары жана гидрокычкылдары. Щелочтуу металлдардын кычкылдары (Li_2O , Na_2O , K_2O , Rb_2O , Cs_2O) - жогорку температурага туруктуу келген заттар. Алар суу менен өз ара аракеттенишип щелочторду пайда кылышат:



Щелочтуу металлдардын гидроксиддери: $LiOH$, $NaOH$, KOH , $RbOH$ жана $CsOH$ катуу, ак түстөгү, салыштырмалуу жөнүл эрий турган заттар. Алардын эрүү температурасы $LiOH$ -445 $^{\circ}$ Сдан, $CsOH$ -272,3 $^{\circ}$ Сга чейин төмөндөп барат. Булар ($LiOH$ тан башкасы) жылуулукту бөлүп чыгаруу менен сууда оной эрийт. Натрийдин гидроксидин алуунун эң негизги жолу болуп натрийдин хлоридинин суудагы эритмесин электролиздөө болуп саналат. Электролиздин жүрүшүндө катоддо суутектин иондору бөлүнөт жана ошол эле учурда катоддо натрийдин иону менен гидроксид иондору чогулат, б.а. натрийдин гидроксидинин суудагы эритмеси алынат.

Колдонулушу. Техника жана айыл чарбасы үчүн щелочтуу металлдардын жана алардын туздарынын мааниси өтө чоң. Литий термоядролук энергетикада, авиаракетада жана космос өндүрүшүндө атايын куймаларды алуу үчүн колдонулса, цезий Cs - ракеталык кыймылдаткычтарда жана генераторлордо колдонулат. Адам баласынын жашоо тиричилиги үчүн натрийдин, калийдин хлориддеринин жана алардын башка бирикмелеринин мааниси өтө чоң. Натрий адам менен жаныбарлардын организминде эң керектүү негизги элементтердин бири. Медицинада натрийдин бирикмелери дары-дармек катарында колдонулат, мисалы, $NaCl$, Na_2SO_4 . Натрийдин хлориди жаныбарлардын жана адам баласынын турмуш тиричилигинде тамак - аш продуктасы катарында гана эмес, сода-

ны жана натрий сульфатын өндүрүүдө, натрийдин гидрокычкылын жана перкычкылын, ошондой эле хлордуу суутек кислотасын жана хлорду алууда эң негизги сырье болуп саналат. Натрийдин гидроксида - $NaOH$ химиялык өнөр жайдын негизги продуктуларынын бири болуп саналат. Аны нефт продуктулары - бензин, керосинди тазалоодо, самынды, жасалма жибекти, кагазды өндүрүүдө; текстиль, тери, химиялык өнөр жайларда, ошондой эле турмуш тиричиликте көп колдонушат.

Натрийдин куймалары авиация кыймылдаткыштарында жана ядролук энергетикада жана установкаларда жылуулук алыш жүргүч катарында колдонулат. Металлургияда, органикалык синтезде ж.б. калыбына келтиргич катары пайдаланылат.

KCl , K_2SO_4 – жер семирткич, KS , $KMnO_4$ – медицинада жана ветеринарияда, KBr фотографияда, KF – металлургияда, K_2CO_3 самын жана айнек жасоодо, $K_2P_2O_7$ жана $K_5P_3O_{10}$ кир кетириүүчү каражаттарды алууда, $KClO_3$ ширенке жасоодо, K_2SiF_6 – лантаноиддерди алууда, $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$ – кездемелерди боедоо жана фотографияда, KCN алтынды, күмүштү алууда, $K_2Cr_2O_7$ – терилерди хромдоодо колдонулат. Ал эми рубидий менен цезий ар түрдүү фотоэлементтерди конструкциялоодо, цезийдин сурьма менен болгон куймасы фотоэлемент катары колдонулат.

ЖЕЗ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ

IB группанын элементтерине Cu жез, Ag күмүш жана Au алтын кирет. Алар оор металлдар. Алардын кээ бир касиеттери 2.2-таблицада келтирилген.


Тыгыздыктары жезден алтынды карай жогорулайт. Бул металлдар бири- биринен түстөрү боюнча айырмаланат: жез -кызыл, күмүш - ак, алтын - сары түстө болот. $(n-1)d^{10}ns^1$ негизги абалындағы жалпы электрондук формуласы. Элементтердин кычкылдануу даражасы +1 ден + 3 кө чейин жогорулайт жана валенттүүлүктөрү жез 1 жана 2 (кээде 3), күмүш 1 (кээде 2), алтын 1 жана 3 кө (кээде 2) чейин өзгөрөт. Жез подгруппасынын элементтеринин кычкылдары менен гидрокычкылдарына кислоталык жана негиздик касиеттердин өзгөрүшү төмөндөгү жалпы эрежеге баш ийет: Элементтердин кычкылдануу даражасынын өсүшү менен алардын кислоталык мүнөзү жогорулайт, ал эми группада жогортон төмөн көздөй азаят. Бул элементтердин кычкылдануу даражасынын +1ге барабар болгон абалы эч качан аквакатиондорду пайда кылбайт. Алар үчүн

сууда начар эрүүчү жөнөкөй туздар мүнөздүү: *CuCl*, *CuJ*, *CuCN*, *AgCl*, *AgJ*.

2.2-таблица ІБ группанын металлдарынын физика-химиялык касиеттери

| <i>Элементтердин касиеттери</i> | <i>Cu</i> | <i>Ag</i> | <i>Au</i> |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Жер кыртышындагы саны массалык улуш % менен | $3 \cdot 10^{-6}$ | $6 \cdot 10^{-6}$ | $4 \cdot 10^{-7}$ |
| Атомдордун электрондук формулалары | $3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ | $4s^2 4p^6 4d^0 5s^1$ | $4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^0 6s^1$ |
| Атомдук радиус, нм | 0,128 | 0,144 | 0,144 |
| l-иондошуу энергиясы, эВ менен | 7,726 | 7,576 | 9,226 |
| СТЭ | 2,0 | 1,9 | 2,3 |
| Эрүү температурасы, °C | 1084 | 962 | 1064 |
| Кайноо температурасы, °C | 2540 | 2170 | 2947 |
| Тыгыздыгы, г/см³ 25°C | 8,9 | 10,5 | 19,3 |

Металлдарды алуунуи жолдору. Жездин сульфиди менен анын бир валенттүү кычкылынын 1300°C температурада аракетте-нишүүсүнөн суюк абалдагы жез алышат да аны атайын реакторлор-дун астына топтошот:



Андан ары алынган жезди электрохимиялык жол, б.а. электролиттик рафиндөө аркылуу жүргүзүлөт, бул учурда тазалануучу жездин пластинкасын (анод) электролиттин эритмесине ($\text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$) салганда аноддук жез $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ иондоруна чейин кычкылданып жана андан соң эркин абалдагы жез, таза жезден даярдалган катодго жабышат.


Жез

Жез жана кошулма түрүндө (көбүнчө күкүрт, кычкылтек менен) кездешет. Жездин жаратылышта эң маанилүү төмөндөгүдөй минералдары белгилүү; халькопирит CuFeS_2 , халкозин Cu_2S , ковелин CuS , малахит $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ же $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$, азурит $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$, куприт Cu_2O , Cu_5FeS_4 -борнит; $\text{CuCO}_3 \cdot 2\text{Cu}(\text{OH})_2$ - лазурит; $\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - хризаколла; $\text{CuSO}_4 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ - брушантит. ж.б. Жездин халькопирит деп аталган минералы Борбордук Казахстанда (Жезказган), Балхаш көлүндө жана Башкирияда эң көп тараалган. Жездин туруктуу эки изотобу бар: ^{63}Cu жана ^{64}Cu .


Жез - ийилгич, чоюлгуч, кызыл түстөгү металл, анын кээ бир физикалык жана химиялык касиеттери 2.2-таблицада келтирилген.

Жездин химиялык касиеттери. Жез подгруппасынын металлдары салыштырмалуу начар калыбына келтигичтер болуп

саналат. Калыбына келтиргичтік касиет алтындан жезді көздөй жогорулайт да бул учурда күмүштүн атому бир электрон, жездін атому еки жана алтындын атому үч электрон жоготот. Бирикмелеринде +1, +2, +3 кычкылдануу даражаларына ээ. Кадимки температурада бул металлдар абанын кычкылтеги менен аракеттенишпейт, б.а. активдүүлүгү жогору эмес. Нымдуу абада закись Cu_2O же негиздик карбонат тузунун $(CuOH)_2CO_3$ жука кабыкчасы менен капталат. Ал жезді андан ары кычкылдануудан сактайт. Бирок $375^{\circ}C$ температурада ысытканда CuO чейин кычкылданат:




$375^{\circ}C$ дан жогорку температурада Cu_2O пайда болот.




2.1-сүрөт. Жезді электрохимиялык жол менен тазалоо: 1-жез пластинкасынан жасалган анод; 2- электролиттін эритmesи; 3-туруктуу ток булагы; 4-катод; 5- аноддук калдык (күмүш, алтын, платина ж.б. металлдар)

Жездін подгруппасындагы металлдар суутек, көмүртек жана азот менен да кадимки температурада аракеттенишпейт. Жез кадимки температурада галогендер, күкүрт, селен менен ойошкошлат. Ал эми суутек, азот, көмүртек менен жогорку температурада да реакцияга кирбейт. Суюлтулган күкүрт, туз кислоталары кычкылдандыргычтар жок чөйрөдө жезге таасир этпейт. Алар жогорку температурада көмүртек менен аракеттенишип карбиддерди Cu_2C , ошондой эле өтө майдаланган абалда жана $400 - 650^{\circ}C$ температурада бул металлдар фосфор менен аракеттенишип фосфиддерди пайда кылышат. Көпчүлүк металлдар менен куймаларды пайда кылат. (I) валенттүү жездін туздары түссүз келишип, сууда эрибейт. Женил кычкылданышат же жездін (II) валенттүү туздарына чейин ажырайт. Ал эми (II) валенттүү жездін туздары жакшы эрийт. Жездін гидратташкан иондору Cu^{2+} - көк түстө болушат.

Суу жана щелочтордун суудагы эритмелери жана кислоталардын (HClO_4 , H_2SO_4 , H_3PO_4) ж.б. суюлтулган эритмелери менен жез өз ара аракеттенбесе да, концентрацияланган азот жана күкүрт кислоталары менен өз ара аракеттенип, төмөндөгүдөй бирикмелерди пайда кылат:






Жез суюлтулган азот кислотасында +1 кычкылдануу даражасына чейин кычкылданат:




Жез галогендүү суутек кислоталары менен (HF дон башка) өз ара аракеттенишип комплекстүү бирикмелерди пайда кылат:





Негиздик чөйрөдө жез цианид ионунун катышуусунда суутек ионун калыбына келтирипт:




Нымдуу абада жездин сырткы катмары жашыл түскө боелот:




Кычкылдары жана гидрокычкылдары. ІБ группанын металларынын кычкылдарынын ичинен сальштырмалуу температурага туруктуусу жездин кычкылы (І). Ал эми алардын калган кычкылдары жана гидрокычкылдары температуранын жардамында ажыроого душар болушат:




Жездин кычкылы аммиактын суудагы эритмеси менен аракеттенип төмөндөгүдөй түссүз комплекстүү бирикмелерди пайда кылат.



Жездин кычкылы менен гидрокычкылы кислоталарда жана щелочтуу металлдардын гидроксиддеринин концентрацияланган эритмелеринде эрип комплекстүү туздарды пайда кылат:




Лабораториялык шартта жездин (І) кычкылы щелочтук эритмедине анын туздарына гидразинди же гидроксиламинди таасир этүү аркылуу алышат.




Жездин (ІІ) оксиди CuO өнөр жайда жез таарындысын абанын кычкылтеги менен 400°C да кычкылдандыруу аркылуу алыша, ла-

бораторияда анын орто жана кычкыл түздарынын ажыроосунан алынат.



Ал эми жездин (II) гидроксидин өзүнүн тузуна щелочторду таасир этүү аркылуу чөктүрүп бөлтүп алууга болот.



Күмүш



Асыл металлдарга кирет. «Аргентум» латын тилинен кыргызчага киторгондо “ак түстүү” дегенди билдирет. Жаратылыштагы күмүш массалык сандары: 107 (51,35%) жана 109 (48,65%) болгон эки туруктуу изотоптордун аралашмасынан турат. Күмүштүн радиоактивдүү изотопторунан жарым ажыроо мезгили: $T_{1/2} = 253$ күн болгон ^{110}Ag - изотобу практикалык жактан маанилүү. Таза күмүш мындан 3 мин жыл мурун Египетте, Персияда, Кытайда белгилүү болгон. Күмүш алтынга салыштырганда активдүү келген, жер кыртышында алтынга караганда 1,5 эссе көп ($1 \cdot 10^{-5}$ %), эркин абалда аз кездешүүчү элемент. Ал эми күмүштүн күмүш жалтырагы Ag_2S , пиаргирит $3Ag_2S \cdot Sb_2S$, ж.б. минералдары Түндүк Кавказда (Орджоникидзеде), Алтайда жана Орто Азияда тараалган. Айрыкча алтын, жез, коргошун кен байлыктары менен бирге кездешет. Күмүштүн кендери Орто Азияда, Сибирде, Ыраакы Чыгышта; чет өлкөлөрдө – Мексикада, АКШда, Австралияда, Канадада кездешет. Байыркы Египетте күмүш алтынга салыштырмалуу жогору бааланып келген (2,5:1 калышында болгон). Ал мезгилде алтындан тенгелер, кооздук үчүн буюмдар жасалса, күмүштөн суунун сактоо үчүн идиштер даярдалган. Рубль жана тыйын деген сөздөрдүн пайда болусу күмүш менен байланышкан. XVIII күлгүмдөм Киевдик орустарда рубль деп массасы 200 гр. болгон күмүштүн куймасы пайдаланылган. Ошол куйманы майда бөлүктөргө бөлгөндө тыйындар келип чыккан. Алгачкы тыйындар 1534ж. Россияда даярдалган.

Таза күмүш – өтө жумшак, ак түстөгү металл; жылуулукту жана электр тогун башка металлдарга караганда жакшы өткөрөт. анын кээ бир физикалык жана химиялык касиеттери 2.2.-таблицада көлтирилген.


I, II, жана III валенттүү күмүштүн бирикмелери белгилүү. Хлор менен нымдуу чөйрөде 80°C да, ал эми кургак хлор менен 300°C да реакцияга кирет; фтор менен жогорку температурада аракеттенишет. Суутек жана азот менен күмүш түздөн-түз бирикпейт.

Кадимки температурада кычкылданырыгыч катышпаса HCl , HBr , HJ күмүшкө таасир этпейт.

Күмүш концентрацияланган азот жана күкүрт кислоталары менен аракеттенгенде төмөндөгүдөй бирикмелер пайда болот:



Күмүштүн кычкылы аммиактын суудагы эритмеси менен аракеттенип төмөндөгүдөй түссүз комплекстүү бирикмелерди пайда кылат.



Күмүштүн кычкылы менен гидрокычкылы кислоталарда жана щелочтуу металлдардын гидроксиддеринин концентрацияланган эритмелеринде эріп комплекстүү туздарды пайда кылат.

Ag_2O аммиактуу эритмесине ацетонду жана спиртти таасир эткенде нитрид Ag_3N пайда болот. $AgNO_3$ эритмесине гидразинди таасир эттүдөн азиidi - AgN_3 алынат. Бөлмө температурасында күмүштүн күкүмүнө же күмүштүн туздарынын эритмесине ацетиленди таасир эттүдөн Ag_2C_2 – карбиди алынат. Өте жогорку температурада күмүш фосфор менен Ag_3P пайда кылат.. Күмүшкө органикалык кислоталар жана жегичтер таасир этпейт. Нитраттар, сульфаттар, тиосульфаттар жана металлдардын хлориддери күмүш менен эриген (балкыган) абалында гана реакцияга киришет. Күмүштүн нитраты, фториди, перхлораттан башка туздары түссүз жана уу. Күмүш суюлтулган, ысык концентрацияланган күкүрт кислотасында күмүштүн сульфатын жана күкүрттүү ангидридди пайда кылат. Азот кислотасы менен бөлмө температурасында нитратты жана азоттун кычкылдарын пайда кылат. Күмүш негизинен пиromеталлургиялык жол менен коргошун жана жез концентраттарынан эритилип алынат. Күмүштү таза эмес жезді, коргошунду жана цинкти электролиз жолу менен тазалоо процессинде, бөлүп алышат.

Алтын

Моноизотоптуу элемент. Асыл металлдардын катарына кирет. Алтын сары түстөгү жалтырак, жумшак, созулгуч металл. Атомдук радиусу $1,44\text{ \AA}^0$; иондук радиусу $1,37\text{ \AA}^0$; тыгыздыгы $19,32\text{ g/cm}^3$; балкып эрүү температурасы 1064^0 ; кайноо температурасы 2947^0 ; магниткетке тартылбайт.


Байыртадан белгилүү элемент. Өз учурунда Карл Маркс минтип жазган: «Адамзат турмушунда алтын металлдардын ичинен 1-си болуп эсептелинет. Байыркы Египетте мындан миң жыл мурда Кытай, Индия, Месопотамия өлкөлөрүндө кенири колдонуп келген. Грецияда VIII, Арменияда алтын акчалар б.з.ч. I күлдымда пайда болгон. Алтындан башка металл адамзат тарыхында чоң роль ойногон эмес. Анткени, алтындын аркасында дүйнөдө көптөгөн кыйраткыч согуштар тутанып зор кыйроолорго алып келген».

Жаратылышта эркин абалда уюган кристалл түрүндө, кээде майда кум топуракка аралашкан абалда жолугат. Жер кыртышында $5 \cdot 10^{-7}\%$. Сейрек көздешүүчү минералы болуп коловерит $AuTe_2$ эсептө-


0-7%. Сейрек кездешүүчү минералы болуп коловерит $AuTe_2$, эсептөлөт, ал Түштүк Сибирде, Казахстандын Степняк шаарларына жаңын жерлерде таралган. Өндүрүштүк маанидеги көндөри Россияда Чыгыш жана Батыш Сибирде, Якутияда, Забайкальеде, Красноярск крайында, Уралда кенири таралган. Кыргызстанда алтын көндөри: Кумтөр, Жерүй, Макмал, Солтонсары. Чет өлкөлөрдөгү алтындын бирден бир ири кени Түштүк Африкада табылган (дүйнөлүк алтындын 5%ин өндүрөт). Кыргызстанда алтын өндүрүү жылына 14-17 тоннага жетет. Мындан сырткары Америка, Канада, Австралия ири алтын өндүрүүчүлөр болуп саналат.

Алтындын химиялык активдүүлүгү начар; кычкылтек, суутек, азот жана көмүртөк менен жогорку температурада да кошулбайт. Алтындын күкүмдерүүн хлор менен $140 - 150^{\circ}C$ ысытуудан хлордуу алтын $AuCl_3$ алышат. Ал алтынды башка заттардан бөлүп алуунун баштапкы продукциясы болуп саналат. Химиялык бирикмелеринде I - III валенттүүлүктүү көрсөтөт. Бирикмелери туруксуз.

Цианиддин катышуусунда абадагы кычкылтек алтынды кычкылдандырып, комплекстик кошулманы пайда кылат.






Алтын падыша арагында (1 көлөм азот 3 көлөм туз кислотасынын аралашмасы), күкүрт жана азот кислотасынын аралашмасында жана циандуу натрийдин эритмесинде гана эрийт. Мисалы:



Алтын бир гана концентрацияланган селен кислотасы менен аракеттенет:



Алтындын кычкылы менен гидрокычкы кислоталарда жана щелочтуу металлдардын гидроксиддеринин концентрацияланган эритмелеринде эрип комплекстүү түздарды пайда кылат:



Алтын сымап менен амальгаманы пайда кылат. Анын бул касиети көндөн бөлүп алууда колдонулат.

Колдонулушу. Бул металлдардын ичинен эң маанилүүсү болуп жез эсептөлөт. Жез эң көп санда электротехникада (электр зымдарын даярдоодо) колдонулат. Анткени анын электр каршылыгы аз болгондуктан электр энергиясынын жоголушу да ошончолук аз болот. Жез колонун кошулмасынын негизги составдык бөлүгүн түзөт, анын 9:1 катыштагы құймасы чоюлгүчтүкка жана бекемдикке 33 болот. Мындан сырткары жездін цинк менен болгон құймасынан түзүн, никель менен болгон құймасы мельхиор жана цецильбер деп

аталып, кооз буюмдарды жасоодо колдонулат. Ал эми күмүш жана алтын өтө баалуу буюм катарында зергер өндүрүшүндө кенири колдонулат.

Күмүш негизинен куйма түрүндө колдонулат. Күмүштүн куймасы зергердик жана турмуш-тиричиликтө колдонулуучу буюмдарды, тыйындарды, лабораториялык идиштерди жасоодо, металлдарды жана радиодеталдарды каптоодо колдонулат. Күмүштүн басымдуу бөлүгү күмүш-цинк аккумуляторлорун жасоодо колдонулат. Күмүш органикалык эмес жана органикалык синтезде катализатор катары да колдонулат. Күмүштүн иону бактерияларды жок кылат. Анын абдан аз концентрациясы ичүүчү сууну тазалайт.

Алтын өтө баалуу буюм катарында зергер өндүрүшүндө жана валюта катарында, микроэлектроникада, стоматологияда, химиялык өндүрүштө катализатор катарында кенири колдонулат. Лабораториялык приборлор менен жана аспаптардын тетиктерин жасоодо, айнектен, форфордон жана металлдардан жасалган үлгүлөрдү каптоодо колдонулат. Алтындын коллоидтик эритмелери медицина да антисептик катарында колдонулат.

3. II ГРУППАНЫН НЕГИЗГИ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

IIА группанын негизги подгруппасына бериллий Be, магний Mg, кальций Ca, стронций Sn, барий Ba жана радий Ra таандык. Бериллийден башкасы кескин металлдык касиетке ээ. Эркин абалдарында ак түстөгү жылтырак металлдар, щелочтуу металлдарга караганда бир топ катуу жана эрүү температуралары жогору. Тыгыздыгы боюнча радиийден башкасы женил металлдарга киришет. IIА группанын элементтеринин кээ бир физикалык жана химиялык касиеттери 3.1-таблицада келтирилген. Подгруппанын бардык элементтеринин сырткы S-электрондук катмарында экиден, ал эми ички катмарында бериллийден сырткары бардыгында сегизден, бериллийде 2 электрон орун алган. Сырткы катмардагы эки электрондор атомдордон салыштырмалуу оной ажырап, эки заряддуу катионду пайда кыльшат. Ушул себептен химиялык активдүүлүгү боюнча булар щелочтуу металлдардан кийин турушат.

Щелочтуу металлдар сыйктуу химиялык касиеттери боюнча абада тез кычкылданышат, ал эми бөлмө температурасында суудан суутекти сүрүп чыгарышат. Бирок бериллий менен магний суу менен өтө жай аракеттенишет, себеби, пайда болгон гидроксиддери сууда начар эришип реакциянын андан ары жүрүшүн начарла-

тат. Калган металлдардын гидроксиддери сууда бир топ жакшы эришине байланыштуу, алар суу менен активдүү аракеттенишет.

Негизги подгруппага кирген кальцийди, стронцийди жана барийди **щелочтуу жер металлар** деп аташат. Себеби алардын гидроксиддери натрийдин жана калийдин гидроксиддери сыйктуу щелочтук касиетке ээ болушат, ал эми бул элементтердин кычкылдарды алюминийдин жана оор металлдардын кычкылдары сыйктуу кыйынчылык менен балкып эригендигинен - жерлер деп аташат (мурун оор металлдарды жана алюминийди жалпысынан - **жерлер** деп аташчу).

3.1- таблица

ІА группанын металлдарынын физика-химиялык касиеттери

| Элементтердин касиеттери | <i>Be</i> | <i>Mg</i> | <i>Ca</i> | <i>Sr</i> | <i>Ba</i> | <i>Ra</i> |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Жер кыртышындагы массасы % менен | 0,00038 | 2,0 | 3,3 | 0,034 | 0,065 | |
| Электрондук формуласы | $2s^2$ | $3s^2$ | $4s^2$ | $5s^2$ | $6s^2$ | $7s^2$ |
| Атомдук радиусу, нм | 0,113 | 0,160 | 0,197 | 0,215 | 0,221 | 0,235 |
| M^{2+} ионунун радиусу, нм | 0,034 | 0,074 | 0,104 | 0,120 | 0,138 | 0,144 |
| Атомдун иондошуу потенциалы $M \rightarrow M^+$, эВ | | | | | | |
| $M^+ \rightarrow M^{2+}$, эВ | 9,32 | 7,65 | 6,13 | 5,7 | 5,21 | 5,28 |
| Тыгыздыгы, г/см ³ | 18,21 | 15,03 | 11,87 | 11,03 | 10,00 | 10,15 |
| Эрүү температурсы, °С | 1,85 | 1285 | 1,74 | 1,54 | 2,63 | 3,76 |
| Кайно температурсы, °С | 2970 | 650 | 842 | 770 | 727 | ~695 |
| | | 1095 | 1495 | 1390 | ~1687 | ~1500 |

Бериллий, магний жана кальций


Жаратылышта таралышы. Бериллий. Бериллий аябай бекем, морт, ак түстөгү женил металл. Туруктуу 1 изотобу бар 9Be , жасалма изотопторунун ичинен радиоактивдүү индикатор катарында колдонулуучу 7Be ($T_{1/2} = 53$ күн) өтө маанилүү. Минералдарынын арасынан $Be_3Al_2(SiO_2)_6$ - берил жана Be_2SiO_4 – фенакит көп учурдай.

Магний магнезит $MgCO_3$ жана доломит $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ минералдарында кенири кездешет. Магнийдин сульфаттары жана хлориддери кайниттин $KCl \cdot MgSO_4 \cdot 3H_2O$ жана карноллиттин $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ минералдарынын составына киришет. Мындан тышкары дениз сууларынын шордугу да магнийдин ионуна Mg^{2+} байланыштуу болот. Жаратылыштагы изотоптору: ${}^{24}Mg$ (78,6%), ${}^{25}Mg$ (10,11%), ${}^{26}Mg$ (11,29%).


Кальций гипстердин $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ жана фосфаттардын $Ca_3(PO_4)_2$ составдарында учурдай. Кальций касиети боюнча чоюлгуч, катуу, ак түстөгү металл. Кальций жаратылышта эң кенири таралган элементтерге кирип жер кыртышынын 3% (масс.) түзүп, O, Si, Al, Fe ден кийинки 5-орунда турат. Жаратылышта

кальцийдин туруктуу бар: ^{40}Ca (96,97%), ^{44}Ca (2,09%), ^{42}Ca (0,66%), ^{48}Ca (0,184%), ^{43}Ca (0,135%) жана ^{46}Ca (0,003%).

1. Жөнөкөй заттар менен болгон реакциялары. Металлдардын бардык кошулмаларынын кычкылдануу даражалары +2 барабар болушат. Щелочтуу-жер металлдарды күйгүзгөн мезгилде дайыма алардын кычкылдары пайда болот:




Бул металлдар галогендер менен оной реакцияга кирет:



Щелочтуу-жер металлдар суутек менен бириккенде гидриддерди пайда кылышат:



Щелочтуу-жер металлдардын өзгөчө бир касиети, булар бөлмө температурасында эле азот менен аракеттенишип нитриддерди пайда кылышат:




Бул металлдар күкүрт, көмүртек ж.б. металл эместер менен реакцияга кирет:



Жогорку температурада бериллий көпчүлүк металлдар менен кошулуп бериллиттерди, азот менен нитриддерди – Be_3N_2 , көмүртек менен карбиддерди пайда кылат – Be_2C .

Металлдардын суу менен болгон реакциялары. Бериллий суу менен аракеттенишпейт, анткени металлдын бетиндеги кычкылдык пленкасы аны андан ары кычкылдануусуна тосколдук кылат.


Магний суу менен ысытканда гана суу менен кошулат:





Калган металлдар суу менен кадимки шарттарда эле активдүү реакцияга кирет:





Металлдардын кислоталар менен болгон реакциялары. Металлдар плавик, туз, күкүрт кислоталарынын суюлтулган эритмелеринде суутекти бөлүп чыгаруу менен эрийт:




Суюлтулган азот кислотасында металлдар азоттуу амиакка же амонийдин нитратына чейин калыбына келтириет:



Бериллийден башка металлдар концентрацияланган азот жана күкүрт кислоталары менен аракеттенишип негизинен төмөндөгүдөй реакциялар жүрөт:




Металлдардын щелочтор менен болгон реакциялары. Магний менен щелочтуу жер-металлдар щелочтор менен реакцияга кирбейт. Бериллий щелочтордун суудагы эритмелеринде гидроксобериллаттарды пайда кылуу менен реакцияга кирет:




Бериллий амфотердүү мүнөзгө ээ.

Металлдардын туздар менен болгон реакциялары.

Магний менен щелочтуу жер-металлдар бир топ металлдарды алардын туздарынан жана кычкылдарынан калыбына келтириет:



Кальцийди эритилген $CaCl_2$ ни электролиздөө менен алууга болот. Андан башка жол менен - вакуумда алюминотермияк жол менен да алууга болот:




Кычкылдары менен гидрокычкылдары.


Бериллийдин кычкылы BeO - ак түстөгү, аябай кыйынчылык менен балкып эрүүчү зат. Өнөр жайда жогорку температурага түркүтүү материал катарында колдонулат.

Магнийдин кычкылы MgO - ак, борпон порошок. Магнезитти $MgCO_3$, күйгүзүп алынгандыгына жараша аны күйгүзүлгөн магнезит деп да аташат. $3000^{\circ}C$ балкып эригине байланыштуу магнийдин кычкылынан жогорку температурага чыдамдуу материалдарды - тигелдерди, түтүкчөлөрдү, отко чыдамдуу кыштарды даярдашат. Магнийдин гидроксиди $Mg(OH)_2$ - магнийдин туздары щелочтор менен аракеттенишкендө ак чөкмө түрүндө пайда болот, суда на-чар эрийт. Бериллийдин гидроксидинен айырмаланып негиздик ка-сietке ээ.

Кальцийдин кычкылы CaO - ак түстөгү зат, ысытууга аябай чыдамдуу ($2600^{\circ}C$ балкып эрийт). Техникада кальцийдин оксиidi өчүрүлбөгөн же күйгүзүлгөн акиташ деп аталаат. Аны атайын шах-талык мечтерде кальцийдин карбонатын ысытуу жолу менен алышат;



Акитаشتы суу менен аралаштырган мезгилде белгилүү сандагы жылуулук бөлүнүп чыгып кальцийдин гидроксиди пайда болот;




Реакцияны акитаشتы өчүрүү деп белгилешет, ал эми пайда болгон продуктуну техникада өчүрүлгөн акиташ деп аташат.

Бериллийдин гидроксиди $Ber(OH)_2$, амфотердик мүнөзгө ээ. Сууда эрибейт, бирок кислоталар менен щелочтордо женил эрийт:



Кальцийдин гидрокычкылы $Ca(OH)_2$ - сууда начар эриген күчтүү негиз: $20^{\circ}C$ 1 л сууда болгону 1,56 г эрийт. Кальцийдин гидрокычкылынын каныккан эритмеси *акиташ суусу* деп аталат. Ачык абада акитааш суусу көмүр кычкыл газын сицирип алуунун натыйжасында эрибес кальцийдин карбонатын пайда кылуу менен бозоруп кетет. Өчүрүлгөн акитааш курулушта кенири колдонулат. Анын кум жана суу менен болгон аралашмасы акитааш эритмеси деп аталып бириктируүчүү зат катары кыш менен дубал урууда колдонулат. Мындан тышкary өчүрүлгөн акитааш шыбак иштеринде да колдонулат. Акитааш катыган мезгилде биринчи составындагы суу бууланат, андан соң абадагы көмүр кычкыл газын кальцийдин карбонатын пайда кылуу менен сицирип алат:



Щелочтуу металлдардын туздарынан айырмаланышып щелочтуу-жер металлдардын туздары (карбонаттар, сульфаттар, фосфаттар ж.б.) сууда начар эришет.

Стронций жана барий

Стронций менен барий жаратылышта негизинен сульфаттар жана карбонаттар түрүндө - целестин $SrSO_4$, стронцианит $SrCO_3$, барит $BaSO_4$ жана витерит $BaCO_3$ минералдарынын составында кездешет. Стронций жана барий жер кыртышында 0,04 жана 0,05% (масс.) түзүшөт, б.а. кальцийге салыштырганда бир топ аз. Булардын металлдары аябай активдүү келишип абада тез эле кычкылданышат, суу менен өтө тез реакцияга кирет (айрыкча барий) жана көпчүлүк элементтер менен түздөн түз аракеттенишет.

Стронций менен барийдин кычкылдары (SrO жана BaO) Кальцийдин кычкылына окшош болушуп перкычкылын пайда кыльшат. Барийдин пероксиди BaO_2 $500^{\circ}C$ барийдин кычкылын абада күйгүзгөндө пайда болот, ал эми андан ары жогорку температурада кайрадан кычкылга жана кычкылтекке ажырайт.

Стронций менен барийдин гидрокычкылы $Sr(OH)_2$, жана $Ba(OH)_2$, кальцийдин гидрокычкылына салыштырмалуу сууда жакшы ээрип күчтүү негиз болушат; $20^{\circ}C$ 1 л сууда 8 г $Sr(OH)_2$, жана 38 г $Ba(OH)_2$ эришет. Барийдин гидрокычкылынын каныккан эритмеси барит суусу деп аталып көпчүлүк учурда SO_3 , CO_2 синириүүчүү реактив түрүндө колдонулат.

Стронцийдин жана барийдин туздары да кальцийдин туздарына окшош келишет. Булардын карбонаттары менен сульфаттары

$SrCO_3$, $BaCO_3$, $SrSO_4$ жана $BaSO_4$ сууда начар эришип эритмеге чөкмө түрүндө түшүшөт.

Колдонулушу. Жогоруда каралып кеткен IIА группанын элементтери жана алардын кошулмалары өнөр жай менен айыл чарбада кенири колдонулат. Mg , Be , Ca , Sr сыйктуу элементтердин стратегиялык мааниси чоң. Бериллий өнөр жайда негизинен куймаларды алуу үчүн колдонулат. Мисалы: никель менен бериллийдин 2-4 % катнаштагы куймасы коррозияга аябай туруктуу болот. Мындан тышкары атом реакторлорунда, авиацияда, ракета жана космос техникасында колдонулат. Ошондой эле хирургиялык асбаптарды жана пружиналарды жасоодо колдонулат. Алюминий менен бериллийдин куймасы самолет курууда кенири колдонулат.

Металлдык магнийди куймаларды алууда колдонулат. Эгерде магнийге башка металлдарды кошсо, анын куймасынын механикалык сапаттары кескин түрдө өзгөрөт, б.а. куймасы бир топ катуу, бекем жана коррозияга туруктуу болот. Магнийдин куймаларынын тыгыздыгы төмөн болгондуктан аны ракета, самолет, авто-, мотокурууда кенири колдонушат.

Металлдык кальций химиялык жактан аябай активдүү болгондуунан аны өнөр жайда кенири колдонушат, мисалы: торийди, ванадийди, уранды, хромду, цирконийди, цезийди, рубидийди калыбына келтирүүдө; болоттон жана куймалардан кычкылтек менен күкүрттү жок кылууда; органикалык суюктуктарды кургатууда; вакуумдук приборлордогу газдардын калдыктарын сицирип алууда ж.б. Кальций курулуш материалдарын - акиташты, цементти, гипсти, айнекти жана кагазды жасоого керектелет. Магнезит менен доломит отко чыдамдуу кирпичтерди, минералдык ваталарды жана фарфорду алууда колдонулат. Техникада кальцийдин коргошун менен болгон куймасы колдонулат.

Мындан тышкары IIА группанын элементтеринин пероксиддери, надпероксиддери жана озониддери суу астында сүзүүчү кайыктарда, космос кемелеринде, амфибия - танкаларында абаны регенерациялоо үчүн пайдаланылат.

II Б ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТЕРИ

Бул подгруппанын элементтеринин элементтеринин кээ бир ка-сиеттери 3.2-таблицада берилген. Булардын тышки катмарында экиден, ал эми кийинки ички катмарында сегизден электрондор жайгашкан. Цинк подгруппасындагы элементтердин атомдорунун радиустарынын чоң эместигине байланыштуу, булардын иондошуу

энергиялары жогору болуп, калыбына келтиргичтік касиеттери негизги подгруппадагы элементтерге караганда бир топ начар болот.

3.2-таблица.


ПБ группанын кошумча подгруппасынын элементтеринин кәэ бир касиеттери

| Элементтердін касиеттери | Zn | Cd | Hg |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Электрондук формуласы | $3d^{10}S^2$ | $4d^{10}5S^2$ | $5d^{10}6S^2$ |
| Атомдук радиусы, нм | 0,139 | 0,156 | 0,160 |
| Иондук радиусы, нм | 0,083 | 0,099 | 0,112 |
| $M - N^+$, эВ | 9,39 | 8,99 | 10,44 |
| $M^+ - M^{2+}$, эВ | 17,96 | 16,91 | 18,75 |
| Балқып эрүү I^0C | 419,5 | 321 | -38,89 |
| Кайноо I^0C | 906 | 767 | 356,66 |
| ϕ^0, M^{2+}, M, B | -076 | -0,40 | +0,85 |

Цинктин, кадмийдин жана сымаптын атомдору кошулмаларда дайыма +2 қычкылдануу даражаны көрсөтөт. Комплекстик бирикмелерди пайда кылышы боюнча жез подгруппасындагы элементтерге окшош болушат.

Цинк

Цинк жаратылышта - галмей $ZnCO_3$, жана цинк обманкасы ZnS деген минералдардан алынат. Жер кыртышында цинктин жалпы саны 0,01% (масс.) жакын. Көпчүлүк цинк рудаларында цинктин көректүү үлүшү төмөн болгондугуну байланыштуу, аларды биринчи байытып алышат. Андан соң байытылган руданы күйгүзүп цинктин оксидин алышат:




Цинк - күмүш түстөгү металл. Комнаттык температурада морт, бирок $100-150^{\circ}C$ ысыткан мезгилде ийилгичтік касиетке ээ болуп жакшы чоюлат. Ал эми $200^{\circ}C$ жогору ысытканда кайрадан морт абалга келет. Ачык абада оксиддик катмарча менен капиталып андан ары қычкылданбайт. Суу менен аракеттенишпейт, себеби цинктин бетки катмарында сууда эрибеген гидроксид пайда болот. Суюлтулган кислоталарда цинк түздарды пайда кылуу менен женил зрийт. Мындан тышкары цинк бериллий жана кәэ бир башка металдар сыйкутуу щелочтордо эригенде амфотердик гидроксиддерди пайда кылат. Цинкти абада узакка ысытуудан анын буулары ағышажашыл түстөгү жалын болуп күйүп ZnO айланат.

Цинктин оксиidi. ZnO - борпон ак порошок, ысытканда сары түскө айланат, бирок муздаганда кайра ак түскө келет. Цинктин оксидинен өнөр-жайда ак түстөгү боекторду, медициналык жана косметикалык түрдүү майларды алуу учун кенири колдонулат.


Цинктин гидроксиди $Zn(OH)_2$. Цинк түздарынын эритмелери щелочтор менен аракеттенишкенде ак түстөгү чөкмө түрүндө пайда болот:




Алынган чөкмө кислоталарда цинктин түздарын, ал эми щелочтор менен цинкаттарды пайда кылуу менен женил эрийт. Демек, цинктин гидроксиди амфотердик кошулма, мисалы $NaOH$ менен болгон реакциясы төмөндөгүдөй жүрөт:



Цинкаттар пайда болгондо, бериллаттар сыйактуу эле цинктин гидроксидиндеги суутек металл менен болгон орун алмашуу реакциясынан тышкары гидроксид-иондорун да кошуп алат. Мисалы, цинктин металлы концентрацияланган щелочтордо эриген мезгилде катуу абалда гидроксоцинкаттар бөлүнүп алынат:



Мындан тышкары цинктин гидроксиди аммиактын суудагы эритмесинде комплекстик иондорду пайда кылуу менен эрийт:




$Zn(OH)_2$ - начар электролит болгондугуна байланыштуу анын бардык түздары жана цинкаттары суу чөйрөсүндө гидролизденишет.

Цинктин сульфаты $ZnSO_4$. Суудагы эритмесинен кристаллогидрат түрүндө бөлүнүп алынат $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ - цинк купоросу деп аталат. Кездемелерди боедо, гальваникалык жол менен цинктөөдө, медицинада жана цинктин башка кошулмаларын алууда колдонулат.

Цинктин хлориди $ZnCl_2$ - сууну женил сицирип алууга жөндөмдүү болгондуктан, бул түздин суусуз алуу абдан кыйын. Анын составында дайыма 5% суу кездешет. $ZnCl_2$ металлургияда жана металлдарды ширетүүдө колдонулат.


Цинктин сульфиди ZnS . Цинктин түздарын щелочтуу металлдар же алюминийдин сульфиддери менен аракеттенишкенде алынат:



Цинктин сульфиди менен оксиди люминесцендик касиетке ээ болгон заттардын группасына киришет, ал эми люминесценция кубушу илим менен техникада кенири колдонулат.

Кадмий

Кадмий негизинен цинк рудаларында аралашма катарында кездешип касиеттери боюнча цинкке окшош болот. Жаратылышта таралышы боюнча цинктен бир топ аркада турат, жер кыртышында 10^{-5} %ти (масс.) түзөт. Кадмий цинк өндүрүшүнүн калдыктарын күкүрт кислотасы менен иштетүүдөн алынат:



Кадмий - ак түстөгү жумшак, ийилгич жана чоюлгуч металл. Кислоталар менен реакцияга киргендө сүүткөтүлүп чыгарат.

Cd(OH)₂ - начар электролит болгондуктан, анын туздары гидролизге учурал эритмеде кычкыл реакция берет.

Кадмийдин гидроксиди *Cd(OH)₂* цинктин гидроксидинен айырмаланып кислоталык касиеттери кескин билинбейт жана щелочтордо эрибейт


Кадмийдин туздарынын ичинен сульфиди *CdS* гана практикалык мааниге ээ болуп, күкүрттүү суутекти кадмийдин туздарына таасир эткенде сары түстөгү чөкмө түрүндө пайда болот. Аны -өнөр - жайда сары түстөгү боекторду жана түстүү айнектерди алуу үчүн колдонушат.

Кадмийдин бирикмелеринин суудагы жана суюлтулган кислоталардагы баардык эритмелери уулуу болушат!

Сымап

Сымап жаратылышта аз тараалган элемент, жер кыртышында болгону 10^{-6} % (масс.) гана түзөт, негизинен ачык-кызыл түстөгү сымаптын сульфиди *HgS*, же *киновар* түрүндө кездешет. Бул минерал кызыл түстөгү боекторду алууда колдонулат.

Киновардан металлдык сымалты күйгүзүү жана андан кийинки конденсация жолу аркылуу алышат:




Сымап бөлмө температурасында суюк абалда кездешкен жалгыз металл. Химиялык өндүрүштө жана атомдук энергетикада кенири колдонулат. Сымалтын өзгөчө бир касиети, көпчүлүк металлдар менен химиялык байланышка кирип суюк же катуу амальгамалык куймаларды пайда кылат. Мисалы: натрийдин амальгамасы калыбына келтиргич катары, ал эми күмүштүн амальгамасы тиштерди каптоодо кенири колдонулушат. Айрыкча сымап алтын менен амальгаманы женил пайда кылат, демек алтындан жасалган буюмдарга сымалты жасакын жолотбоо керек. Сымалты темирден жасалган идиштерде сактоо болот, анткени темир менен сымап амальгаманы пайда кылбайт.

Цинк подгруппасындағы металлдардын ичинен сымалтын атомунун ионизация энергиясы жогору болгондуктан эң активсиз болуп саналат. Суюлтулган күкүрт жана туз кислоталары, щелочтор сымап менен аракеттенишпейт. Болгону азот кислотасында сымап женил эрийт, ал эми концентрацияланган күкүрт кислотасында ысыткан мезгилде гана аракеттенишет.


Ачык абада сымап бөлмө температурасында кычкылданбайт. Аны узак мезгил кайноо температурасына жакын алып келип ысытканда абадагы кычкылтектен менен биригип кызыл түстөгү кычкылды (II) *HgO* пайда кылат, бул кошулмада сымалтын кычкылдануу даражасы +2 барабар. Андан ары ысытканда кычкыл кайра

сымап менен кычкылтеке ажырайт. Мындан тышкaryы кычкылда-
нуу даражасы +1 болгон кара түстөгү сымаптын кычкылы (I) же
чала кычкылы Hg_2 Ода белгилүү.

Сымап (I) өзүнүн бирикмелеринде бири-бири менен эки ва-
ленттүү группаларды пайда кылат - Hg - (- $Hg-Hg$ -). Демек мында
сымаптын жалпы валенттүүлүгү экиге барабар, бирок ва-
ленттүүлүктүн бирөөсү башка сымап менен байланыш түзүүгө
жумшалат. Ошондуктан бир валенттүү кислоталык калдыкты - R
алып жүрүүчү сымаптын (I) туздарынын составынын эмприкалык
формуласын HgR деп белгилей Hg_2R_2 деп жазуу керек
(мисалы, Hd_2 , Cl_2). Сымаптын дагы бир өзгөчөлүгү, анын гидро-
ксиддерди пайда кыла албагандыгында, мисалы, сымаптын (I) туз-
дарына щелочторду таасир эткенде бозгуч-кара түстөгү сымаптын
(I) кычкылы пайда болот:




Эки валенттүү сымаптын туздары да щелочтор менен сымаптын
(II) оксиддерин беришет:




Мында сары түстөгү чекмө пайда болот, ал эми ысытканда кы-
зыл түстөгү сымаптын (II) кычкылынын модификациясына ай-
ланат.


Сымаптын (I) нитраты $Hg_2(NO_3)_2$ - сымаптын туздарынын ичи-
нен сууда эрий турганы. Суюлтулган муздак азот кислотасы ашык-
ча сымап менен аракеттенгенде пайда болот.



Сымаптын (I) хлориди Hg_2Cl_2 , же каломель. Сууда эрибес ак
түстөгү порошок:




Мындан тышкaryы каломелди сымаптын бир валенттүү эрий тур-
ган туздарына туз кислотасын же натрийдин хлоридин таасир эт-
кенде да алышат.



Сымаптын (II) нитраты $Hg(NO_3)_2$. Ысык азот кислотасынын
ашыгы сымап менен аракеттенгенде алышат. Сууда жакшы эрийт.

Сымаптын (II) хлориди $HgCl_2$ же сулема. Хлордун сымап менен
түздөн туз аракетенишүүсүнүн негизинди пайда болот. Бул түссүз,
сууда начар эрий турган зат (20°C 6,6 г 100мл). Бирок, ысыткан мез-
гилде сулеманын эригичтиги кыйла жогорулайт (100°C 58г 100 мл).
Эритмеден $HgCl_2$ узун жылтырак призмалар түрүндө кристалда-
шат. Негизинен бул тузду сымаптын (II) сульфаты менен натрийдин
хлоридин ысытуудан алышат.



Сулеманын суудагы эритмеси электр тогун өткөрбөгөндүгүнөн ал диссоциацияланбайт. Сулема сымаптын бардык эригич туздары сыйктуу өтө уулуу заттардын катарына кирет.

Колдонушу. Өнөр жайда цинк негизинен металлдарды коррозиядан сактоо учун колдонулат. Мындан тышкaryы цинктин алюминий, жез жана магний менен болгон кошулмалары да кеңири иштетилет. Жез менен цинктин аралашмасы *латундар* деп аталган куймалардын группасын түзүшөт. Цинктен гальваникалык элементтерди да даярдашат. Цинктин сульфаты айыл чарбасында микрожерсемирткич катары колдонулат. Кадмий жай-кыймылдагы нейтрондорду жакшы синирип алуу касиетине ээ болгон учун ал ядердик реакторлордо чынжырдуу реакцияларды башкарууда колдонулат. Мындан тышкaryы щелочтуу аккумуляторлордун жана кээ бир куймалардын составында кездешет. Салыштырмалуу кымбаттыгына карабастан кадмий металлдарды коррозиядан сактоо учун да колдонулат. Катуу кызытканда кадмий оксидке CdO айлануу менен күйөт. Кадмийдин CdTe жана сымаптын HgTe теллуриддери – инфракызыл нурдануу кабылалгычтарда, термоэлектрдик генераторлордо жана ядролук нурдануунун детекторлорунда компонент катарында колдонулат. Сымап менен цинктин кээ бир туздарын антисептик катарында жыгач буюмдарын сактоодо пайдаланса болот.

4. III ГРУППАНЫН НЕГИЗГИ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

IIIА группанын элементтеринин кээ бир физикалык химиялык касиеттери 4.1-таблицада келтирилген. IIIА-группанын элементтери Мезгилдик системанын негизги подгруппасынан орун алып, $ns^2 np^1$ ($n = 2 - 6$) электрондук формулага ээ. Мисалы бордун негизги жана дүүлүккөн абалдарындағы электрондук түзүлүштөрү төмөндөгүдөй:

| | s | p | | | | → | v. | s | p | | |
|---|---|----|---|--|--|---|----|---|----|--|--|
| V | 2 | ↑↓ | ↑ | | | | 2 | ↑ | ↑↑ | | |

Ушундай эле электрондук түзүлүшкө башка элементтер да ээ. Бул элементтер дүүлүккөн абалдарында үч коваленттик байланышты пайда кылат же үч электрондорун берип, бирикмелеринде негизинен +3 кычкылдануу даражаларына ээ. Таллий үчүн +1 болгон кычкылдануу даражада мүнөздүү. Бор жана алюминий касиеттери боюнча бири-биринен кескин түрдө айырмаланышат. Бор металл эмес. Алюминий металл. Бордун бирикмелеринде коваленттик байланыш, ал эми алюминийдин бирикмелеринде болсо иондук байланыш басымдуулук кылат. Бор катиондорду пайда кылбайт. Анын биринчи иондошуу энергиясы алюминийдин биринчи иондошуу энергиясынан 223 кДж га чоң.

Бордон таллийге өткөндө гидроксиддердин кислоталык касиети начарлап, негиздик касиеттеринин күчөшү байкалат. Бор - IIIA группасындагы жалгыз металл эмес болгондуктан, анын гидрокычкылы $B(OH)_3$ - начар кислота H_3BO_3 , $Al(OH)_3$, $Ga(OH)_3$ амфотердик, ал эми $In(OH)_3$ жана $TlOH$ негиздик касиетті көрсөттөт.

4.1-таблица

IIIА группанын элементтеринин кәэ бир физикалык химиялык касиеттери

| <i>Элементтердин касиеттери</i> | <i>B</i> | <i>Al</i> | <i>Ga</i> | <i>In</i> | <i>Tl</i> |
|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Жер кыртышындагы саны масс. улұш боюнча, % менен | $3 \cdot 10^{-4}$ | 8,8 | $1,5 \cdot 10^{-3}$ | $1,5 \cdot 10^{-5}$ | $1,5 \cdot 10^{-5}$ |
| Электрондук формуласы | $2s^2 2p^1$ | $3s^2 3p^1$ | $4s^2 4p^1$ | $5s^2 5p$ | $6s^2 6p^1$ |
| Атомдук радиус, нм | 0,091 | 0,143 | 0,139 | 0,166 | 0,171 |
| M^{3+} ионунун радиусу, нм | 0,023 | 0,057 | 0,062 | 0,092 | 0,105 |
| $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^+$, эВ | 8,298 | 5,986 | 5,998 | 5,786 | 6,108 |
| $\mathcal{E}^+ \rightarrow \mathcal{E}^{2+}$, эВ | 25,16 | 18,83 | 20,514 | 18,87 | 20,5 |
| $\mathcal{E}^{2+} \rightarrow \mathcal{E}^{3+}$, эВ | 37,93 | 28,45 | 30,71 | 28,03 | 29,83 |
| СТЭ | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| $\varphi(\mathcal{E}^{3+}/\mathcal{E})$, мВ | - | -1670 | -650 | -343 | +710 |
| Тығыздығы, г/см ³ | 2,46 | 2,70 | 5,90 | 7,31 | 11,85 |
| Эрүү температурасы, °C | 2040 | 660,2 | 29,8 | 156,2 | 302,5 |
| Кайноо температурасы, °C | 2550 | 2270 | 2070 | 2075 | 1457 |

IIIА группанын элементтери жаратылышта эркин абалда кездешпейт. Алардын ичинен кенири тараалганы алюминий болуп саналат. Ал тараалышы боюнча қычкылтек менен кремнийден кийинки үчүнчү, ал эми металлдардын арасынан биринчи орунда турат. Негизги минералдары: H_3BO_3 - сассолин; $CaBSiO_4(OH)$ - даталит; $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ - бура; $MgHBO_3$ - аппарат; $Na_2B_4O_7 \cdot 4H_2O$ - кернит; $Ca_2B_6O_4 \cdot 5H_2O$ - колеманит; $MgCaB_6O_{11} \cdot 6H_2O$ - гидроборацит; $NaCaB_5O_9 \cdot 8N_2O$ -углексит. Жаратылышта алюминий көпчүлүк учурда составы өтө татаал болгон көп сандаган алюминосиликаттарды пайда кылат. Алардын ичинен кенири тараалганы талаа шпаты (мисалы, ортоклаз $KAlSi_3O_8$) болуп саналат. Алюминосиликаттардын бузулушунан (суу жана CO_2 нин таасири, температуралын өзгөрүшү) каолин $Al_4(OH)_8(Si_4O_{10})$ пайда болуп, ал андан ары бокситке жана SiO_2 ге ажырап кетет. Бокситтер гидратташкан Al_2O_3 түн ар түрдүү формаларынан $[Al(OH)_3, AlO(OH)]$ ж.б.] турат. Бокситтин дүйнөлүк запасынын 50%ке жакыны Австралияда, 26%и Мароккодо топтолгон. Бокситтен башка алюминий өндүрүүнүн негизги өнөр жайлыхы сырьеесу болуп нефелин ($Na, K)(AlSiO_4$) жана алунит $K[Al_3(OH)_6(SO_4)_2]$ да саналат. Алюминий өндүрүүчү чоң мамлекеттер Россия, Гренландия, Норвегия, Швеция, Кения, Австралия, Бразилия, Гвинея ошону менен бирге Орто Азияда Тажикстан эспетелет. Нефелинди пайдалануда алюминийдин гидрокычкылынан


тышкary калийдин жана натрийдин карбонаты, портландцемент, рубидий менен цезийдин туздары, металлдык галлий да алынат.

Бор


Бор боз түстөгү кристалл; металл эмес; +3 жана -3 кычкылдануу даражалары мүнөздүү. Бордун эки туруктуу изотобу бар: ^{10}B жана ^{11}B . Бор жөнекөй зат түрүндө эки формада белгилүү: кристаллдык ($t_{\text{ЭРЧ}} = 2175^{\circ}\text{C}$) жана аморфтук. Кристаллдык бор катуулугу боюнча алмаздан кем калышпаган, бир нече полимердик модификацияга ээ болгон кара түстөгү жөнекөй диамагниттүү зат. Бөлмө температурасында кристаллдык бор электр тогун начар өткөрөт. Температураны 600°C га чейин жогорулатканда ал жөндөмдүүлүгүн 100 эсэ көбейтөт, ошондуктан жарым өткөргүч катары пайдаланылат. Аморфтуу бор күрөн түстөгү күкүм.

Бор өзүнүн химиялык касиеттери боюнча алюминийге караганда кремнийге бир топ жакын турат (диагоналдык окшоштук). Бор жана кремний - кислота пайда кылуучу элементтер (H_3BO_3 жана H_4SiO_4), алардын гидриддери (B_2H_6 жана SiH_4) учмалуулугу жана абада өз алдынча от алып кетүүгө жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Бораттар металлдардын силикаттары сыйктуу циклдик жана сзызктуу структуралык пайда кылат.


Бордун бирикмелери орто кылымдын башталышында эле белгилүү болгон. Ошол мезгилдерде бураны «тинкал» деп аташчу да аны алтын менен күмүштүү ширетүүдө пайдаланышкан. Эркин түрдөгү борду биринчи жолу Гей-Люссак жана Тенар 1808-жылы төмөндөгүдөй реакциянын жардамы менен бөлүп алышкан:




Аморфтук бор төмөндөгүдөй реакциялардын жардамы менен алынат:




Кристаллдык бор газ чөйрөсүндө 1200°C ка чейин ысытылган тантал зымынын бетинде майдада кристаллдар түрүндө бөлүнүп чыгат:




Бордун химиялык касиеттери. Кристаллдык бор - химиялык жактан инерттүү болгон зат. Кадимки шартта бор менен галогендердин ичинен фтор гана реакцияга кирет:




Калган галогендер менен реакция жогорку температурада гана жүрөт:




700°C дан жогорку температурада ысытканда бор кычкылтек, күкүрт менен реакцияга кирет:




1200⁰Сдан жорғу температурда бор азот, фосфор жана көмүртек менен аракеттенишет:



Металлдардын бориддері. Металлдардын бориддері тата-ал түзүлүштөгү стехиометриялык эмес бирикмелер болуп саналат. Металлдар менен ысытканда бориддер пайда болот, мисалы:





Сүү менен болгон реакциясы. Бор суу менен да реакцияга кирет:




Кыпкызыл болгонго чейин ысытылган борго суунун буусун таасир этсе бор кислотасы алынат:




Кислоталар менен болгон реакциялары. Бор кайнап жаткан галоген сүутектүү кислоталар менен, ал тургай фтордуу сүүтек менен да өз ара аракеттенишпейт. Борго азот менен туз кислоталарынын ($HNO_3 + 3HCl$) аралашмасы жана ысытылган концентрацияланган HNO_3 , H_2SO_4 гана акырындык менен таасирин тийгизет:




Башка реакциялары. Составында кычкылданыргычы бар щелочтуу металлдардын гидроксиддеринин балкып эриген эритмелеринде бор диоксобораттарга айланат:



Бор кремнийди жана фосфорду алардын оксиддеринен калыбына келтириет:




Бор сүүтек менен түздөн түз реакцияга кирбейт, бирок сүүтек менен болгон кошулмалары **борандар** деп аталат. Борандарга B_nH_{n+4} , B_nH_{n+6} составындагы бирикмелер таандык, мында $n \geq 2$. Составында сүүтектин саны аз болгон борандар (B_2H_6 жана B_4H_8 ж.б.) - суу менен көз ачып жумгуча реакциялануучу, аба менен тийишкенде от алып кетүүчү газ абалындагы заттар. Төмөнкү реакциялар борандардын негизги химиялык касиеттерин чагылдырат:




Бордун кычкылы жана гидрокычкылы. Кычкылдарынын ичинен кенири белгилүүсү B_2O_3 . Ал бор кислотасынын H_3BO_3 антидриди болуп саналат. B_2O_3 - эрүү температурасы 450⁰С жана кайноо температурасы 2100⁰С болгон түссүз кристаллдык зат. Балкып эриген оксидди муздатканда айнек сымал абалга келет.

Суу жана щелочтуу металлдардын гидрокычкылдарынын суудагы эритмелери менен өз ара аракеттенишет:




Бордун кычкылы B_2O_3 щелочтуу металлдардын кычкылдары жана гидро кычкылдары менен балкытып эриткенде диоксобораттар пайда болот:



Алынуучу айнек сымал диоксобораттардын түсү буюнча («перла бура») геологдор минералдардын составындагы тигил же бул металлдардын кычкылдарына сапаттык анализ жүргүзүштөт. Мисалы, жездин дикычкыл бораты $Cu(BO_2)_2$ көк түстөгү айнекти элестетет.

Бор кислотасы H_3BO_3 - катмарлуу структурадагы түссүз кристаллдык зат. Катмардагы кислотанын молекулалары өз ара суутектик байланыштар аркылуу, ал эми катмарлар ортосунда болсо начар молекулалар аралык күчтөр менен байланышып турат.

H_3BO_3 сууда начар эрийт. Суюлтулган суу эритмесинде бир нелиздүү кислота түрүндө болот ($K=5,8 \cdot 10^{-10}$). Протолиз процесси учурунда H_3BO_3 молекуласына суунун молекуласы кошулат. Андан кийин кошуулган суунун молекуласынан протон бөлүнүп чыгат:




H_3BO_3 деги суутектин атомдору металлдардын атомдору менен баскычуу орун алмашууга душар болбайт.

Металлдардын бораттары. Бор кислотасынын туздары силикаттар сыйктуу эле татаал чынжырлуу жана жалпак циклдык түзүлүшкө ээ болушат.

(KBO_3) дин тримери атомдору σ - жана ошондой эле π -байланыштары менен байланышкан жалпак циклдик конфигурацияга ээ болот. Бирок мындай кош байланыштуулукта кычкылтектин атомундагы терс заряддагы электрон бордун атомуна толугу менен өтпөйт. Байланыш электрондору аниондун тримеринин ичинде бардык атомдорго тегиз тиешелүү. Дикычкыл бораттардын кристаллдары чексиз сыйктуу чынжырлардан да турушу мүмкүн.

Бордун галогениддери. Газ абалындагы BF_3 , жана BCl_3 , суюк BBr_3 жана кристаллдык BI_3 абалындагы галогениддери белгилүү. Бул бирикмелердин молекулалары жалпак түзүлүшкө ээ болушат. B_2Cl_9 , B_2F_4 , B_4F_4 жана B_8F_8 галогениддери алынган, мында $F \equiv F$, Cl , Br , I . Бордун галогениддери толук гидролизге учурайт, мисалы:




Алюминий

Алюминий бирден бир моноизотоптуу элементтердин катарына киред. Кычкылдануу даражасы +3. Кээде +1,+2 кычкылдануу даражасын көрсөтөт (800°C жогорку газдык фазада). Алюминий - чоюлгуч келген, оной сомдолуучу, жумшак болгон күмүш сымал ак металл. Эрүү температурасы 660°C жана кайноо температурасы 2520°C . Электр тогун жана жылуулукту жакшы өткөрөт. Корозияга түрүктүү. Электр өткөрүмдүүлүгү боюнча күмүш менен жездөн кийинки учунчү орунда турат. Таза алюминийдин (99,996%) салыштырма салмагы 27 тыгыздыгы $2698,9 \text{ кг}/\text{м}^3(20^{\circ}\text{C})$. Жер кыртышында массалык үлүшү боюнча 8,8% ти түзүп, металлдардын ичинен таралышы боюнча 1 - орунда.



Алюминий Si, Cu, Zn, Mn жана башка элементтер менен ар түрдүү касиеттеги өтө бышык куймаларды пайда кылат.

Алюминийдин алынышы. Металлдык алюминий 1825-жылы Эрстед тарабынан суусуз алюминий хлоридин калийдин амальгамасы менен калыбына келтириүү жолу менен алган:



Алюминиди 1827-жылы немец химиги Ф. Велер AlCl_3 нин калий менен калыбына келтириүүдөн алган. Ушул эле окумуштуу тарабынан биринчи жолу 1845-жылы металлдык алюминийдин балкыган таза эритиндиси алынган.

Алюминийдин өнөр жайлых алынуу жолу - составында Al_2O_3 бар балкып эриген натрийдин гексафторалюминатын $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$ электролиздөө болуп саналат. Натрийдин гексафтороалюминаты электролиттин балкып эрүү температурасын $950\text{-}990^{\circ}\text{C}$ төмөндөтөт жана анын электр өткөрүмдүүгүн камсыз кылат. Электроддордо жүрүүчү татаал реакцияларды шарттуу түрдө төмөндөгүдөй тенденмелер менен туонтууга болот:




Алюминий өндүрүү электр энергиясын көп талап кылуучу процесс. Андан сырткары алюминий өнөр жайды криолитти (Na_2AlF_4) эритилген бокситти электролиздөөдөн алынат. Электролиттин составы төмөнкүдөй: 75-90% (массасы боюнча) $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$, 5-12% AlF_3 , 2-10% CaF_2 , 1-10% Al_2O_3 ; молярдык катышы $\text{NaF} : \text{AlF}_3 = 2,20 - 2,85$.


Химиялык касиеттери

Металл эместер менен болгон реакциялары. Алюминий химиялык жактан активдүү болгон металл бирок, анын бети тыгыз, жука катмар - оксиддик кабыкча менен капиталгандыктан абада түрүктүү. Себеби, абада тез кычкылданып Al_2O_3 ке айланат. Ал металлды андан ары коррозиялануудан сактайт.


Порошок түрүндөгү алюминий абада көп сандаган жылуулукту бөлүп чыгаруу менен күйөт:




Алюминий тиешелүү галогениддерди ($AlCl_3$, AlI_3 ж. б.) пайда кылуу менен галогендердин чөйрөсүндө күйөт!




Жогорку температурада азот, көмүртек жана күкүрт менен реакцияга кирип нитридди (AlN), карбидди (Al_4C_3) жана сульфидди (Al_2S_3) берет:




Суу менен болгон реакциясы. Алюминийден оксиддик кабыччаны алыш салгандан кийин, ал суу менен аракеттенет:



Жегичтер менен болгон реакциясы. Жегичтерде оной эрип суутекти бөлүп чыгарат да алюминнатты пайда кылат. Мына ушул касиети алюминийдин амфотердик мүнөзүн көрсөтөт.




Алюминий KOH тын суу эритмелери менен аракеттенишип гидроксоалюминаттарды пайда кылат:




Алюминийдин оксиidi жана гидроксиддери да бул касиетти тооуктайды.


Кислоталар менен болгон реакциясы. Кадимки шартта концентрацияланган күкүрт жана азот кислоталарында алюминийдин бети химиялык жактан инерттүү болуп, пассивдешип калат. Бул болсо азот кислотасын алюминий цистерналарында ташууга жана сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Эгерде алюминийдин бетиндеги оксиддик кабыччаны алыш салса, анда алюминий жогорку химиялык активдуулукту көрсөтөт:



Ал эми $HF_{(z)}$ менен суунун катышуусуз эле реакцияга кирет:




Алюминий суюлтулган (2 - 3 M) азот кислотасы менен ысытканда реакцияга кирет:




Бул шарттарда азот N^{+5} тен NH_4^+ га чейин гана калыбына келбестен, NO , NO_2 жана N_2O чейин да калыбына келет. Акыркы үч газ дайыма аралашмалар түрүндө эритмеден бөлүнүп чыгып турат.

75% алюминий порошогунан жана 25% Fe_3O_4 тен турган аралашма **термит** деп аталат да, ал ширеттүү иштеринде пайдаланылат. Мындай аралашма күйгөндө температура 2400°C чейин жетет.



Сүрүп чыгаруу менен жүргөн реакциясы. Алюминий көптөгөн металлдарды алардын оксиддеринен калбына келтириет (алюминотермия), мисалы:




Алюминийдин кычкылдары жана гидрокычкылдары. Алюминий кычкылтектек менен алюминий кычкылы Al_2O_3 жана эки түрдүү гидрокычкылдары: $AlO(OH)$ жана $Al(OH)_3$ пайда кылат. Аморфтук Al_2O_3 металлдык алюминий кычкылтектин атмосфера-сында күйгөндө, $Al(OH)_3$, $AlO(OH)$ же нымдалган алюминийдин ацетатын $Al(CH_3COO)_3$ ысытканда алынат:



Аморфтук Al_2O_3 амфотердик мүнөзгө ээ болгондуктан, кислоталар менен да, щелочтор менен да аракеттенишет:




$Al(OH)_3$, $AlO(OH)$ же аморфтук Al_2O_3 тү 400-600°Cдан жогору температурада ысытканда Al_2O_3 түн кристаллдык γ-модификациясы пайда болот. 1000°Cдан жогорку температурада ал α- Al_2O_3 га (корунд) өтөт. α- Al_2O_3 түн эрүү температурасы 2050°Cга барабар. α- Al_2O_3 тү аммоний-алюминий сульфатын 1200°C чейин ысытып да алууга болот.




Алюминийдин кычкылдарынын беш полимердик модификациисы (α , β , γ , δ жана ϵ) белгилүү.

Кристаллдык Al_2O_3 кислоталар менен да, щелочтор менен да аракеттенишпейт. 200-400°Cда $HF_{(z)}$ жана $BF_3_{(z)}$ менен гана аракеттенишип AlF_3 тү пайда кылат.


Алюминийдин гидрокычкылы $Al(OH)_3$ жана метагидрокычкылы, $AlO(OH)$ алюминийдин кычкылы Al_2O_3 сыйктуу эле амфотердик касиетке ээ болгон, сууда аз эрүүчүү, түссүз майда кристаллдык заттар:




Гидрокычкылдарды алуунун шарттары өтө ар түрдүү. Гидро-коалюминатты кадимки шартта ажыратканда гана $Al(OH)_3$ майда кристаллдык чөкмө түрүндө бөлүнүп чыгат:




Алюминийдин туздарынын эритмелерине аммиактын суудагы эритмесин кошкондо $Al_2O_3 \cdot xH_2O$ ак чөкмө түрүндө чөгөт. Эгерде ушул эле процесстүү ысытуу менен жүргүзсөк, анда кристаллдык метагидрокычкыл алынат:








Алюминийдин туздарын K_2CO_3 , же Na_2CO_3 , менен кошуп ысытканда да метагидрокычкылы чөкмөгө чөгөт:



KOH же $NaOH$ менен аракеттенишкенде алгач $Al_2O_3 \cdot xH_2O$ нин чөкмөсү алышат. Ал андан ары сууда эрүүчү гидрокычкылалюминатка айланат:



Алюминийдин галогениддери. Алюминийдин бардык галогениддери (AlF_3 , $AlCl_3$, $AlBr_3$ жана AlI_3) ысытканда сублимациялануучу касиетке ээ болгон түссүз кристаллдык заттар. Буу абалында алюминийдин галогениддери димерлер түрүндө болот. Галогенидерди төмөндөгүдөй реакциялардын жардамы менен алууга болот:




AlF_3 сууда эрибейт, гидролизге учурabayт, кислота жана щелочтор менен аракеттенишпейт.


Галлий, индий жана таллий

Галлий, индий жана таллий сейрек кездешүүчү элементтер. Булардын ичинен кенири тараалганы галлий болуп саналат.

Химиялык касиеттери. Ga , In жана Tl металлдардын электрохимиялык чыңалуу катарында суутектин сол жагында (Mg , Al , Mn , Ga , Cd , In , Tl , H ...) активдүү металлдардын арасында жайлашкан. Ошондуктан IIIA-группанын бардык металлдары кислоталар менен активдүү түрдө аракеттенишип, суутекти бөлүп чыгарышат:



Me_2O_3 составындагы металлдардын кычкылдарында Al_2O_3 -төн Tl_2O_3 -кө өткөндө касиеттеринин айырмачылыгы кескин түрдө байкалат. Al_2O_3 жана Ga_2O_3 суутек жана амиак менен металлдык абалга чейин кыйынчылык менен калыбына келет, ал эми In_2O_3 жана Tl_2O_3 суутекти жана амиакты таасир эткендө тиешелүү металлдарга оңай айланат:



Колдонулушу. IIIA группанын элементтери жана алардын биримелери эл чарбасында кенири колдонулат. Алюминий электр өткөргүчтөрүн жасоодо, ар түрдүү женил куймаларды алууда, ме-

таплдарды өндүрүүдө (алюминотермия), турмуш тиричилигинде керектелүүчү буюмдарды жасоодо кенири колдонулат.

Бор отко чыдамдуу жана коррозияга туруктуу болгон болоттор-дун составына кирет. Боропластиктерди жана жарым өткөргүч ма-териалдарды жасоодо колдонулат. Бордун жана алюминийдин ок-сиддерди дизэлектриктерди, конденсаторлорду жасоодо, атайын ай-нектерди керамика өндүрүүдө, глазурларды жана отко чыдамдуу жабдууларды алууда колдонулат. Корунд жана β -BN абразивдик материалдар болсо, β -BN болоттуу жана чоюнду кесүүчү инструмен-ттерди жасоодо да колдонулат. Натрийдин пербораты $NaBO_2 \cdot H_2O \cdot 3H_2O$ текстиль өнөр жайында жүндү жана жибекти агартууда, кос-метикада чачты түссүздөндүрүүдө, медицинада дезинфекциялоочу каражат катарында колдонулат.


Алюминийдин кычкылы жана нитриди - металлургиялык жана электр мештеринде, тигелдерде отко чыдамдуу материалдардын не-гизин түзөт. Корунд жогорку температурага чыдамдуу материал болгондуктан тигелдерди жасоодо, өзгөчө сапаттагы керамиканы өндүрүүдө пайдаланылат. Составында хром аралашмасы бар ко-рундуун монокристаллы рубин деп аталат. Теллур жана титандын аралашмасы корундга көк түс берет. Мындай материалды сапфир деп аташат. Рубиндин жана сапфирдин монокристаллдары лазердик техникада, saat жасоодо, ювелирдик буюмдарды жасоодо колдону-лат. Алюминий оксиidi - адсорбент, катализатор, ал эми бордун ок-сиidi жана бор кислотасы - антисептик жана фунгицид. Алюминийдин галогениддери - органикалык синтезде катализаторлор. Алю-минийдин гидриди - ракетадагы күйүүчү отундун компоненти. Алюминий сульфаты кездемелерди боедо жана сууну тазалоодо колдонулат.

ІІІБ ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ



ІІІБ-группасынын элементтерине скандий Sc, иттрий Y, ланта-ноиддер [(4f - элементтер, жалпы белгилениши Ln) – лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тер-бий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций] жана актиноиддер [(5f-элементтер, жалпы белгилениши An) - актиний, торий, протактиний, уран, нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделеевий, нобелий, лоуренций]. Аларга +3кө барабар болгон кычкылдануу даража мүнөздүү.

Химиялык касиеттери. ІІІБ группанын элементтери өздөрүнүн химиялык активдүүлүктөрү боюнча алюминийден, цинк-тен жогору жана магнийге жакын келет. Скандий менен иттрий


ысытканда көпчүлүк металл эместер (сүутек, кычкылтек, галогендер, күкүрт) менен аракеттешет:



Лантандын химиялык активдүүлүгү жогору. Ал акырындык менен суутекти сүрүп чыгаруу менен сууну ажыратат, ал эми кислоталарда өзү оңой эрийт. Скандий менен иттрий лантанга салыштырмалуу бир аз активсизирээк. Бардык металлдардын суу жана кислоталар менен болгон реакцияларын төмөндөгүдөй көрсөтсө болот:




Азот жана концентрацияланган күкүрт кислотасы менен төмөндөгүдөй түрдө аракеттенишет:




Металлдар кычкылтек менен активдүү түрдө аракеттенишип, Me_2O_3 составындагы кычкылдарды пайда кылат. Азот менен стехиометриялык эмес нитриддерди MeN_x , галогендердин атмосфера-сында ысытканда галогениддерди MeG_3 пайда кылат. Мында $G = F, Cl, Br, I$. Сүутек менен MeH_2 жана MeH_3 составындагы туз сыйктуу гидриддердин эки түрүн пайда кылат.

Щелочтуу металлдардын гидрокычкылдарынын суу эритмелери жана балкып эриген эритмелери менен аракеттенишпейт.

Кычкылдары жана гидрокычкылдары. III группасынын элементтеринин Me_2O_3 составындагы кычкылдары - 2280 - 2450⁰С да эрүүчү ак түстөгү кристаллдык заттар. Кычкылдардын жана гидрокычкылдардын негиздүүлүгү скандийден лантанга карай өсөт. Кычкылдары сууда начар ээрип, гидрокычкылдарды пайда кылат:



Скандийдин (III) кычкылы жана гидрокычкылы амфотердик касиеттى көрсөтөт. Аларды щелочтуу металлдардын гидрокычкылдары менен балкытып эриткенде диоксоскандиаттар пайда болот:



Лантаноиддер

VI жана VII мезгилдерде элементтердин электрондорунун орбиталлдык кванттык саны $l=3$ кө жооп берген энергетикалык жактан бирдей болгон жетиден $f-AO$ бар. Ал энергетикалык денгээлдерде ($4f$ - жана $5f$ -) 14төн $[2(2l+1)=14]$ электрон жайгашып, бул элементтер ***f-элементтер*** деп аталышат. *f*-элементтер эки топтон турат: лантаноиддер (4.2-таблица) [$4f$ -элементтер, жалпы белгилениши Ln] – лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европей, гадолиний, тербий, диспрозий, голмий, эрбий, тулий, иттер-

бий, лютеций] жана актиноиддер (4.3-таблица) [(5f-элементтер, жалпы белгилениши An) - актиний, торий, протактиний, уран, нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделеевий, нобелий, лоуренций].

Лантаноиддер өздөрүнүн көпчүлүк касиеттери боюнча IIIБ группанын элементтерине окшоп кеткендиктен, аларды скандий, иттрий жана лютеций менен бирге сейрек кездешүүчү жер металлдары деген жалпы атка ээ болгон. Лантаноиддердин кээ бир касиеттери 4.6-таблица берилген.

4.2 таблица

Лантаноиддердин кээ бир касиеттери

| Элемент-тин аты | Символу | Катар номери | Атомдук массасы | Балкыма температурасы | Кайнао температурасы | Атомдук радиусу, нм | 1-мөндөшүү энергиясы, эВ | Тыгыздыгы, г/см ³ | Электрон-дук формулаласы | Кычкылданууда-раjasы |
|-----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| Лантан | La | 57 | 138,91 | 920 | 3450 | 0,187 | 5,61 | 6,162 | 4f ¹ 5d ⁰ 6s ² | +3 |
| Церий | Ce | 58 | 140,12 | 795 | 3257 | 0,1825 | 6,54 | 6,789 | 4f ² 5d ⁰ 6s ² | +3, +4 |
| Празеодим | Pr | 59 | 140,91 | 935 | 3212 | 0,1828 | 5,76 | 6,769 | 4f ³ 5d ⁰ 6s ² | +3, +4 |
| Неодим | Nd | 60 | 144,24 | 1024 | 3127 | 0,1821 | 6,31 | 7,007 | 4f ⁴ 5d ⁰ 6s ² | +3 |
| Прометий | Pm | 61 | 147 | 1027 | 2730 | 0,281 | 5,90 | 7,22 | 4f ⁵ 5d ⁰ 6s ² | +3 |
| Самарий | Sm | 62 | 150,4 | 1072 | 1752 | 0,1802 | 5,60 | 7,536 | 4f ⁶ 5d ⁰ 6s ² | +2, +3 |
| Европий | Eu | 63 | 151,96 | 826 | 1597 | 0,2042 | 5,67 | 5,245 | 4f ⁷ 5d ⁰ 6s ² | +2, +3 |
| Гадолиний | Gd | 64 | 157,25 | 1312 | 3233 | 0,1802 | 6,16 | 7,886 | 4f ⁸ 5d ⁰ 6s ² | +3 |
| Тербий | Tb | 65 | 158,93 | 1356 | 3041 | 0,1782 | 6,74 | 8,253 | 4f ⁹ 5d ⁰ 6s ² | +3, +4 |
| Диспрозий | Dy | 66 | 162,50 | 1406 | 2335 | 0,1773 | 6,82 | 8,559 | 4f ¹⁰ 5d ⁰ 6s ² | +3, +4 |
| Гольмий | Ho | 67 | 164,99 | 1461 | 2572 | 0,1776 | 6,99 | 8,779 | 4f ¹¹ 5d ⁰ 6s ² | +3 |
| Эрбий | Er | 68 | 167,26 | 1497 | 2510 | 0,1757 | 6,70 | 9,062 | 4f ¹² 5d ⁰ 6s ² | +3 |
| Тулий | Tm | 69 | 168,93 | 1545 | 1732 | 0,1746 | 6,60 | 9,318 | 4f ¹³ 5d ⁰ 6s ² | +2, +3 |
| Иттербий | Yb | 70 | 173,04 | 824 | 1193 | 0,1940 | 6,22 | 6,953 | 4f ¹⁴ 5d ⁰ 6s ² | +2, +3 |
| Лютеций | Lu | 71 | 174,94 | 1652 | 3315 | 0,1734 | 6,15 | 9,849 | 4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ² | +3 |


Лантаноиддер менен лантандын жер кыртышында массасы боюнча 10-20% түзөт. Жаратылышта лантаноиддер чогуу кездешет. Ар бир элементти өзүнчө бөлүп алууга кыйын, анткени алардын касиеттери абдан окшош.

Бардык лантаноиддер эрүү температурасы 737-1750⁰С чегинде болгон, абада тез эле кычкылданышып, оксиддик кабыкча мөгнен капиталуучу ак - күмүш түстүү металлдар.





Лантаноиддердин атомдорунун, церийден лютецийге карай, тышкы эки катмарындагы электрондорунун санынын өзгөрүшү байкаларлык эмес болуп, ядролорунун он заряды акырындык менен көбөйгөндүктөн электрондор ядрого күчтүүрөөк тартыла баштайт. Бул кубулуш *лантаноидтик кысылуу* деп аталат.

Церий тобундагы элементтердин эрүү температурасы иттрий тобунун элементтерине караганда жогорураак болот.

Лантаноиддер химиялык жактан касиеттери боюнча щелочтуу жер металлдарына окшош болушат да минералдык кислоталар, суу менен аракеттенишип суутекти сүрүп чыгарышат жана эрибеген гидроксиддерин пайда кылышат. Мисалы, металлдарынын порошоктору суу менен тез аракеттенишет, айрыкча кислота менен ысытканда суутек бөлүнүп чыгат:



Күчтүү кислоталар металлдар менен аракеттенишкенде туруктуу кычкылдануу даражадагы бирикмелер алынат:



Лантаноиддер жана актиноиддер күчтүү негиздер менен аракеттенишпейт. Металлдар абада тез карарып, оксиддик кабык менен капиталат. Ысытканда Me_2O_3 (мисалы CeO_2 , Pr_2O_3 , ThO_2) курамындагы оксиддерди пайда кылуу менен күйөт. Галогендер менен болгон реакциялары активдүү жүрөт. Эритилген күкүрт, фосфор, көмүртек, азот жана суутек аракеттенишип стехиометриялык эмес бирикмелерди - $LnH_{(2\pm x)}$; LnS_x ; LnN_x ; LnC_x ; $ThH_{(2\pm x)}$ пайда кылат. Фториддеринен башка галогенидери, нитраттары, перхлораттары сууда жакшы эришет, фосфаттары, карбонаттары жана оксалаттары эрибейт. Оксалаттары менен карбонаттары 800-900°C да оксиддерин пайда кылуу менен ажырайт.

Кычкылдары жана гидрокычкылдары. Ички f -денгээлчелердин толтурулушу менен f -элементтердин атомдук радиустун өлчөмү акырындык менен кичиреет. Мындан белгилүү законченемдүүлүктөр байкалат, ошондуктан f -элементтердин оксиддери жана гидроксиддери (Π) кычкылдануу даражасы негиздик мүнөздө болуп, $Sm(OH)_2 > Eu(OH)_2 > Yb(OH)_2$ катары боюнча негизинин күчү менен алардын сууда эригичтити азаят. Кычкылдануу даражасынын жогорулаши менен кычкылдардын жана гидрокычкылдардын негиздик мүнөзү бир аз гана начарлайт.

Лантаноиддердин жана актиноиддердин хлориддеринин, нитраттарынын, сульфаттарынын ($LnCl_3$, $Ln(NO_3)_3$, $AnCl_3$, $An_2(SO_4)_3$) суудагы эритмелеринде координациялык сандары n , көпчүлүк учурларда 8 болгон $[Ln(H_2O)_n]^{3+}$ жана $[An(H_2O)_n]^{3+}$ аквакатиондору катышат. Аквакатиондору начар катиондук кислоталар болгондуктан, протолиз даражасы La дан Yb -ге жана

Асден *Lige* өсөт. Лантаноиддердин комплекстик бирикмелиеринин координациялық сандары 6-12ге чейин өзгөрүшү мүмкүн.

Актиноиддер

4.3-таблица

Актиноиддердин кээ бир касиеттери

| Элементтин аты | Символу | Катар номери | Атомдук массасы | Балкып эрүү температурасы | Кайното температурасы | Электрондук түзүлүшү | Кычкылдаңнуу даражасы |
|----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Актиний | <i>Ac</i> | 89 | [227] | 1040 | 3300 | $6d^{17}s^2$ | +3 |
| Торий | <i>Th</i> | 90 | 232,04 | 1750 | 4200 | $6d^{27}s^2$ | +2, +3, +4 |
| Протактиний | <i>Pa</i> | 91 | 231,04 | 1750 | 4200 | $5f^26d^{17}s^2$ | +2, +3, +4, +5 |
| Уран | <i>U</i> | 92 | 238,03 | 1572 | 4487 | $5f^66d^{17}s^2$ | +2) +3, +4, +5, +6 |
| Нептуний | <i>Np</i> | 93 | 237,05 | 1134 | 4200 | $5f^46d^{17}s^2$ | +3, +4, +5, +6, +7 |
| Плутоний | <i>Pu</i> | 94 | 240,06 | 640 | 4082 | $5f^66d^{07}s^2$ | -2, +3, +4, +5, +6, +7 |
| Америций | <i>Am</i> | 95 | 243,06 | 640 | 3352 | $5f^76d^{07}s^2$ | +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
| Кюрий | <i>Cm</i> | 96 | 247,07 | 1340 | 2607 | $5f^76d^{17}s^2$ | +2, +3, +4, +6 |
| Берклий | <i>Bk</i> | 97 | 247,07 | 986 | - | $5f^86d^{17}s^2$ | +3, +4 |
| Калифорний | <i>Cf</i> | 98 | 251,08 | - | - | $5f^{10}6d^{07}s^2$ | +2, +3, +4, +5, +6 |
| Эйнштейний | <i>Es</i> | 99 | 252,08 | 860 | - | $5f^{11}6d^{07}s^2$ | +3 |
| Фермий | <i>Fm</i> | 100 | 257,09 | - | - | $5f^{12}6d^{07}s^2$ | +2, +3, |
| Менделеевий | <i>Md</i> | 101 | 258,09 | - | - | $5f^{13}6d^{07}s^2$ | +1, +2, +3 |
| Нобелий | <i>No</i> | 102 | 259,10 | - | - | $5f^{14}6d^{07}s^2$ | +2, +3, |
| Лоуренсий | <i>Lr</i> | 103 | 260,10 | - | - | $6d^{17}s^2$ | +3 |

Актиноид - актиний элементине окшош же анын аналогу дегенди түшүндүрөт. Жаратылышта торий, уран калган актиноиддерге қарғанда көп өлчөмдө тараалган элементтер, протактиний, плутоний аз өлчөмдө кездешет. Алар жаратылышта торит, уранинит, монацит, эвскенит жана урандуу чайыр кендеринде кездешет. Калган актиноиддер жаратылышта кездешпейт. Жер кыртышында Th - $6 \cdot 10^{-5}$ % жана U - $2 \cdot 10^{-5}$ % гана кездешет. Торий 1-жолу 1828-жылы Я.Берцелиус тарабынан торит – $ThSO_4$ минералынан табылган, уран 1789-жылы Клаппорт тарабынан уран чайырынын кенинен табылган, ал эми протактиний 1918-жылы Ган жана Мейтнер тарабынан ачылган. Актиноиддер радиоактивдүү элементтерди ажыратудан же жасалма жол менен ядролук реакциялардын негизинде синтездеп алынган. Урандан кийинки көпчүлүк элементтер уран кендеринде аз санда болсо да кездешет.

Актиноиддер - ак - күмүш түстүү металлдар, эрүү температурасы $737\text{--}1750^{\circ}\text{C}$ чегинде болуп, абада тез эле кычкылданышып, оксиддик кабыкчаны, ал эми азоттун бирикмелери менен нитриддүү пленкалар пайда кылышат. Актиноиддердин ичинен уран, нептуний, плутонийдин тыгыздыктары $19,0\text{--}29,4 \text{ г}/\text{см}^3$ жетет.

Бардык актиноиддер радиоактивдүү болуп эсептелишет. Алардын жарым ажыроо мезгилдери торииден лоуренцийге чейин 10^{10} жылдан бир канча минутага чейин азаят. Актиноиддердин синтезинин татаалдыгына жана туруктуу эместигине байланыштуу эйнштейндөн баштап ар кандай багытта физика-химиялык касиеттерин изилдөөгө мүмкүн эмес. Аз өлчөмдөгү түрүксуз изотопторунун эсебинен неодим, самарий жана гадолиний начар радиоактивдүүлүккө ээ болушат. Жаратылышта табылбаган прометийдин эң узак жашаган изотобунун ^{145}Pm жарым ажыроо мезгили болжол менен 30 жыл.

4.3-таблица актиноиддердин кээ бир касиеттери берилген. Горизонталь боюнча мезгилдүүлүктүн өзгөрүшү лантаноиддерде ачык байкаласа, ал эми актиноиддерде байкалбайт. $4f$ - жана $5f$ -элементтериндеги вертикаль боюнча мезгилдүүлүктүн ачык байкалбагандыгын төмөндөгүчө түшүндүрүүгө болот: $5f$ -орбиталы энергиясы боюнча актиноид элементтеринде $7s$ -, $6d$ -орбиталдары бирдей. Ошондуктан бирдей кычкылдануу абалындагы $5f$ -электрондорунун конфигурациясында электрондору бирдей бирикмедин бирикмеге өткөндө эритмедерги иондордун таасиринен өзгөрүүгө дуушар болушат. Алардын $5f$ жана $6d$ денгээлчелеринен орун алышкан электрондук энергетикалык абалынын (кучунун) айырмасы өтө аз болгондуктан $5f$ -денгээлчесиндеги электрондор $6d$ -денгээлчесине өтүшүнө байланыштуу актиноиддердин кычкылдануу даражалары бирикмелеринде жогорулап жана төмөндөйт. Мисалы: Th , Pa , U элементтеринин кычкылдануу даражалары бирикмелеринде +4төн +6га чейин жогорулайт. Np , Am , Cm элементтеринин кычкылдануу даражалары +7ден +3кө чейин төмөндөйт, ал эми калган элементтердин мүнөздүү кычкылдануу даражасы бардык бирикмелеринде +3кө барабар. Актиноиддердин атомдорунун радиусу чоң болгондуктан айрым учурларда кычкылдануу даражалары +7ге чейин жетет. Кычкылдануу даражасы +7 болгон айрым бирикмелери ураноиддерден табылган.

Актиноиддер лантаноиддерге салыштырмалуу химиялык жактан активдүүрөөк болуп саналат. Алар комплекстик бирикмелеринде жогорку кычкылдануу даражасына ээ болушат. Актиноиддердин химиялык касиеттери толук изилдене элек.

Көпчүлүк актиноиддердин кычылдануу даражалары (II)ден VIIге чейин өзгөрөт: ThO_2 , UO_2 , $Th(OH)_4$, $Th(NO_3)_4 \cdot 12O_2$.

Кычылдануу даражасы (V) айрым ураноиддер үчүн мүнөздүү, бирок нептунийден америцийге өткөндө бул туруктуулугу азаят. Мисалы, Pa_2O_5 , $PaCl_5$, UO_2Cl , UCl_5 , $NpO_2(OH)$.

Кычылдануу даражасы (VI) болгон ураноиддерге да тиешелүү: UO_3 , NpF_6 , PuF_6 , $UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, $NpO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$.

Кычылдануу даражасы (VII) да айрым ураноиддердин бирикмелиринен табылган. Бул бирикмелер өтө күчтүү кычылдандырыгыч касиеттерин көрсөтүшөт.

Актиноиддер төмөнкүдөй (IV) оксиддерди пайда кылат: TnO_2 , UO_2 , NpO_2 , PuO_2 . Жалпы формуласы $Me(OH)_n$ болгон гидрокычкылдар лантаноиддер менен актиноиддер үчүн белгисиз.

Колдонулуши. Өндүрүп алуунун кыйындыгына байланыштуу скандий, иттрий жана лютецийдин пайдалануу тармактары чектелүү болууда. Металлдык иттрий ядролук реакторлорду курууда колдонулат. Легирленген болотторго жана башка куймаларга бир аз санда иттрийди кошуу менен жогорку температурада иштөөчү тетиктердин эксплуатациялык сапаттарын жакшыртышат. Скандийдин жана иттрийдин оксиддеринен электрондук техникага керектүү болгон люминофорлорду, ферромагниттик жана лазердик материалдарды жасашат. Иттрийдин оксиidi отко чыдамдуу тунук керамикалык буюмдардын составынын негизги компонентин түзөт.

Лантаноиддер жана актиноиддер техникада, өнөр жайда кенири колдонулат. Мисалы, лантаноиддер болотторго, чоюндарга ж.б. куймаларга бир аз кошулса, алардын механикалык бекемдигин, коррозияга туруктуулугун, ысыкка чыдамдуулугун жогорулатат. Лантаноиддердин бирикмелери айнектердин атайын түрлөрүн алууда, кездеме өнөр-жайларында лак жана боекторду берүүчүү составдарды жасоодо, девектоскопия куралында, радиоэлектроникада, ошондой эле лазер нурун алууда жана рентгенодиагностикада да колдонулат.

Металлдык церий хирургиялык аспаптарды жасоодо болотко кошунду катары колдонулат. Церийдин темир менен болгон эритиндиши пирофордуу болгондуктан кремний тутандыргычтарында пайдаланылат. Катуу жана женил лантаноиддердин магний менен болгон куймасы самолет жана ракета курууда колдонулат. Лантаноиддер менен торийдин оксиддери жана урандын карбиди эң жакшы катализатор же каталиттик процесстерге активатор болуп эсептөт. Церийдин, празеодимдин, неодимдин оксиддери жана тузда-

ры, натрийдин диуранаты $Na_2U_2O_7$, айнектерге жана эмальдарга түс берүү үчүн колдонулат.


Уран жана плутоний негизинен ядролук энергетикада пайдаланат. Негизги күйүчү ядролук булак катарында уран $^{233}_{92}U$ жана $^{239}_{94}U$ колдонулат.

Актиноиддер жана алардын айрымдарынын изотоптору ядролук реакциялары эбегейсиз чоң өлчөмдөгү энергияны бөлүп чыгарғандыктан, ядролук жарылуучу зат катары атом куралында жана арзан электр энергиясын алууда ядролук отун катарында колдонулат.

5. IV ГРУППАНЫН НЕГИЗГИ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

IV группанын элементтерине көмүртек, кремний жана германийдин подгруппасы таандык. IVA группанын элементтеринин кәэ бир физикалық –химиялық касиеттери 5.1-таблицада көлтирилген.

Бул элементтердин негизги абалындагы электрондуку конфигурациясы: ns^2np^2 , мында $p=AO$ да жупташбаган эки валенттик электрондор бар. Дүүлүккөндө $2s$ орбиталдагы жуп электрондун бири $2p$ орбиталга өтүп, энергетикалық жактан бирдей төрт электрон пайда болот:



Бул элементтердин айрым бирикмелеринде атомдор өз ара чынжыруу тизмектешеп, мисалы, көмүртектин өз ара жана башка атомдор менен болгон байланышында эсленген π_{p-p} коваленттик байланыштар пайда болот. Көмүртек менен болгон атомдордун тизмектешкен коваленттик байланышынын бекемдиги $C > Si > Ge \sim Sn > Pb$ катары боюнча төмөндөйт. Коргошундун бирикмелери үчүн $-Pb-Pb-$ байланыш белгисиз. Эгерде $-C-C-$ байланыш энергиясы 347 кДж/моль болсо, ал эми $-Si-Si-$ байланыш энергиясы 226 кДж/моль барабар болуп, силандарда жана башка гидриддеринде кездешет.

Химиялык реакция учурунда энергия канчалык көп санда бөлүнсө, байланыш ошончолук оцой түзүлөт да жетишерлик денгээлде түркүтүү бирикме пайда болот. Көмүртектин $-C-C-C-C-$ чынжырындагы эки атомунун ортосундагы байланыштын энергиясы кремнийдин $-Si-Si-Si-Si-$ чынжырындагы атомдорунун байланышынын энергиясына караганда эки эссе күчтүүлүк кылат. Ошондуктан көмүртексүткөрдөрдө көмүртектин чынжыры чексиз узундукта, ал

Эми кремний суутектерде эң узун чынжыр кремнийдин 8 атомун гана (октисилан Si_8H_{18}) бириктире алат. Көмүртек кош (-C=C-) жана үчтүк (-C≡C-) байланыштарды оңой эле пайда кылаары жөнүндө айтылат. Кремний болсо мындай байланыштарды пайда кылууга жөндөмдүү эмес.

5.1 - таблица

IVA группанын элементтеринин кээ бир касиеттери

| Элементтердин касиеттери | C | Si | Ge | Sn | Pb |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Жер кыртышында массалык улушу % менен | 0,1 | 27,6 | $7 \cdot 10^{-4}$ | $4 \cdot 10^{-3}$ | $1,6 \cdot 10^{-3}$ |
| Атомдун электрондук формуласы | $2s^2 2p^2$ | $3s^2 3p^2$ | $4s^2 4p^2$ | $5s^2 5p^2$ | $5s^2 5p^2$ |
| Атомдук радиусу, нм | 0,077 | 0,118 | 0,139 | 0,158 | 0,175 |
| Э ⁺ ионунун радиусу, нм | 0,26 | 0,271 | 0,272 | 0,294 | 0,313 |
| Э ⁺⁺ ионунун радиусу, нм | 0,015 | 0,041 | 0,053 | 0,071 | 0,084 |
| Атомдун I-иондошуу потенциалы, эВ | 11,26 | 8.151 | 7,899 | 7,344 | 7,417 |
| Салыштырма терс электрдүүлүгү (СТЭ) | 2,6 | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,7 |
| Эрүү температурсы, °C | 3747 | 1414 | 937,4 | 231,9 | 327,4 |
| Кайноо температурасы, °C | 3927 | 3249 | 2847 | 2337 | 1751 |
| Тыгыздыгы, г/см ³ | 3,51(алмаз) | 2,33 | 5,32 | 5,38 | 11,34 |
| Катулугу кг/мм ² | 10000(алмаз) | 980 | 385 | 30,2 | 3,9 |

Көмүртек

Көмүртек эң кеңири тараалган элементтерге кирет. Жер шаарында тараалышы боюнча элементтердин арасында 11- орунда турат. Көмүртектин жер кыртышындагы негизги запасы көмүр түрүндө (таш көмүр, күрөн көмүр, антрацит жана графит) кездешсе, бирикмелери карбонаттар түрүндө - **кальцит** CaCO_3 , **доломит** $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$, **магнезит** MgCO_3 , болот. Кальциттин - бор, мрамор жана акиташ түрлөрү белгилүү.


Көмүртек мезгилдик системада өзгөчө элемент болуп саналат. Жаратылышта эбегейсиз чоң мааниге ээ болгон көмүртек, касиеттери, түзүлүшү, курамы боюнча ар кандай бирикмелерди пайда кылышы, анын атомунун өлчөмүнүн жана электрондук түзүлүшүнүн негизинде экендиги талашсыз. Азот, кычкылтек, суутек ж.б. элементтер сыйктуу эле, эгер көмүртек болбосо жер шаарында жашоо болмок эмес. Көмүртек органикалык заттардын негизи болуу менен бирге жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн негизги элементи болсо, ал эми кремний жансыз дүйнөнүн жана органикалык эмес заттардын негизги элементи болуп саналат. Жаратылышта көмүртектин ^{12}C (99%) жана ^{13}C (1%) изотоптору бар. Радиоактивдүү изотопторунун ичинен ^{14}C изотобунун мааниси чоң. Анын жарыым ажыроо мезгили 5720 жылга барабар. ^{14}C изотобунун жар-

дамы менен археологиялык чалғындоолордо, органикалык заттардын пайда болуу убактысы аныкталат. Б.а. фотосинтез процесси мындан канча кылым мурда жүргөндүгү эсептелинет. ^{14}C изотобу, атмосферада космос нурларынын таасири астында пайда болгон нейтрондор менен азоттун өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасында ар дайыма пайда болут турат. Пайда болгон радиоактивдүү изотоп атмосферадагы CO_2 кычкылынын курамына кирген көмүртектин жаратылыш изотоптору менен аралашып, фотосинтез кубулушуна катышат. Бул изотоптордун массалык катышы, органикалык заттардын курамында сакталат. Радиоактивдүүлүктүн негизинде органикалык заттардын курамындағы ^{14}C изотобу бара – бара азайат. Азайган ^{14}C изотобу жаратылыштан толукталбайт, себеби мындаи алмашуунун ылдамдыгы абдан аз.

Көмүртек көмүр, ыш, алмаз жана графит түрүндө биздин заманга чейин эле белгилүү болгон. "Көмүртек" деген ат биринчи жолу де Морво, Лавуазье, Бертолле жсана Фуркуранын "Химиялык номенклатуралардын методдору" аттуу китебинде пайда болгон.

Көмүртек бир нече аллотропиялык модификацияга ээ болушат, алардын бири атомдук кристаллдык торчолуу алмаз. Алмаз – көмүртектин метастабилдүү модификациясы. Анын кристаллда-рында көмүртектин ар бир атому тетраэдрдин чокусунда жайлана-нышкан ошондой эле атомдор менен курчалган. Алмазды жасалма жол менен алуу эки метод менен негизделген: металл-графит системасында графитти алмазга айландыруу жана газ фазадан алмазды алуу. Биринчи методдо 4 ГПа басымда жана 1200°C температурада графитти суюк металл-катализатордо ($\text{Ni}, \text{Mn}, \text{Fe}, \text{Rh}$ ж.б.) эритип, андан кийин алынган заттар катуу жана суюк фазалардын чегинде уоткуларда алмаз кристаллдаштырылат. Алмаздын кристаллда-шуусу графиттин балкыган коллоиддик бөлүкчөлөрүнө багынычтуу. Ушундай ыкма менен 1 мм, массасы 0,1 г болгон сзызыктуу өлчөмдөгү алмаз алынган. Алмаздын өлчөмүн чоңойтуу үчүн азыраак болгон алмаздын бетинде углеводороддорду ажыратылат: $\text{CH}_4 = \text{C} + 2\text{H}_2$. Бөлүнүп чыккан көмүртек алмаздын кристаллдык торчосуна кошуулуп, анын өлчөмүн чоңойтот. Алмаздын бетинде графиттин пайда болушу бир канча кыйын, ошондуктан көмүртектин атомдору алмаздын кристаллдык торчолорундагы жайлана-нышкан атомдорго окшош болбогон түрдө жайлана-нышат. Графиттин кристаллдык торчосу гексагоналдык, ал эми карбин болсо сзызыктуу түзүлүшкө ээ: $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}\dots$ Карбин ак түстөгү кристаллдарды пайда кылат. Көмүртектин андан сырткары дагы аз изилденген эки модификациясы бар: металлдык көмүртек (көмүртек (III)) жана C_8 . Графит 12 МПа басым астында 3750°C да илешкек полимердүү суюктуктуу пайда кылуу менен эрийт.


Көмүртектин химиялык касиеттери. Көмүртектин негизги абалындағы электрондук конфигурациясы: $2s^2 2p^2$, мында $p=AO$ да жупташбаган еки валенттик электрондор бар. Дүүлүккөндө $2s$ орбиталдагы жуп электрондун бири $2p$ орбиталга өтүп, энергетикалық жактан бирдей төрт электрон пайда болот:




Көмүртектин негизги абалында коваленттик жана донордук - акцептордук байланыштарды пайда қылууга жәндемдүү. Жупташпаган $2p$ электрону менен алмашуу механизми боюнча еки коваленттик жана бир бош $2p$ -орбиталы боюнча бир донордук - акцептордук. Ушундай жол менен CO қычкылында байланыш пайда болот, мында пайдаланбаган $2s$ -орбиталында жуп электрону калат. Бул жуп электрон металлдардын карбонилдерин пайда қылуусунда кашшат.

Химиялык активдүүлүгү көмүртектен (графит) германийге карай өсөт, алардын ичинен азыраак химиялык активдүүлүккө ээ болгону алмаз.


Металл эместер менен болгон реакциялары. Көмүрдү күйгүзгөндө қычкылtek жетишсиз болсо ис газы, ал эми жетиштүү болсо көмүр қычкыл газы алынат:




Жогорку температурада күкүрт жана суутек менен реакцияга кирет:



Жогорку температурага чейин ысытылган C, Si же Ge аркылуу суу буусун өткөрсө, төмөндөгүдөй реакцияларды байкоого болот:




Металлдар менен болгон реакциялары. Көмүртектин бирикмелеринде C^{4+} иону учурбайт, бирок C^{4-} - иону активдүү металлдардын карбиддеринде (Al_4C_3) кездешет, ал эми көмүртектин еки атому болгон ацетиленид иондору кальцийдин, күмүштүн жана башка карбиддик (CaC_2 , Ag_2C_2) бирикмелеринде болот. Карбиддер металлдарды көмүртек менен жогорку температурага чейин ысытканда алынат:




Кислоталар менен болгон реакциялары. Көмүртекке кадимки шарттарда азот, күкүрт, галогенсуутектүү кислоталар таасир этпейт. Көмүртекти $HNO_3 + KClO_3$, $HNO_3 + K_2Cr_2O_7$ аралашмалары менен ысытканда бензолгексакарбондук кислота $C_6(COOH)_6$ пайда болот.

Аморфтук көмүртек (мисалы, жыгач же активдештирилген көмүр) химиялық жактан активдүүрөөк. Концентрацияланган азот кислотасы көмүртекти CO_2 ге чейин кычкылдандырат:




Көмүртектин фториддери - молекулаларынын ортосундагы өз аракеттенишүүсү начар болгон инерттүү заттар болуп эсептөлөт. Катуу (CF_n)_n графиттин түзүлүшүнө жакын, ал эми политетрафторэтилен - спиралдуу конфигурацияга ээ болгон, $[-\text{CF}_2-\text{CF}_2-\text{CF}_2-]$ чынжырчасы бар (фторопласт, тефлон) жана мономердүү фторкөмүртекке окшогон химиялық жактан инерттүү зат.


Көмүртектин кычкылдары. Көмүртектин бир нече кычкылдары (CO , CO_2 , C_3O_2) белгилүү. Көмүртектин монокычкылын CO сууда аз эриген жана кадимки шартта суу менен аракеттенбegen абадан женил болгон газ. Абада 700°C температурада CO_2 чейин кычкылданат:




CO калыбына келтиргич касиети кадимки шартта суутектен калыбына келтиргич касиетине салыштырганда жорору:




CO кошулуу реакциясына да катышат:




Андан сырткары бул монокычкыл галогендер менен катализаторлордун катышуусунда, ысытканда гана реакцияга кирип, төмөнкүдөй бирикмелерди пайдалыт: CCl_2 , COF_2 жана COBr_2 . Көпчүлүк металлдардын кычкылдарын металлга чейин калыбына келтирец:




Кээ бир туздардан кадимки шартта эле металлдар калыбына келет:



400°C жорорку температурада ысытканда көмүртектин монокычкылы суунун буусу жана CaO менен аракеттөнет.




Өнөр жайда метанолду (метил спиртин) көмүртек кычкылы менен суутек аралашмасынан жорорку басымда алышат:




Көмүртектин кычкылы CO_2 -абадан оор, түзсүз, жытсыз газ. Молекуласы сызыктуу жана уюлсуз, $\text{C} = \text{O}$ байланыштын узундугу 116 нм. CO_2 сууда эрийт. Бир моль сууда 25°C да жана 0,1 МПа 0,76л көмүртектин кош оксидин синирет. Эриген CO_2 бир аз бөлүгү (1% азыраак) суу менен аракеттенип, көмүр кислотасын пайдалыт:




Щелочтуу жана щелочтуу жер металлдарынын суудагы эритмелери көмүр кычыл газы менен аракеттенишип гидрокарбонатты пайда кылат:




Щелочтуу жана щелочтуу жер металлдардын гидроксиддери абадагы CO_2 синирип алат:




Көмүр кычыл газы суутек менен $400^{\circ}C$, 30 МПа катализатордун катышуусунда метанолду пайда кылууга жәндемдүү:




CO_2 өнөр жайда ақиташты ажыраттуу жолу менен алышат:




Лабораториялык шартта алышы:




Көмүртектин кычылтектүү кислоталары жана түздары. Көмүр кислотасы H_2CO_3 эки негиздүү кислота болгон-дуктан, диссоциациясы эки баскычта жүрөт:




$NaHCO_3$, $Ca(HCO_3)_2$, $Mg(HCO_3)_2$ гидрокарбонаттары жана карбонаттары Na_2CO_3 , K_2CO_3 сууда жакшы эришет. $CaCO_3$ жана $MgCO_3$ сууда начар эришет. Щелочтуу металлдардын карбонаттарынан башкасын ысытканда ажырайт.




Металлдар менен болгон бинардык биримелери карбиддер K_2C_2 , Ag_2C_2 , CaC_2 , Cu_2C_2 , ZnC_2 ж.б. карбиддер суу менен аракеттенишкенде ацетилен бөлүнүп чыгат.



Ал эми кээ бир карбиддер суу менен аракеттенгенде метан бөлүнүп чыгат.




Галогениддері. Көмүртектин галогендер менен болгон биримелеринин ичинен практикада кенири колдонулгандары болуп тетрахлор көмүртек - CCl_4 . Тетрахлор көмүртек күйбөй турган түссүз суюктук, кайноо температурысы $77^{\circ}C$. Сууда начар эрийт, қадимки шартта кислоталар менен аракеттенишпейт. Аны синтездөө үчүн төмөндөгүдөй реакциялар (катализатор катары I_2 , $MnCl_2$) колдонулат:




Көмүртектин башка металл эместер менен болгон кошулмалары. Көмүртектин дисульфиди CS_2 - түссүз, жагымсыз-

жытты бар, кайноо температурасы 46⁰C болгон уулуу жана абада оной жарылуучу суюктук,




CS₂ сууда аз эрийт, бирок CS₂ гидролизи 160⁰C жогорку температурада байкалат.




CS₂ күкүрттүн буусун метанга же көмүртекке таасир этүү менен алышат:




Циан. Азоттун атмосферасында жогорку температурада көмүр электроду аркылуу электр тогун өткөргөндө, көмүртек азот менен биригип, түссүз циан (дициан) деген уу газды пайда кылат:



Эгер атмосферада сүүтек болсо, ушул эле реакция сүүтектин цианын пайда кылат:




Циандын молекулалары *абдан туруктуу, ал радикалдарга 1000⁰C-дан жогорку температурада ажырайт:*




Кремний

“Силиций”, грекчеден: “кремнос” – аска, зоо дегенди түшүндүрөт. Жаратылышта таркалышы боюнча кремний кычкылтектен кийинки 2-орунда турат. Кремний көпчүлүк тоо тектеринин составында бирикме (силикаттар, алюмосиликаттар) түрүндө кездешсе, ал эми жер кыртышында көп санда SiO₂ (тоо хрусталы, опал, агат, яшма, халцедон ж.б.) түрүндө кездешет. Кремнийдин жаратылыш бирикмелери да (кварц, тоо хрусталы ж.б.) алгачкы мезгилден бери белгилүү, бирок кремнийди 1823-жылы гана Берцеллиус калий менен тетрафтор кремнийди аракеттениширип алган:




Жаратылышта үч изотоптун аралашмасынан турат: ²⁸Si (92,27%), ²⁹Si (4,68%) жана ³⁰Si (3,05%). Кремнийдин майда күкүмдөрү боз, ири кристаллдары болсо күңүрт кара түскө ээ.

Кремнийдин алышы. Ар кандай аралашмалар менен булганган майда кристалдуу кремнийди алуу үчүн, анын кош оксиддин Mg, Al же С менен калыбына келтируү аркылуу алышат. Мисалы,






Бул реакция өтө тез жүргөндүктөн, ашыкча Mg менен кремнийден Mg₂Si пайда болбайт. Реакциялык аралашмадан кремнийди бөлүп алуу үчүн, биринчи хлордуу сүүтек кислотасы менен MgO

жана $MgCl_2$ түрүндөгү заттар ажыратылып, андан кийин SiO_2 калдыктарына HF таасир этилет:



Таза кремний жарым өткөргүч катары колдонулат, аны төмөнкү реакциялардың жардамы менен көрсөтсө болот:



SiJ_4 ажыроосу тантал спиралында жүрөт. $SiCl_4$ цинк менен калыбына келтиргенде кремний менен бирикмени пайда кылбайт жана анда эрибейт. Андан сырткары реакциялык шарттарда Zn жана $ZnCl_2$ газ абалында болушкандастыктан, алар реакторлордо оной бөлүнүп, таза кремний калат.

95-98%-түү кремнийдин техникалык сорту арзан сырье болуп салалган кремнеземдон (SiO_2) жогорку температурада кокс менен калыбына келтириүүдөн алынат: $SiO_2 + 2C = Si + 2CO$. Ал эми өзгөчө тазалыктагы кремнийди алуу үчүн техникалык кремний женил учма бирикмелерине – SiH_4 , SiJ_4 өткөрүлөт да, бир нече жолку буулантуу жана муздатуудан соң тазаланган бирикме жогорку температурада сутек же чан түрүндөгү цинк менен калыбына келтирилет. Мында алынган кремний кошумча түрдө зоналык балкытуу методу менен тазаланып 999 999 кремний атомуна 1 гана бөтөн атом туура келген катыштагы денгээлге чейинки тазалыкка жеткирилет. Андан кремнийдин монокристаллы юстурулуп алынат. Албетте бул ыкма менен тазалоо өтө татаал жана кымбатка тuruучу процесс (Таш-Көмүр шаарындагы жарым өткөргүчтөр заводунун иштөө режими ушул ыкманы колдонууга негизделген).


Кремнийдин химиялык касиеттери. Мезгилдик система-да көмүртектен бир эле ячейка төмөн жайгашкандастыктан ага касиеттери боюнча бир топ окшоштуктуу көрсөтөт. Кремнийдин кристаллындагы атомдору алмаздын атомдорунун түзүлүшүндөй формага ээ. Ар бир кремнийдин атому тетраэдрдин борборунда жайгашып өзүндөй башка төрт атом менен коваленттик байланышта бириккен. Атомунун сырткы электрондук катмарында $3s$ жана $3p$ болуп жалпысынан 4 электрон жайгашкан, башкача айтканда төмөндөгүдөй электрондук конфигурацияга ээ: $3s^2 \cdot 3p^2$.

Кремний көмүртек сыйктуу көпчүлүк бирикмелеринде IV валенттүү да - SiH_4 , SiF_4 , SiO_2 , Si_3N_4 ж.б., II валенттүү да - SiO боло алат.


Кремнийдин негизги кычкылдануу даражалары (+II) ге же (+IV) кө барабар болот.

Металлдар эместер менен болгон реакциялары. Кээ бир химиялык касиеттери боюнча металлдык касиеттерди көрсө


ткөнү менен, металлдык эместики касиеттери басымдуулук қылат. Кремний химиялык жактан активдүүлүгү көмүртекке Караганда чоң. Кремнийдин көмүртекке ошоштугу анын реакцияга кириү жөндөмдүүлүгүнөн көрүнөт: бөлмө температурасында майдаланган кремний менен фтор гана реакцияга кире алат:



$400-600^{\circ}\text{C}$ да мындаи рекцияга хлор, бром менен кирип, кычкылтекте күйүгө жөндемдүү болот. Кремний жана азот өтө жогорку температурада ($t > 1300^{\circ}\text{C}$ гана аракеттенишип, ак түстөгү Si_3N_4 тетранитрид трикремнийди пайда қылат:




Кремний германийден айырмаланып 2000°C да көмүртек менен аракеттенишип, химиялык инергиялык катуулугу алмаздан кийинки затты - кремнийдин карбидин пайда қылат:




Жогорку температурада кремний кычкылтекте күйүп, анын кычкылы пайда болот SiO_2 .

Металлдар менен болгон реакциялары. Кремнийди металлдар менен ысытканда силициддер пайда болот:






Суу, кислота жана щелочтор менен болгон реакциялары.


Жогорку температурага чейин ысытканда көмүртек сыйктуу эле Si аркылуу суу буусун өткөрсө, төмөндөгүдөй реакцияны байкоого болот:



Кадимки шартта кремнийге кислоталар (көмүртек сыйктуу) таасир этпейт. Кремний $HNO_3 + HF$ аралашмасы менен аракеттенишип, суутектин гексафторосиликатын пайда қылат:





Жездин таарындысынын катышуусунда кремний суусуз хлордуу суутек менен аракеттенет:




бул реакция өнөр жайда (мисалы Ташкөмүр шаарында) трихлорсиланды алууда колдонушат.


Жегичтердин балкыган жана суудагы эритмелери менен аракеттенишип суутекти жана силикаттарды пайда қылат.




Кычкылдары. Кремнийдин SiO , SiO_2 кычкылдары белгилүү. Кремнийдин монокычкылы SiO - аморфтук кара-күрөн же айнек сяяктуу зат. Галогендер менен аракеттенненде:





Күчтүү щелочтор менен аракеттенненде:




Монооксиддердин алышуу реакциялары:




Кремнийдин кычкылы SiO_2 - түссүз, эрүү температурасы 1728°C. Акырында муздаткан мезгилде SiO_2 кварц айнеги пайда болот. SiO_2 кристаллдары бири-бири менен кычкылтек атому аркылуу байланышкан тетраэдр чынжыларынан турат. SiO_2 бардык полиморфтуу модификациялары аз реакциялык жөндөмдүүлүккө ээ болушкандастыктан, суу жана кислоталар менен аракеттенишпейт. Ал эми фторсуутек HF менен аракеттеништеш:





Кремнийдин кычкылы щелочтуу металлдардын гидрокычкылдарынын суудагы эритмелери жана балкыган эритмелери менен реакцияга кириштеш, ал эми щелочтуу металлдардын карбонаттары менен ысытканда циклдик полимердик метасиликаттар пайда болот:




Кремнийдин кычкылтектүү кислоталары жана түздары. Кремний - H_2SiO_3 кислотасы көмүр кислотасына салыштырмалуу начар. Силикаттардын ичинен жалаң гана щелочтуу металлдардын түздары (Li башкасы) сууда эрийт. Металлдардын силикаттары жогорку температурада эрийт, бирок ажырабайт. Силикаттар сууда эрибейт, бирок плавик кислотасы менен аракеттенишип, учма бирикмелерди - тетрафторкремнийди кылат:



Кремнийдин гидриди моносилан SiH_4 кайноо температурасы -112°C болгон түссүз газ түрүндөгү зат. Моносилан күчтүү калыбына келтиргич кычкылтек жана галогендер менен аракеттенишгенде реакциясы жарылуу менен жүрөт да, көп сандагы жылуулук белүнүп чыгат:





Моносиландын синтездөө үчүн төмөнкү реакциялар колдонулат:




Галогениддери. Кремнийдин бирикмелеринин ичинен практикада кенири колдонулганы тетрахлор кремний - $SiCl_4$ жана үчхлорсилан - $SiHCl_3$ эсептелинет.


Кремнийдин тетрахлориди $SiCl_4$ - түссүз, кайноо температурасы 57⁰С болгон учма зат. Кремнийдин галогениддери алюминий кычкылы жана калийдин гидроксили менен аракеттенишет.



Тетрахлор кремнийди алууда $SiO_2 + C$ ысытылган аралашмасы аркылу хлор газын өткөрүп, альшат:




Ошондой эле төмөндөгүдөй реакция колдонулат:




Үчхлорсилан $SiHCl_3$ - кайноо температурасы 32⁰С болгон түссүз, учма келген, абада түтөөчү суюктук:



Ал кадимки шартта суу менен аракеттенет:



Үчхлорсилан кремнийге хлордуу суутекти жез порошогунун катышуусунда 250⁰С да альшат:




Алынган продуктада 10%ке чейин $SiCl_4$ кармалат.


Германийдин подгруппасы

Германийди (экасилиций) биринчи жолу 1871-жылы Д.И.Менделеев алдын ала айткан, ал эми жөнөкөй зат түрүндө 1886-жылы Винклер тарабынан ачылган. Коргошун менен калай биздин заманга чейинки 3000-2000 жыл мурун эле белгилүү болгон, бирок XVII кылымга чейин коргошун менен калайды бири-биринен айырмалай альшкан эмес.

Коргошундун жана калайдын жаратылыштагы запастары анча көп эмес. Калайды өндүрүүнүн негизги жана бирден-бир рудасы болуп **касситерит** SnO_2 (коргошундуу таш) эсептелет. Коргошундун жаратылышта кенири тараалган минералы болуп **галениит** PbS эсептелет. Галениите 0,1% ке чейин күмүш бар. Германий өзүнчө минерал пайда кылбайт, сейрек кездешүүчүү элемент, Si жана Ge атомдорунун радиустары өтө жакын болгондуктан, дайыма кремний менен кошо кездешет жана таш көмүрлөрдө 0,01% ке чейин болот. Таза Ge алуу үчүн GeO_2 суутек менен калыбына келтирилет:



Металлдардын кычкылдарынан да алынат:



Химиялык касиеттери. Бул подгруппанын элементтери үчүн көмүртек жана кремний сыйктуу эле бирикмелеринде, эреже боюнча, кычкылдануу даражалары (+II)ге же (+IV)ке барабар бо-


лот. Кычкылдануу даражасы (+II) болгон бирикмелеринин туруктуулугу көмүртектен коргошунга карай жогорулайт.

Көмүртектен коргошундун бирикмелерине өткөндө байланыштын уюлдуулугу жогорулайт жана коргошундун $Pb(NO_3)_2$ жана $PbCl_2$ окшогон кристаллдарында Pb^{2+} иондук байланыш үстөмдүк кылса, ал эми Ge (IV) жана Pb (IV) бирикмелеринде коваленттик байланыш мүнөздүү болот.

Азот кислотасында (9 -11 М) германий инерттүү, бирок ысытканда жай аракеттенишет:




Ушундай эле реакция концентрацияланган H_2SO_4 менен жүрөт:




Германий H_2O_2 нин суудагы эритмеси жана HF менен жакши аракеттенишет.



Германийге KOH жана NaOH балкыган жана суудагы эритмелери кычкылдандыргычтын катышуусунда гана таасир этет:




Кадимки шартта германийге фтор таасир этет:




Германийдин кычкылдары

Төмөндөгүдөй кычкылдар: GeO , GeO_2 , SnO_2 , PbO белгилүү.

Германийдин монокычкылы GeO – аморфтук, кара-күрөн же айнек сыйктуу зат. Германийдин монооксидин ысытылган суунун буусунан суутекти ажыратат:




Монооксиддердин алынуу реакциялары:




Германийдин кычкылы түссүз, эрүү температурасы GeO_2 - 1116°C болгон кристаллдык зат. GeO_2 кристаллдары бири-бири менен кычкылтект атому аркылуу байланышкан тетраэдр чынжырларынан турат.

Германийдин кош кычкылдарынын тетрагоналдуу модификациясы да жогорудагыдай касиетке ээ. GeO_2 гексагоналдуу модификациясы да сууда эрип (4,5 гЛ, 25°C), бирок суу менен реакцияга кирбейт. Галогендүү суутек кислоталары менен аракеттенишет:




Германийдин кычкылын щелочтуу металлдардын гидроксиддеринин суудагы эритмелери жана балкыган эритмелери менен реакцияга киришет, ал эми щелочтуу металлдардын карбонаттары менен ысытканда циклдик полимердик метагерманаттар пайда болот:



Германийдин кычкылтектүү кислоталары жана түздары. Германий кислотасы - H_2GeO_4 көмүр кислотасына салыштырмалуу начар. Германийдин гидриди моногерман - GeH_4 , кайноо температурасы $-112^{\circ}C$ жана $-88^{\circ}C$ түссүз болгон газ түрүндөгү заттар. Моногерман - GeH_4 термодинамикалык туруксуз зат, ал күчтүү калыбына келтиргич кычкылтектек жана галогендер менен аракеттенишгенде реакциясы жарылуу менен жүрөт да, көп сандагы жылуулук бөлүнүп чыгат:

Моногермандын алынышы:



Колдонулушу. IVA группанын элементтери айыл чарбада жана өнөр жайда кенири колдонулат. Көмүртектин айрым модификациясы карапаштын жаза турган өзөгүн жасоодо кенири колдонулат. Техникалык көмүртек (ыш) резина өндүрүүдө, басмакана боекторду жана кургак батерияларды, көптөгөн органикалык жана органикалык эмес биримелерди ж.б. өндүрүүдө кенири колдонулат.

Көмүртектин аллотропиялык модификациясы болгон алмаз баалуу таш катары жана нефт өндүрүүдө, машина куруу өнөр жайларында кенири колдонулат. Көмүртектин кычкылтектек менен болгон биримелеринен суюк CO_2 көмүртекти түтүкчөлөр аркылуу ташуда, ал эми катуу CO_2 болсо “кургак муз” катары колдонсо, газ абалындагы CO_2 соданы, карбамидди ж.б. өндүрүүдө кенири колдонулат. Көмүртектин монооксиди кара жана түстүү металлдарды калыбына келтирүүдө калыбына келтиргич катары колдонулат. Көмүртектен жана графиттен жасалган материалдар химиялык өнөр жайда кенири колдонулат.

Кремний жарым өткөргүчтөр техникасында: ЭВМдердин микросхемаларында, электр техникаларында (диоддор, транзисторлор ж.б.) негизги материал катары кызмат кылса, күн батареясы катары космос кемелерин электр энергиясы менен камсыз кылат.

Чоюн жана болотко кошула турган техникалык кремний алардын механикалык касиеттерин жакшыртат, ал эми көп санда кошулса кислоталарга туруктуулугун жогорулатат.

Карборунддан (SiC) жасалган курчутуучу дискаларды ар бир эле устаканалардан көрүүгө болот – ал катуулугу боюнча алмаздан кийин турат жана $2000^{\circ}C$ дан да жогорку температурага чейин чыдаган материал. Мындан да жогорку температурага кремнийдин нитриди – Si_3N_4 чыдай алат.

Акыркы жылдары кремнийорганикалык биримелердин колдоону тармагы кеңейип баратат: алардан жасалган материалдар жогорку температурага чыдамдуу, электр изолятору катары суу чөйрөсүндө да мыкты касиеттерге ээ. Кремнийорганикалык майлодуу майлардын баштапкы касиеттери өтө жогорку да, өтө төмөнкү


температурада да өзгөрбөстөн кала берет – мындаи материалдар 20-30км бийиктике учкан реактивдүү учактардын кыймылдаткычтарын майлоо үчүн алмашкыс материал болуп саналат.

Ge жана SiC жарым өткөргүч катары электротехникада кенири колдонулат, ал эми коргошундун туздары, оксиidi, калайдын кош оксиidi боек алууда колдонулат.


IVБ ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ

IVБ группанын элементтерине титан - *Ti*, цирконий *Zr*, гафний *Hf* жана курчатовий *Ku* кирет. Алардын бириңчи турган үчөө жаралыш минералдарынан табылса, ал эми курчатовий ядролук реакциялардын жардамында синтез жолу менен алынган. Таза, аралашмасыз *Ti*, *Zr* жана *Hf* - ак-күмүш сымал, серпилгич металлдар. Эрүү температурасы титандан 1668, 1855, 2227°C гафнийди карай жогорулап барат. Эгерде бул металлдар составында азоттун, кычкылтектин жана көмүртектин аралашмаларын кармаса, анда алардын механикалық касиети дароо морт абалга өзгөрөт.

Металлдардын алынуу жолдору. Титанды, цирконийди жана гафнийди жогорку температурада калыбына келтиргичтерди таасир этүү менен алардын хлориддеринен жана комплекстүү фоториддеринен алууга болот:



Алынган металлдарды андан ары тазалоо же өтө таза түрүндөгү металлдарды алуу үчүн иодиддик метод колдонулат. Анын негизи төмөндөгүчө: адегенде металл ысытылган газ абалындағы иод менен аракеттенишет да жогорку температурадагы зонада металлдардын тетраиодидине айланат. Андан кийин тетраиодиддин термикалық диссоциациясы жүрөт да, металлдын өзү жип сяяктуу кристаллдашат. Ал эми акыркы, төмөнкү температуралуу зонада иод калыбына келет. Реакциянын тенденеси төмөндөгү схема менен иш жүзүнө ашат.





Негизги минералдары. Титан, цирконий, гафний сейрек кездешүүчү элементтердин катарына кирет. Алардын ичинен титан таркалышы боюнча 10-орунда турат. Титандын, цирконийдин жана гафнийдин кларктары $0,41$, $2,1 \cdot 10^{-2}$ жана $4,2 \cdot 10^{-40}$ %ти түзөт. Титандын эн маанилүү минералдары болуп: *рутит* TiO_2 , *ильменит* $(Fe, Ti)O_3$, *перовскит* $(Ca, Ti)O_3$, *титамагнетит* $(Fe, Ti)O_3$ $n(Fe, Fe_2)$ эсептелет. Титан негизинен Уралдын (Ильменск тоосунда), Хибин, Ловозерский райондорунда кездешет. Цирконийдин жаратылышта *бадделеит* ZrO , жана *циркон* $ZrSiO_4$ сяяктуу минералдары белгилүү болсо, ал эми гафний өз алдынча


болсо, ал эми гафний өз алдынча минерал пайда кылбайт, бирок аралашма түрүндө цирконийдин минералдарынын составында кездешет. Мындан сырткары титан, цирконий жана гафний дайыма мезгилдик таблицадагы ШБ, ВБ группадагы элементтердин минералдары менен бирге жолугат.

Металлдардын химиялык касиеттери. Дүүлүкпөгөн атомдордун электрондук конфигурациясы: $ns^2(n-1)d^2$ те барабар болуп, төмөндөгү бирикмелеринде туруктуу (IV) кычкылдануу даражаларын көрсөтөт. MO_2 , MF_4 , MCl_4 , $M(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$ ($M=Zr, Hf$); $(K_2 Ti)O_3$. Титан үчүн эки s- (II) жана эки s-, бир d-электронун (III) берүү менен TiF_2 , $TiCl_2$, ZrF_2 , $ZrCl_2$, TiF_3 , $TiCl_3$, $ZrCl_3$ бирикмелеринде II жана III кө барабар болгон туруксуз кычкылдануу даражаларды көрсөтөт. Жогоруда көрсөтүлгөн бирикмелеринде титандан цирконийди карай калыбына келтиргичтик касиет күчөп барат. Кычкылдануу даражасы (II) жана (III) болгон гафнийдин бирикмелери практикада эң эле аз учурайт. IVБ-группанын элементтери үчүн группа боюнча жогортон төмөн карай жогорку кычкылдануу даражада сакталат. Кычкылдануу даражаларынын өсүшү менен бирикмелердеги пайда болгон химиялык байланыш коваленттик мүнөздө болсо, төмөнкү кычкылдануу даражалары, айрыкча фториддери жана хлориддери үчүн иондук байланыш мүнөздүү.


Металлдардын электрохимиялык чыңалуу катарында титан, цирконий жана гафний алюминийге жакын жайланишкан. Анын стандарттык электроддук потенциалын так аныктоо кыйын, алар абада өз алдынча оксид жана нитрид пленкаларын (катмарларын) пайда кылуу менен коррозияга туруктуу келишет. Мына ошондуктан титан, цирконий жана гафний, алюминийден айырмаланып бөлмө температурасында начар кычкылдандыруучу кислоталар жана суу менен өз ара аракеттенишпейт. Бул металлдар бир гана фтордуу сүүтөк кислотасынын таасири астында сууда эрүүчү комплекстик кислоталарды пайда кылат.



Ысытуунун натыйжасында металлдардын активдүүлүгү жогорулат. Мисалы, титан суу буусу менен аракеттенишип сүүтекті бөлүп чыгарат.



Ошондой эле титан Ti (III) ысытылган туз жана суюлтулган күкүрт кислоталары менен аракеттенишип татаал (түстүү) комплекстик катиондорду пайда кылат.




Бул жердеги катиондордун составы андагы чөйрөнүн кычкылдуулугунан жана эритменин концентрациясынан көз каранды болот.


Мындан сырткары титан (IV) түздөн-түз күкүрт кислотасы менен аракеттенишип, титандын кычкыл сульфатын пайда кылса,



ал эми цирконий жана гафний комплекстик кислоталарды пайда кылат.





Титандан айрымаланып, цирконий жана гафний металлдардын гидроксиддери менен аракеттенишет, ал эми бул учурда титан кычкылданыргычтын таасири астында тиешелүү кошкычкылдарды пайда кылыштады.



Бул металлдар (Ti , Zr , Hf) дисперстик абалда абада учкун чыгаруу менен күйүп, 200°C да титандын жана цирконийдин чандары жарылууга жөндөмдүү болот. 600°C дан жогору температурада бул металлдар кычкылтекте күйүп, кош кычкылдарды TiO_2 , ZrO_2 , HfO_2 , ал эми 800°C температурада нитриддерди TiN , ZrN пайда кылат.


Атмосферада металлдарды галогендер менен ысытуудан тетрагалогениддер $TiCl_4$, TiF_4 , $ZrBr_4$, HfI_4 алынат. Ал эми 800°C дан жогорку температурада титан жана анын аналогдору бардык металл эместер менен аракеттенишип, MeS_2 -сульфиддерди, MeC -карбиддерди, MeB - бориддерди, MeP -фосфиддерди ж.б. бирикмелерди пайда кылат.

Титан (IV), цирконий (IV), жана гафний (IV) H_4MO_4 , H_2MO_3 сыйактуу кислоталарды, ал эми суу чөйрөсүндө нитраттарды, сульфаттарды, карбонаттарды жана фосфаттарды пайда кылбайт. Бирок алар бир жана көп ядролуу комплекстерди SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , NO_3^- аниондору менен, лиганда катары, мисалы: $[Ti(SO_4)_3]^{2-}$, $[Ti(H_2O)_3(HSO_4)(OH)]^+$ жана башка бир катар татаал бирикмелерди пайда кылат. Алардын нитраттары жана сульфаттары суусуз чөйрөдө гана тиешелүү реагенттерди таасир эттүүден алынат.






Металлдардын кычкылдары жана гидрокычкылдары. Титандын, цирконийдин, гафнийдин бардык кычкылдары стехиометриялык эмес бирикмелер. Титан кычкылдарынын гомологиялык катарын баштап Ti_nO_{2n-1} деген жалпы молекулалык формулага ээ болот да алардын саны 40тан ашат. Мисалы: TiO , Ti_2O_3 , Ti_3O_5 , Ti_4O_7 , ж.б. Бул катардагы оксиддердин структурасы татаал келип, октаэдрдик чынжырчалардан турат. Титандын, цирконийдин жана гафнийдин кош кычкылдары ак түстөгү кристаллдык заттар болуп

бир катар полиморфтуу модификацияларды пайда кылат. Тагыраак айтканда титандын кош кычкылынын үч түрдүү: рутил, анатаз жана брукит сыйктуу полиморфтуу модификациялары белгилүү. Ал эми бул элементтердин гидрокычкылдарды белгисиз. Бирок алардын суу чөйрөсүндөгү төмөндөгү бирикмелерине күчтүү негиздерди таасир эткенде гидрокычкылдарды жана тиешелүү кош кычкылдарды пайда кылат.



Металлдардын суусузданган кош кычкылдары химиялык жактан етө инерттүү заттар. Алар суу менен да, кислоталар менен да (HFдан башка) реакцияга кирбейт. Бирок фтордуу сүүтек кислоталары менен жана кээ бир кычкылданыргыштар менен реакцияга кирип, төмөндөгүдөй комплекстик бирикмелерди пайда кылат.



Колдонулушу. Титанды практикада болоттун, айрыкча титандын катуулугун, коррозияга туруктуулугун, чоюлгучтукун жана бекемдигин жогорулатуу үчүн колдонушат. Ошондой эле металлдык титан өзүнүн женилдиги, температурага туруктуулугу боюнча ракета жана самолет жасоо өнөр жайларында алмаштыргыс баалуу металлдардан болуп эсептелет. Ал эми цирконий жана гафний ядролук реакторлордо конструкциялоочу материал катарында колдонулат. Титандын жана цирконийдин катуулугун эске альп, алардын карбиддеринен жана нитриддеринен кесүүчү жана көзөөчү станокторду жасашат. Титандын оксиддерин жана хлориддерин артүрдүү органикалык реакцияларда катализатор катарында колдонушат.

6. V ГРУППАНЫН НЕГИЗГИ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

Азот, фосфор, мышьяк, сурьма жана висмут V группанын негизги подгруппасынын элементтерине таандык. Кадимки шартта азот газ, фосфор катуу, ал эми мышьяк, сурьма жана висмут металлдарга таандык. Алардын сырткы электрондук формуласы nS^2nP^3 . Кычкылдануу даражалары -3 төн +5ке чейин өзгөрөт. Алардын кээ бир касиеттери 6.1-таблицада көлтирилген.

Азоттун атомунда 2 жупташкан электрон $2s AO$ да жана 3 электрон $2p-AO$ жайгашкан:


| <i>s</i> | <i>P</i> |
|----------|------------|
| 7N 2 | ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ |

VA группанын элементтеринин кээ бир касиеттери


| Элементтердин касиеттери | <i>N</i> | <i>P</i> | <i>As</i> | <i>Sb</i> | <i>Bi</i> |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Жер кыртышында массалык үлүшү % менен | 0,01 | 0,08 | 0,0005 | $4 \cdot 10^{-5}$ | $2 \cdot 10^{-5}$ |
| Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү | $2s^2 2p^3$ | $3s^2 3p^3$ | $4s^2 4p^3$ | $5s^2 5p^3$ | $6s^2 6p^3$ |
| Атомдук радиусу, нм | 0,071 | 0,11 | 0,121 | 0,141 | 0,146 |
| Атомдун иондошуу энергиясы, эВ | 91,5 | 60,4 | 58 | 52,3 | 52 |
| Эрүү температұрысы, °C | -210 | 593 | 817 | 630,5 | 271,4 |
| Кайноо температурасы °C | 195,8 | 429(кызыл) | 615 (возгонка) | 1634 | 1552 |
| СТЭ | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| Тығыздығы, г/см³ | 0,808(суюк) | 2-2,4 (кызыл) | 5,72 | 6,7 | 9,8 |
| Мүнөздүү кычкылдануу даражалары | -3,-2,-1,+1,+2 +3,+4,+5 | -3,-2,+1, 3,+4,+5 | -3,+3,+5 | -3,+3, +5 | +3,+5 |

Азоттун 3 валенттүү болушу $2p\ AO$ жупташпаган 3 электрон менен түшүндүрүлөт. $2s\ AO$ менен $2p\ AO$ нын энергиялык айырмачылыгы 420 кДж/молду түзсө, ал эми $2p$ жана $3s\ AO$ энергиялардын айырмасы 1250 кДж/молго чейин жетет. Ошондуктан, химиялык байланышты пайда кылууда жупташкан s-электрондорун бөлүү жана алардын бирин $3s\text{-AO}$ га өткөрүп берүү энергетикалык жактан ыңғайсыз. Демек азоттун атомунун башка элементтердин атомдору менен болгон коваленттик байланыштарынын мүмкүн болгон максималдуу саны төрткө барабар: анын үчөө σ-байланышы, ал эми бир байланыш донордук - акцептордук болот. Мисалы азот кислотасында азот башка атомдор менен ушундай байланышкан.

Фосфордун атому төмөндөгүдөй электрондук түзүлүшкө ээ:





Сырткы электрондук катмарында бош d орбиталы болгондуктан, дүүлүккөндө s орбиталдагы жуп электрондордун бири d орбиталга өтөт. Ушундай эле сырткы электрондук түзүлүшкө мышьяк, сурьма жана висмуттун атомдору ээ:



Жупташпаган электрондун саны боюнча, фосфор, мышьяк, сурьма жана висмут негизги жана дүүлүккөн абалдарында -3, +3 жана +5 кычкылдануу даражаларын көрсөтө алат.




Хлор, фтор, жана кычкылтектек менен болгон бирикмелинде: NF_3 , PCl_3 , $AsCl_3$ жана Bi_2O_3 кычкылдануу даражалары +3 болсо, ал эми гидриддеринде (NH_3 , PH_3), нитриддеринде (Li_3N , Mg_3N_2), фосфиддеринде (Ca_3P_2), арсениттеринде (K_3As), стибиддеринде (Mg_3Sb_2) жана висмутиттеринде (Li_3Bi) -3 кычкылдануу даражала-рын көрсөтөт.

Элементтеринин кычкылдануу даражасы +5 болгон бирикмелеринде катар номери өскөн сайын кычкылдануу даражасынын түркүтүлүгү төмөндөйт. Мисалы, сурьманын (+5) жана висмуттун (+5) бирикмелери оцой ажырап жана күчтүү кычкылдандыргычтык касиетке ээ болушат.




As(+5) жана Sb(+5), Bi(+5) кычкылдары P(+5) кычкылынан айырмаланып мономердүү. Алар кычкылтектек менен кычкылданган убакта фосфор сыйктуу фосфордун кычкылы P_4O_{10} алынбайт, себеби As, Sb, Bi кычкылданганданда жогорку температурада кычкылтектки жоготуу менен кычкылдануу даражасы (III) барабар болгон кычкылдарына чейин ажырайт.


Элементтеринин металлдык касиетинин жогорулашын мышьяктан висмутка карай азот кислотасы (HNO_3) менен өз ара аракеттенүүсүнөн төмөнкү реакциялар аркылуу байкаса болот:



Жогоруда караган элементтердин кычкылтектүү бирикмелеринин ичинен күчтүү калыбына келтиргичтик касиетке фосфордун кычкылдануу даражалары (+1) жана (+3) болгон бирикмелери ээ:



Күчтүү кычкыл чөйрөдө H_3PO_3 мышьяктуу кислотаны H_3AsO_3 , мышьякка чейин калыбына келтириет.



Азот

Азоттун молекуласы кадимки шартта түссүз, жытсыз, сууда аз эрүүчү, абадан женил газ. Кайноо температурасы (-196°C), эрүү температурасы (-210°C). Азот эки атомдон турган молекула (N_2). Байланыш энергиясы 945 кДж/моль жана байланыштын узундугу :N=N: 110 нм барабар. Азот абанын көлөм боюнча 78%, ал эми мас-сасы боюнча 76%тин түзөт. Абадан кычкылтекти арылтып салган-дан кийинки калган газ органикалык заттарды күйгүзгөн эмес (Ла-вуазъенин тажрыйбасы). «Азот» деген сөз грекчеден которгондо «жашоосуз» деген маанини берет. Мындай аталыш негизсиз, себеби


өсүмдүктөр жана жаныбарлардын өсүү тиричилиги үчүн азот абдан керек. Ал белоктордун негизги составдык элементи болуп саналат жана ансыз жашоо жок. Жаратылышта азоттун эки стабилдуу изотобу бар ^{14}N (99,635%) жана $^{15}N(0,38\%)$. Андан сырткары турексуз радиоактивдүү изотоптору белгилүү: ^{13}N , ^{16}N белгилүү. Атмосфера да космос нурларынын таасири астында пайда болгон нейтрон менен азоттун өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасында көмүртектин радиоактивдүү изотобу ^{14}C пайда болот. Бул изотоптун ^{14}C радиоактивдүүлүгүн аныктоо менен, археологияда көмүртек кармаган кошулмалардын пайда болуу мезгилдери аныкталат.

Азоттун негизги запасы атмосферада (75,6%) молекулалык азот түрүндө топтолгон, ал эми жер кыртышында негизинен натрийдин, калийдин нитраты түрүндө кездешет. Жыл сайын жаан-чачын аркылуу, чагылган энергиясынын негизинде ар бир гектар жер аянына 7-8 кг азот HNO_3 , HNO_2 жана NH_4NO_3 бирикмелер түрүндө түшөт. Тиругу организмдерде азоттун үлүшү 1-10% жетет, бирок жаныбарлар дүйнөсү азотту белоктук заттар түрүндө гана синирие алат.


Азоттун химиялык касиети. Азот кадимки шартта литий менен аракеттенип нитридди Li_3N пайда кылат.



Ал эми калган металлдар азот менен жогорку температурада гана реакцияга кошулуп, нитриддерди пайда кылат, мисалы, марганец азоттун атмосферасында күйүшү:






Азот металл эместер (B , Si , P , S) жана металлдар (Al , Ge) менен аракеттенишип коваленттик, кээ бир учурларда стехометриялуу эмес нитриддерди (BN , AlN , S_4N_4 , Si_3N_4) пайда кылат. Бул нитриддердин температурага туруктуулугу ар кандай болот. Айрым нитриддер катуулугу боюнча алмазга жакын, бирок суюлтулган кислотанын эритмеси менен аракеттеп жана ысык сууда ажырайт.



Галогендөр менен азот түздөн түз бирикмени пайда кылбайт.

Азот өнөр жайында суюк абаны ректификациялоо жолу менен алынат. Ал эми лабораториялык шартта төмөнкү реакциялардын жардамы менен алынат:




Азоттун суутек менен болгон бирикмелери. Азот суутек менен жогорку температура жана басым астында катализатордун катышуусунда бирикмени пайда кылат. Азот суутек менен төмөндөгүдөй бирикмелерди пайда кылат. Аммиак NH_3 , гидразин N_2H_4 , азидосуутек HN_3 , гидроксиламин NH_2OH , диимид N_2H_2 , ок-


тазон N_8H_4 триазен H_3N_3 ж.б. Бул заттардын ичинен NH_3 менен NH_2OH гана экзотермикалык бирикмелер. Гидразин жана азидосуутек термодинамикалык жактан туруксуз болгон бирикмелер.

Аммиак түссүз кескин жыты бар газ. Абадан женил, $-33^{\circ}C$ төмөнкү температурада аммиак суюктукка айланат. Аммиак сууда жакшы эрийт, 1 көлөм сууда бөлмө температурасында 700 көлөм аммиак эрийт. Аммиактын суудагы эритмеси нашатыр спирттинде 25% аммиак бар. Суолтулган аммиактын молекулаларынын орто-сунда суутектик байланыштар түзүлөт.


Аммиак химиялык жактан активдүү, ал металлдар менен өз ара аракеттенет. Аммиакта азот эң төмөнкү кычкылдануу даражасына (-3) ээ. Ошондуктан күчтүү калыбына келтиргич. Мисалы:




Аммиак абада ачык жашыл жалын чыгарып күйөт:




Катализатордун (Pt) катышуусунда NO чейин кычкылданат:





Аммиакты ысытканда щелочтуу жер металлдары менен реакцияга кирип металлдардын амиддерин пайда кылат:




Аммиак сууда эригенде төмөнкүдөй аммиактын гидраты пайда болот.



Аммиактын гидратын суудагы эритмеси начар негиздик касиетке ээ, ошондуктан кислоталар менен аракетенип аммонийдин туздарын пайда кылат.



Аммонийдин туздары аминдер менен аракеттенет.




Аммиак лабораториялык шартта төмөндөгүдөй жол менен алынат:




Ал эми өнөр жайында жогорку басымда жана температурада азот менен суутектин аралашмасын катализатор (мисалы, Fe) аркылуу өткөрүү менен алынат:



Азоттун кычкылтектек менен болгон бирикмелери.
Азот (I) кычкылы N_2O - түссүз, жагымдуу жыгтуу газ. Сууда эригичтиги начар, 1 көлөм сууда $20^{\circ}C$ да 0,63 көлөм N_2O эрийт. N_2O бөлмө температурасында туруктуу. Кадимки шартта N_2O химиялык жактан инерттүү зат. Озон, галогендер, щелочтуу металлдар менен аракеттенбейт. Суудагы эритмесин SO_2 кычкылданырат.





Азот (I) оксидин N_2O ысытканда ажырайт:




Азот (II) кычкылы NO - түzsүз газ, ал $-151^{\circ}C$ температурада суюктукка айланат. 1 литр суда 73 см^3 NO эрийт.



Азот (II) оксиidi H_2S , SO_2 жана абадагы кычкылтек менен аракеттенишет:




Галогендердин ичинен иоддон башкасы менен аракеттенишип нитрозил галогениддерин пайда кылат:




Азоттун (II) кычкылы NO төмөндөгүдөй реакциялардын жарда-мында алынат:




Азот (III) оксиidi N_2O_3 $-40^{\circ}C$ да жашыл-көгүш түстөгү суютука айлануучу кызыл-күрөн түстөгү газ. Ал $-101^{\circ}C$ температурада катуу абалга айланат. N_2O_3 суюк жана газ абалында NO жана NO_2 ге жен-ил ажырайт:




Азот (III) кычкылы N_2O_3 суу жана негиздердин суудагы эритмеси менен аракеттенишип азоттуу кислотаны жана анын туздарын пай-да кылат:



Азот (III) оксидинин алышы NO жана NO_2 нин аралашмала-рын $-101^{\circ}C$ да конденсациялоого негизделген. Ошондой эле нитро-зилдин гидросульфа-тынын суудагы ажыроо реакциясын да колдо-нушат:





Азот (IV) кычкылы $NO_2 + 21^{\circ}C$ да N_2O_4 димеринен турган сары түстөгү суюктукка айлануучу кызыл-күрөн түстөгү уулу газ. Алар бири бирине оюй өтөт:




Азот (IV) оксидинин димери N_2O_4 $-11^{\circ}C$ да түссүз кристаллдарды пайда кылат.


Азот (IV) кычкылы суу жана щелочтордун суудагы эритмелери менен аракеттенет




Азот (IV) кычкылы күчтүү кычкылданыргычтардын катарына кирет. Анын НІ менен болгон аралашмасы сия ыраң түстөгү жа-лынды пайда кылуу менен күйөт:





Азот (V) кычкылы N_2O_5 абада балкып эрүүчү ак түстөгү ийне сымал кристаллдар. Ал сактаганда жана ысытканда жарылуу менен ажырайт:




Эгерде азот (V) кычкылын озондолгон кычкылтектин атмосфера расында ысытсак, анда ал 33°C га жакын температурада бууланат. Ал эми 0,14 Мпа басым астында 41°C да эрийт. N_2O_5 суу менен жылуулукту бөлүп чыгаруу менен аракеттенет:





Азот (V) кычкылы күчтүү кычкылданыргыч. Көпчүлүк органикалык заттар N_2O_5 менен тийишкенде тутанат, металлдар оксиддерге айланат. H_2S же SO_2 сыйктуу күчтүү калыбына келтиргичтер N_2O_5 , ни азотко чейин ажыратат:




Азот (V) кычкылы өнөр жайында суюк N_2O_4 тү озондолгон кычкылтектен иштетүүдөн алынат:



Лабораториялык шарттарда N_2O_5 төмөндөгүдөй реакциялардын жардамы менен алынат:






Азоттуу кислота HNO_2 - 0°C төмөнкү температурада түркүтүү болгон эритмелер түрүндө белгилүү. Ал эми жогорку температурада акырындык менен ажырайт:





HNO_2 суудагы эритмелери химиялык активдүү металлдар менен аракеттенишип, нитриддерди пайда кылат:




Азоттуу кислота жана анын туздары кычкылданыргычтык жана калыбына келтиргичтик касиеттерди көрсөтүшөт:




Азоттуу кислотанын суудагы эритмелерин алуу төмөндөгүдөй реакцияларды пайдаланышат:



Нитриттери. Дээрлик бардык нитриттер түссүз, сууда жакшы эрүүчү кристаллдык заттар. Щелочтуу металлдардын нитриттери ажырабастан балкып эришет, ал эми калган нитриттер ысытуу учурунда ажырашат:




Кенири колдонуулуккундай нитриттерди төмөнкү реакциялардын жардамы менен альшат:



Азот кислотасы HNO_3 суусуз таза абалында түссүз, абада түтөөчү суюктук (эрүү температурасы - 41°C , кайноо температурасы $+83^{\circ}\text{C}$).

100%түү азот кислотасы ысытканда жана узак мезгилге сактаганда акырындык менен ажыроого дуушар болот:




Бөлүнүп чыккан NO_2 кислотада эрип, ага сары түстү берет.

Азот кислотасы суу менен каалаган катышта аралашат. Концентрацияланган азот кислотасы күчтүү кычкылдандыргыч. Кычкылдануунун продуктыларынын пайда болушу кислотанын концентрациясынан, температурадан жана калыбына келтиргичтин тибинен көз каранды. Суюлтулган кислотага химиялык активдүү металлдарды таасир эткенде нитраттар жана N_2 , N_2O , NH_4^+ пайда болушат.



Al, Cr жана Fe концентрацияланган азот кислотасында пассивдешет. Ошондуктан HNO_3 алюминий цистерналарында сакталат жана ташылат. Башка металлдар (Zn, Cd, Mg) концентрацияланган азот кислотасын NO_2 чейин калыбына келтириш:




Ал эми суюлтулган азот кислотасы NO чейин калыбына келет:




Ошондой эле азот кислотасы көпчүлүк металл эместер менен аракеттегенет:



Азот кислотасы негиздер жана негиздик кычкылдар менен нитраттарды пайда кылат:




Нитраттар сууда жакшы эригендиктен азот кислотасы кээ бир гана туздар менен реакцияга кирет. Мисалы, азот кислотасы карбанттар менен реакцияга кирет, себеби көмүр кычкыл газы пайда болот:




Нитраттары. Нитраттар сууда жакшы эриүүчү, түссүз кристаллдык заттар. Металлдардын нитраттары термикалык ажыро боюнча үч топко бөлүнүшөт. Биринчи топко щелочтуу металлдардын нитраттары кирет:




Нитриттер өтө жогорку температурада (500°C жогору) андан ары ажырашат:



Экинчи топко электрохимиялык чыңалуу катарында жездин сол жагында жайгашкан металлдардын нитраттары кирет.



Үчүнчү топко электрохимиялык чыңалуу катарында жездин он жагында жайгашкан металлдар кирет.



Be, Mg, Zn, Hg (II), Cu (II), Sn (IV), Ti (IV), Co (III) суусуз нитраттарын ысытканда ажыроосуз бууланат, ал эми $Sn(NO_3)_4$ жана $Ti(NO_3)_4$ күчтүү қычкылдандырыгычтар болуп эсептелишет (органикалык заттар менен тишишкенде от алып кетүүгө же жарылууга жөндөмдүү).

Фосфор

Фосфор XII кылымда араб алхимиги тарабынан ачылганына карастан, 1669-ж. Г.Бранд ачкан деп эсептелет. СТЭ буюнча фтор, қычкылтек, хлор, азот жана күкүртөн кийинки элемент. $1000^{\circ}C$ дан төмөнкү температурада фосфордун буусу тетраэдрдик түзүлүштөгү төрт атомдук молекуладан P_4 турат. Ал температура андан жогорулаган сайын терминалык диссоциацияга учурал P_2 молекуласынын үлүшүү көбөйө баштап, $2500^{\circ}C$ дан жогорку температурада алар атомардык фосфорго ажырайт. Жаратылышта фосфор массалык саны 31ге барабар болгон туруктуу бир изотоптон турат. Анын жасалма түрдө алынган үч радиоактивдүү изотоптору белгилүү: ^{29}P , ^{30}P , ^{32}P .

VA группанын элементтеринин ичинен көбүрөөк тараалган элемент фосфор, ал кыртышынын 0,09%ин түзөт. Фосфор эркин түрүндө жаратылышта кездешпейт, бирок 200гө жакын минералдын курамында кездешет. Фосфор жер шарында тараалышы буюнча 13-орунду ээлейт. Анын негизги минералдары апатит $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot Ca(Cl, OH, F)_2$ Кола жарым аралында, ал эми фосфорит $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot Ca(OH)_2$ Казакстандын Кара-Тоо тоолорунда кездешет. Составында фосфору бар апатиттин негизги минералы - фторапатит $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$ болуп саналат. Алардан фосфордук жер семирткичтер менен фосфордун ар кандай кошулмалары алынат. Минералдардын запасы 17-47 млрд.т.түзөт. Фосфор бардык өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын курамында кездешет. Адамдын денесинде орто эсеп менен 1,5кг фосфор кездешсе, 1,4кг сөөктө, 130г булчунда, 12г мээде жана нерв системасында. Тиштин эмалы апатиттин курамына окшош $Ca_5(PO_4)_3 \cdot (F, Cl)$. Адам менен айбанаттар фосфорду өсүмдүктөрдөн алат. 100 кг буудайда 1 кг фосфор кислотасы болот. Айдоо аянттарда фосфордун керектүү өлчөмүн сактоо учун 100 кг топуракка 0,1-0,2 кг фосфор кислотасын жер семирткичтер менен береди. Фосфорго негизинен үч аллотропиялык модификациялар мунөздүү: ак, кызыл жана кара фосфор.

Ак фосфор (таза түрүндө) түссүз, тунук, химиялық жактан абдан активдүү зат. Анын тыгыздығы 1,83 г/см³. Эгер курамында аз өлчөмдө мышьяк же кызыл фосфор болсо өңү сарғыч болот. Ак фосфор эки аллотропиялық модификацияга ээ: α жана β. 1 атмосфера басымда жана 76°C β-модификациясы α-модификацияга өтөт. Ак фосфордун β-модификациясы түссүз, тунук кристалл. Жарыктын таасиринде бул кристаллдар бат эле саргайып, өзүнүн тунуктугун жоготот да, мом сыйктуу массага айланат. Ак фосфордун эрүү температурасы +44°C, кайноо температурасы 257°C.

Кызыл фосфор ак фосфорду 300-400°C чейин аба катыштырыбай ысытканда же көпкө чейин сактаганда пайда болот. Фосфордун бул модификациясынын химиялық активдүүлүгү бир топ төмөн. Кызыл фосфордун бууларын конденсациялаганда кайрадан ак фосфорго айланат. Кызыл фосфор уу эмес. Ал сууда да, башка эриткичтерде да эрибейт жана 400°Cда кургак айдалат. Анын себеби чексиз октаэдрдик чынжырчалардан турган полимердик түзүлүшкө ээ экендигинде. Ошол себептен химиялық жактан активсиз болуп, 300°Cда гана абада күйөт. Башка кычкылдандыргычтарга да активсиздигин көрсөтөт. Бирок күчтүү кычкылдандыргыч, мисалы, бертолет тузу менен кагыштырганда же сүрткөндө эле өз ара аракеттенишет. Бул кошулмалардын аралашмасы кадимки үй тиричилигинде колдонулган ширенкени жасоодо колдонулат. Ширенкенин чийи KClO₃, K₂Cr₂O₇, айнек жана клейден жасалса, ал эми чакмагы Sb₂S₃, клей жана кызыл фосфордон жасалат.

Кара фосфор ($t_{\text{пыв}} = 587^\circ\text{C}$) ак фосфорду катализатордун катышуусунда 400°C узак убакытка ысытканда же P_4 220°C жана 1200 МПа басым астында ысытканда алынат. Кара фосфор касиеттери боюнча графитти элестетет: ал фосфордун башка модификацияларына караганда электр тогун жана жылуулукту жакшы өткөрөт, химиялық жактан инерттүү жана күйбөйт. Кара фосфордун аморфтуу жана кристалл түрүндөгү формасы бар. Кара фосфор жарым өткөргүч касиетке ээ.


Алыныши. Фосфорду жана анын бирикмелерин апатиттен, фосфориттен алышат. Эркин фосфор рудадан алынган. Концентраты майдаланган кокс жана SiO₂ менен аралаштырып, электр мештеш 1400-1600°C ысытуу менен калыбына келтирүүдөн алынат. Газ түрүндө бөлүнгөн фосфорду чандардан тазалап, муздатат да, суунун астында чогултат. Фосфорду өнөр жайында төмөндөгүдөй жол менен алышат:






Фосфордун химиялық касиеттери. Фосфор химиялық бирикмелерде III, V валенттүү. Азоттон айырмаланып фосфордо ваканттык d-орбиталы болгондуктан, 3s орбиталындагы жупташкан электрон дүн бири 3d- же 4s-орбиталына өтүп, беш коваленттик байланышты

пайда кылат. Мынданай учурларда фосфордун бирикмелеринде кычкылдануу даражасы бешке барабар болот. Азоттон фосфорго жана VA группанын башка элементтерине өткөндө +3 кычкылдануу даражасынын туруктуулугу жогорулап, алардын бирикмелеринин кислоталык касиеттери начарлап негиздик касиеттери күчөйт. Демек HNO_2 жана H_3PO_3 - кислота болсо, H_3AsO_3 - кислоталык касиети басымдуулук кылган амфотердик бирикме, $Sb_2(O_3 \cdot xH_2O)$ - негиздик касиети басымдуулук кылган амфотердик бирикме болуп саналат. Ал эми $Bi(OH)_3$ негиздик касиетке ээ.


Ак фосфор кычкылтектин атмосферасында от алат.




Ал галогендер, азот (IV) жана көмүртек (IV) оксиддери менен аракеттеништей:




Фосфор $100^{\circ}C$ жогорку температурада күкүрт менен аракеттенишип P_4S_x составындагы сульфиддердин аралашмасын пайда кылат, мында $x = 3 \div 10$. Ал сүүтөк жана азот менен дээрлик аракеттенишпейт. $700^{\circ}C$ да жез порошогунун катышуусунда сууну ажыратат:



Бул реакция өнөр жайда таза фосфор кислотасын өндүрүүде колдонулуушу мүмкүн. Концентрацияланган азот жана күкүрт кислоталары P_4 -тү H_3PO_4 -ке чейин кычкылдандырат:



Шелочтуу металлдардын гидроксиддеринин эритмелери менен ысытканда фосфор диспропорциялануу реакциясына дуушар болот:




Фосфор көпчүлүк металлдар менен реакцияга кирип, фосфиддерди пайда кылат.

Фосфордун кычкылтектик бирикмелери. Фосфордун кычкылдары жана кычкылтектүү кислоталары - ысытканда ажыроочу же буулануучу, түссүз кристаллдык заттар. Алар эрүү температурасынан жогорку температурада диспропорцияланууга дуушар болушат. Алардын көпчүлүгү ысытканда димерлешүүгө жана полимерлешүүгө жөндөмдүү. Фосфордун негизги кычкылы болуп P_2O_3 жана P_2O_5 саналат.

Фосфордун (III) кычкылы P_2O_3 - эрүү температурасы $23,8^{\circ}C$ болгон, ак түстөгү кристаллдык зат. Аны фосфордун ангидриди деп аташат. Төмөнкү температурада ал димерден P_4O_6 турат.


Фосфор жетишсиз абада күйгөндө P_2O_3 пайда болот:




P_2O_3 муздак суу менен аракеттенип фосфордуу кислотаны пайда кылат:




Фосфордун (V) оксиди P_2O_5 - сууну жакшы сицирүүчүк түстөгү аморфтук зат. Ал суу менен аракеттенишип, орто фосфор кислотасын пайда кылат:



Фосфордуу кислота H_3PO_3 - жогорку температурада ажыроочу түссүз кристаллдык зат.



H_3PO_3 суу менен ысытканда суутек бөлүнүп чыгат:




Фосфордуу кислотаны төмөндөгүдөй реакциялардын жардамы аркылуу алышат:






Ал эки түрдүү түздарды: дигидрофосфиттерди (NaH_2PO_3 , $NH_4H_2PO_3$) жана гидрофосфиддерди (Na_2HPO_3 , $(NH_4)_2HPO_3$) пайда кылат. $BaHPO_3$ жана Li_2HPO_3 дан башка бардык түздарды сууда жакшы эришет.




Фосфор кислотасы H_3PO_4 - суусуз абалында тунук, эрүү температурасы $42^{\circ}C$ болгон гигроскоптуу кристаллдык зат. Анын структуралык формуласы:



H_3PO_4 - үч негиздүү кислота. Суу менен каалаган катышта аралашып, каныккан суу эритмелеринен $2H_3PO_4 \cdot H_2O$ түрүндөгү кристаллогидрат бөлүнүп чыгат. H_3PO_4 сууда эригенде төмөндөгүдөй диссоциацияга ажырайт:



Фосфор кислотасы лабораториялык шартта төмөндөгүдөй жолдор менен алынат:



Фосфор кислотасынын түздары фосфаттар деп аталат. Фосфор кислотасы үч негиздүү кислота болгондуктан, үч түрдүү түздарды: гидрофосфаттарды (Na_2HPO_4 , $CaHPO_4$, $Al_2(HPO_4)_3$), дигидрофосфаттарды (NaH_2PO_4 , $Ca(H_2PO_4)_2$, $Al(H_2PO_4)_3$) жана фосфаттарды (Na_3PO_4 , $Ca_3(PO_4)_2$, $AlPO_4$) пайда кылат.




Фосфаттардын алышыны металлдардын кычкылдары, гидро кычкылдарына жана карбонаттарына фосфор кислотасын таасир этүүгө негизделген.

Мышьяк, сурьма, висмут


Физикалык -химиялык касиеттери. Сурманын, мышьяктын жана висмуттун бирикмелери (минералдары) салыштырмалуу анча көп эмес санда таралган. Алар жер кыртышын $1 \cdot 10^{-5}$ - $5 \cdot 10^{-4}$ % түзөт. Жаратылышта төмөндөгүдөй сульфиттер түрүндө кездешет: реальгар As_4S_4 , аурипигмент As_2S_3 арсенопирит $Fe(AsS)_2$ антимонит Sb_2S_3 жана висмут жалтырагы Bi_2S_3 .

Мышьяк, сурьма, висмут азот менен фосфордон айрымаланып металлдык касиетти көрсөтүшөт. Бирок алардын кээ бир бирикмелеринин химиялык касиеттери азот менен фосфорго окшош келет. Бул металлдар электр тогун жана жылуулукту жакшы өткөрүшөт.


Мышьяк, сурьма, висмут активдүү металлдар менен аракеттенишип арсенид, стибид жана висмутиддерди пайда кылышат.




Кадимки температурада As , Sb , Bi инерттүү келишет, бирок ысытканда алар хлор, суутек жана кычкылtek менен аракеттенишет.






Мышьяк, сурьма жана висмут суутек менен аммиакка окшош учма бирикмелерди: арсенидди AsH_3 , стибидди SbH_3 , висмутидди BiH_3 пайда кылат да, аларды ысытканда термикалык диссоциацияга дуушар болушат. Мындай реакциялар металлдардын сапаттык анализинде пайдаланылат.




Эгерде арсинди айнек түтүкчөгө салып ысытсак, мышьяктын бөлүнгөндүгүнөн мышьяк күзгүсү пайда болот.



Мышьяк, сурьма, висмут металлдар сыйктуу кислоталар менен аракеттенишет, бирок суутекти сүрүп чыгара албайт:



Мышьяк кычкылtek менен As_2O_3 , As_2O_5 сыйктуу кычкылдарды пайда кылат. Мышьякты күйгүзгөндө ак түстөгү, сууда начар эриген As_2O_3 пайда болот. Айыл чарбасында бул бирикме «ак мышьяк» деген ат менен белгилүү. Мышьяктын бул кычкылын As_2O_3 сууда эриткенде орто арсенит кислотасы H_3AsO_3 пайда болот:



Ал суудагы эритмеде метаарсенит кислотасы $HAsO_2$ менен тен салмақтык абалда болот:



Бул кислоталарга ортоарсенит жана метаарсенит туздары Na_3AsO_3 , $NaAsO_2$, ошондой эле гидроарсениттер Na_2HAsO_3 , $CaHAsO_3$ жана дигидроарсениттер $Na_2H_2AsO_3$, $Ca_3(AsO_4)_2$ туура келет.

Мышьяктын (V) оксиidi As_2O_3 абадан нымды синирип алуучу каттуу кристаллдык зат, суда эригенде арсенит кислотасын пайда кылат.



Орто мышьяк кислотасы H_3AsO_4 сууда жакшы эриген кристаллдык зат. Диссоциация даражасы фосфор кислотасынына жакын. Ал уч негиздүү кислота болгондуктан уч түрдүү туздарды пайда кылат: ортоарсенаттар - Na_3AsO_4 , $Ca_3(AsO_4)_2$; гидроарсенаттар - Na_2HAsO_4 , $CaHAsO_4$; дигидроарсенаттар - $Na_2H_2AsO_4$, $Ca(H_2AsO_4)_2$ ж.б.

Колдонулушу. Азоттун негизги бөлүгү минералдык жер семиркичтерди (аммиак суусу, карбамид, аммонийдик нитраты ж.б.) өндүрүүгө жана составында азоту бар органикалык бирикмелерди (боекторду, дары дармектерди) алууга жумшалат. Дүйнө жүзүндө аммиакты өндүрүү 1985-жылы 120 млн. тоннага жеткен. Суюк азотту криохимияда, ал эми газ абалындагы азотту инерттүү атмосфера да синтездөө процесстерин жүргүзүү үчүн колдонулат. Дээрлик бардык жарылуучу заттар жана детонаторлор азоту бар бирикмелерден же алардын аралашмаларынан турат. Щелочтуу металлдардын, аммонийдин нитраттары, азоттун (IV, V) оксиддери, азот кислотасы ракеталык отундарда кычкылданыргыч катары жана окдарыларды тутандыруучу аралашмаларды даярдоодо колдонулат. Натрийдин нитрити азоттук боекторду өндүрүүдө жана эт-азык заттарын консервалоодо колдонулат. Азоттун (I) оксиidi медицинада анестезирлөөчү каражат, ал эми азоттун (IV) оксиidi нефти продукталарынан күкүртү бар органикалык заттарды тазалоодо, бензолдун фенолго жана метандын формальдегидке чейин кычкылдануу реакциясында катализатор катары колдонушат. Аммиак азот кислотасын, нитраттарды, карбамидди, циандуу сүттекти, минералдык жер семиркичтерди, Сольвенин методу боюнча соданы өндүрүп алууда кенири колдонулат.

Фосфор жана анын бирикмелери снаряддарды, бомбаларды, ширенке, жарым өткөргүч металдарды, жер семиркичтерди, химиялык реактивдерди, кир кетирүүчү каражаттарды ж.б. толуп жаткан эл чарбасына керектүү буюмдарды жасоо үчүн өнөр жайда сууну жумшарттуу үчүн, медицинада кенири колдонулат.

Фосфаттар ар түрдүү фосфордук жер семирткичтердин: суперфосфаттын $Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O + CaSO_4$, кош суперфосфаттын $Ca(H_2PO_4)_2 \cdot 2H_2O$, преципитаттын $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$, аммофостун $(NH_4)H_2PO_4 + (NH_4)HPO_4$ жана нитрофосту $(NH_4NO_3, KCl$ жана $(NH_4)_3PO_4$ аралашмасы) составына киред. Ортофосфор кислотасы натрийдин үч полифосфатын $Na_2P_3O_{10}$ өндүрүүдө, ал өз учурунда синтетикалык порошокторду алууда колдонулат. Натрий гексаметаfosфаты суунун шордуулугун жоюуда жана буу казандарындагы кеберлерди кетирүүдө пайдаланышат. Фосфаттарды металлургияда металлдарды фосфаттоо процессинде колдонушат. Кызыл фосфор ширенке өндүрүүдө; фосфордун сульфиди фармацевтикалык каржаттарды даярдоодо; фосфордун үчхlorиди инсектофунгициддерди, беттик активдүү заттарды жана фосфорорганикалык бирикмелерди синтездөөдө колдонулат.

Мышьяктын, сурьманын жана висмуттун бирикмелери техникада, айыл чарбасында кенири керектелет. Мисалы: As_2S_3 - сары, Sb_2S_3 - кызыл түстөгү минералдык боекторду жасоодо жана каучукту вулканизациядо колдонулат. Мындан сырткары мышьяктын бирикмелери медицинада, ветеринарияда жана айыл чарбасында пайдаланылат. Өтө аз өлчөмдөгү мышьяктын бирикмелери азоттун жана фосфордун бирикмелеринин организмде тез сицирилишин иш жүзүнө ашырат.

VB ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

VB группасына ванадий, ниобий, тантал жана нильсборий элементтери киришет. Дүүлүкпөгөн абалдагы V , Ta жана Ns электрондук конфигурациясы $ns^2(n-1)d^3$, ал эми ниобийдин атомуна энергетикалык тараптан $[Kr] 4d^15s^1$ конфигурациясы ынгайлуу.

Ванадий, ниобий жана тантал жөнөкөй зат түрүндө ак - күмүшсымал түстөгү кыйынчылык менен балкып эруучу металлдар (балкып эруу темпер. V 1917°C, Ta 3014°C). Ванадийден танталды карай бул металлдардын чоюлгучтугу жогорурайт.


Бул металлдардын физика-химиялык касиеттери тазалык сапатына байланыштуу болот. Таза металлдар бир топ жакшы ийилгичтике ээ болушуп химиялык активдүү заттарга киришет.

Ванадий

Ванадий жезге, коргошунга жана цинкке караганда жер кыртышында кенирээк кездешет. Бирок буга карабастан ванадий сейрек кездешкен элементтердин катарына киред, себеби анын өзүнүн минералдары жана чоң кендери жаратылышта кездешпейт, ал негизинен коргошундун, титандын, темирдин жана урандын рудаларынын составында, таш көмүрдө жана нефтиде учурайт.

Ванадий эң кеңири таралган сейрек элементтерге кирип, аны негизинен үлгүшү 1% чейин болгон темирдин рудаларынан өндүрүп альшат, мисалы титаномагнетиттен $(Fe, Ti)O_3 \cdot n(Fe, Fe_2)O_4$. Мындан тышкary ванадийди урандык рудаларды, мисалы, тяжунитти $Ca(UO_2)_2(VO_4) \cdot 8H_2O$ комплекстик кайра иштетүүнүн негизинде бөлүп альшат. Ванадийдин минералдары: патронит $V(S_2)_2$ жана ванадинит $Pb_5(VO_4)_3Cl$ жаратылышта сейрек кездешет.


Фтор менен металлдар (Me) бөлмө температурасында аракеттенишет да MeF_5 бирикмелерин пайда кылат. Ал эми ысытуунун натыйжасында бул металлдар хлор жана башка галогендер менен аракеттенишип хлориддерди, бромиддерди жана иодиддерди пайда кылат:




Балкыган күкүрт менен металлдар аракеттенишленде стехиометриялык эмес сульфиддер пайда болот: $\sim V_2S_3$; $\sim Ta_2S_5$.

Жогорку температурада элементтердин ысыкка чыдамдуу жана катуу стехиометриялык эмес $\sim VC$; $\sim NbC$; $\sim TaC$ карбиддери алынат.



Металлдардын кыртышында бир аз эле кычкылдарынын, нитриддердин жана карбиддердин аралашмаларынын болушу, аларды катуу жана морт заттарга айландырып ванадийден танталды көздөй кислоталардын таасирине туруштугу төмөндөйт. Ушул себептен техникалык металлдар суу жана кычкылданыргыч эмес кислоталар (суутектүү галогендердин, фосфор кислотасынын H_3PO_4 , кумурска $HCOOH$ жана уксус CH_3COOH кислоталарынын, суутектин гексафторсиликатынын H_2/SiF_6 суудагы суюлтулган эритмеси) менен аракеттенишпейт. Булардан айырмаланып бир гана реакциялык жөндөмдүүлүгү жогору ванадий HF кислотасы менен аракеттенишип комплексти пайда кылат.



Мындаи реациялар ниобий менен танталда аябай акырындык менен жүрөт, себеби кычкылданыргыч кислоталарда (HNO_3 , H_2SeO_4 , конц. H_2SO_4 , $HClO_4$ жана суудагы эритмеси гана туруктуу $HMnO_3$, $H_2Cr_2O_7$) пассивдуулугу жогруулап HF жана HNO_3 кислоталарынын аралашмасы менен гана аракеттенишет:



Ванадий тантал менен ниобийден айырмаланып конц. HNO_3 менен, ал эми ысытканда конц. H_2SO_4 кислоталары менен реацияга киришет:



Бул группанын элементтеринин баарына жалпысынан (V) кычкылдануу даражада мүнөздүү, мисалы Nb , Ta жана Ns (Nb_2O_5 , NbF_5 , $TaCl_5$, $NsCl_5$). Ванадий үчүн (V) кычкылдануу даражасы


кычкылтектек жана фтор менен бириккен кошулмаларында гана түрүктүү: VF_5 , V_2O_5 , VOF_3 . Кадимки шартта ванадий 2s- жана 2d-электрондорун берүү менен түрүктүү (IV) кычкылдануу даражасын көрсөтөт: VO_2 , VCl_4 , $1V(H_2O)_5O_2SO_4$.

VB группанын элементтеринен ванадийдин кошулмалары гана төмөн кычкылдануу даражасын (II) жана (III) көрсөтүп күчтүү калыбына келтиргич касиетке ээ болушат. Ванадий (III) кычкылдануу даражада мезгилдик системада жана жайгашкан элементтер Ti жана Cr (III)-го окшош келет.


Кычкылдануу даражасынын өсүшү менен бул группага тиешелүү элементтердин кычкылдарынын жана гидро кычкылдарынын кислоталык касиеттери жогорулайт. Мисалы, VO жана $V(OH)_2$ негиздик касиетте болушса, V_2O_3 жана VO_2 - учун амфотердик касиет мүнөздүү, ал эми VO_2 жана $VO_2 \cdot xH_2O$ кислоталык касиетте болушат.

Ванадийден ниобийге карай бул группадагы элементтердин бирикмелеринин химиялык касиеттери кескин түрдө өзгөрөт.


Төмөнкү кычкылдануу даражага ээ болгон ниобийдин жана танталдын туздары түрүксүз келип, алар сууда эрүү менен жогорку (V) кычкылдануу даражага ээ болгон бирикмелерге айланат.




VB группадагы элементтердин кычкылдарынын жана гидрокычкылдарынын баары каттуу заттар. Ванадийдин VO монокычкылы суу менен аракеттенишпейт, ал эми суюлтулган кислоталар менен бир гана VO аракеттенип, комплекстик туздарды пайда кылат.






Абада бул монокычкылдары кычкылданып V_2O_5 -ти пайда кылат. Мындан сырткары ванадийдин (III) оксиidi V_2O_3 жана гидрокычкылы $V(OH)_3$ суу чөйрөсүндө металлдар менен аракеттенишип туздарды пайда кылат.




Ванадийдин (V) оксиidi күчтүү кислоталар менен аракеттенишкенде диоксованадийдин туздары пайда болот.




Ванадийдин (V) оксиidi щелочтор мөнен менен аракеттенишкенде ванадий кислоталарынын туздары пайда болот:



Ниобийдин Nb_2O_5 жана танталдын Ta_2O_5 кычкылдарынан айырмаланып, ванадийдин (V) кычкылына көбүрөөк кычкылдандыргыч касиет мүнөздүү. Мисалы:



Элементтердин кош кычкылдары VO_2 суу менен аракеттенбейт. Ошондуктан аларга фтордуу суутек кислотасы да, азот кислотасы менен туз кислотасынын аралашмасы да, эч кандай таасир этпейт. Ал эми ванадийдин кош оксиidi амфотердүү касиетке ээ.




Пайда болгон ванадийдин оксопентааквакатиону бир кыйла стабилдүү болгондуктан мейкиндикте октаэдрдик түзүлүштө болот.


Ниобий жана тантал

Таралышы боюнча ниобий ($10^{-30}\%$) менен тантал ($2 \cdot 10^{-40}\%$) ванадийден кийинки орунда турушат. Булардын минералдары – *колумбит* $(Fe, Mn, Nb_2)O_6$ *танталит* $(Fe, Mn, Ta_2)O_6$ көпчүлүк учурда катуу эритме түрүндө кездешишет. Ниобий менен танталды *пирохлордун* $(Ca, Na, Nb_2)O_6F$ жана *лопариттендин* $(Na, Ca, Sr, Ln, Nb, Ti)_{(I^{2-x})}O_3$ (стехиометриялык эмес составдагы кош оксид) ири сырьеулук булактарынан бөлүп альшат. Мындан тышкырын *лопаритте* La, Ce, Pr, Nb ж.б. лантаноиддер кездешишет.

Ниобий менен тантал да аябай акырындык менен гана HNO_3 , кислоталарынын аралашмасы менен гана аракеттенишет:




Ниобий жана тантал щелочтуу металдардын гидрокычкылдарынын эритмелери менен реакцияга киришпейт, бирок абадагы кычкылтектин ж.б. кычкылданыргычтардын ($KNO_3, KCIO_3$) эритиндилиринин (расплав) таасири астында аракеттенишет, мисалы:




Ниобийди жана танталды ысытканда кычкылтекте күйүшүп пен-такычкылдарды M_2O_5 пайда кылышат, азот менен аракеттенишкенде аябай катуу, химиялык жактан инерттүү стехиометриялык эмес нитриддер пайда болот: VN_x, NbN_x, TaN_x

Фтор менен металлдар (Me) бөлмө температурасында аракеттенишет да MeF_5 , бирикмелерин пайда кылат. Ал эми ысытуунун натыйжасында бул металлдар хлор жана башка галогендер менен аракеттенишип хлориддерди, бромиддерди, жана иодиддерди пайда кылат. Балкыган күкүрт менен металлдар аракеттенишкенде стехиометриялык эмес сульфиддер пайда болот: $\sim V_2S_3, \sim Ta_2S_5$.

Төмөнкү кычкылдануу даражага ээ болгон ниобийдин жана танталдын туздары туруксуз келип, алар сууда эрүү менен жогорку (V) кычкылдануу даражага ээ болгон бирикмелерге айланат.



Ниобийдин Nb_2O_5 жана танталдын Ta_2O_5 кычкылдары суу жана кислоталар менен аракеттенишпейт. Бирок алар щелочтуу металлдардын карбонаттары жана гидрокычкылдары менен өз ара аракеттенишип, ортониобаттарды жана ортотанталаттарды пайда кылат.



Колдонуулушу. Металлдык ванадийди негизинен болотту жана анын куймаларын өндүрүүдө кенири колдонушат, жана ошондой эле авиациялык жана автомобилдик кыймыздаткычтардын серпилгичтегиң жана катуулугун жакшыртуу үчүн негизги сырьего 0,1-0,2% кошуп жасашат.

Ниобийдин тантал менен болгон 1:9 катыштагы куймасы, космос техникаларын жана ракета куруу өнөр жайларында колдонулат. Жасалган ал тетиктердин температурата туруктуулугу 2500°C га жет.

Тантал химиялык жактан туруктуу болгондуктан андан медицинада колдонуулуучу шприцтердин ийнелерин жасашат.

Ванадийдин пентакычкылы күкүрт кислотасын, фталъ ангидридин, анилин боекторун жана металлдык танталды алууда алмаштыргыс катализатор катарында колдонулат. Ошондой эле тантал электролиттик канденсаторлорду, электр лампаларынын электродорун жана жогорку температурага чыдамдуу келген электр жылыткычтарын жасоодо колдонулат.

7. VI ГРУППАНЫН НЕГИЗГИ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

Алтынчы группанын негизги подгруппасынын элементтерине кычкелтек, күкүрт, селен, теллур жана полоний таандык. Алардын кээ бир касиеттери 7.1-таблицада көрсөтүлгөн. Кычкелтек, күкүрт жана селен металл эместер болсо, теллурга металлдык да касиеттер мунөзүү. Бул элементтердин атомдору ns^2np^4 электрондук конфигурациясына ээ. Кычкылтектин атомунун сырткы электрондук катмары төмөндөгүдөй түзүлүшкө ээ:

| S | P |
|---------|--------------------------------------|
| ${}_8O$ | 2 $1\downarrow$ $1\downarrow$ 1 1 |

Эки жупташпаган электрондордун негизинде кычкылтектин атому эки коваленттик байланышты пайда кылышп, -2 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Мисалы, H_2O^{2-} , K_2O^{2-} , CaO^{2-} , HNO_2^{-2} . Кычкылтек терс электрдүүлүгү эн чоң болгон бир гана фтор менен болгон кошулмасында +2 ге барабар болгон кычкылдануу даражаны көрсөтөт: $O^{+2}F_2$.

-O-O- байланышты пайда кылган перкычкылдарда кычкылтектин кычкылдануу даражасы -1ге барабар.


7.1-таблица

VIA группанын элементтеринин кээ бир касиеттери



| Элементтердин касиеттери | O | S | Se | Te |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү | $2s^2 2p^4$ | $3s^2 3p^4$ | $4s^2 4p^4$ | $5s^2 5p^4$ |
| Атомдун иондошуу энергиясы, эВ | 13,62 | 10,36 | 9,75 | 9,01 |
| Салыштырма терс электрдүүлүгү | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 2,1 |
| Атомдук радиусу, нм | 0,066 | 0,104 | 0,117 | 0,137 |
| Э ⁻² ионунун радиусу, нм | 0,136 | 0,182 | 0,193 | 0,211 |
| Эрүү температурсы, °C | -218,8 | 119,3* | 217 | 449,8 |
| Кайноо температурасы, °C | -183,0 | 444,6 | 685 | 990 |

Кычкылттектен башка элементтердин атомдорунда бош жаткан д орбиталга электрондор оной өткөндүктөн, алардын бирикмелерин-деги кычкылдануу даражалары -2ден +6га чейинки өзгөрөт. Күкүрттүн атомунун сырткы электрондук катмары төмөндөгүдөй түзүлүштөргө ээ:

Негизги абал:



Дүүлүккөн абалдар:



Ал эми полоний жана теллурдун бирикмелерине +4, +6 кычкылдануу даражалары мүнөздүү.

Кычкылтек, күкүрт жана селен металл эместер болсо, теллурга металлдык да касиеттер мүнөзүү. Полоний болсо радиоактивдүү, жумшак жана ак күмүш түстөгү металл болуп, эрүү температурасы 254°C түзөт.

Күкүрт менен селен каттуу, суюк жана газ абалдарында 2, 4, 6, 8 атомдон турган шакекче же тизмектешкен молекулаларды пайда кылышат. Группа бойонча элементтердин катар номерлеринин өсүшү менен атомдордун радиустарынын өсүшүнө, терс электрлүүлүктүн азайышына, атомдордун кычкылдандырыгыч касиеттеринин азаюсона жана кычкылдануу даражасы -2 болгон атом-

дордун калыбына келтиргичтик касиеттеринин жогорулашына шарт түзөт.

Таралышы. Кычкылтек - жаратылышта эң кенири тараплан элемент. Группа боюнча элементтердин катар номерлеринин өсүшү менен жаратылышта таралышы кескин азаят: S -0,048%, Se - $8 \cdot 10^{-5}\%$, Te - $1 \cdot 10^{-6}\%$, Po - $2 \cdot 10^{-14}\%$. Эркин абалдагы күкүрт б.з.ч. 5 мин жыл мурда эле белгилүү болгон. Күкүрт жаратылышта эркин абалында жана түрдүү биримелердин составында кездешет. Күкүрттүн көп бөлгүү пирит же темир колчеданы FeS_2 , халькопирит $CuFeS_2$, галенит же коргошун жалтырагы PbS , мирабилит $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$, гипс $CaSO_4 \cdot 2H_2O$, барит $BaSO_4$ ж.б. минералдарда болот. Азыраак өлчөмдөгү күкүрт жаратылыш газынан жана көмүрдү кокстоодо бөлүнүп чыккан газдан алынат.

Селен менен теллур жаратылышта жалан гана күмүштүн, алтындын, жездин жана висмуттун селенииддери жана теллуриддери түрүндө табылган. Селен менен теллурдун сырьеесунун негизги булактары болуп жезди рафинациялоодо жана күкүрт кислотасының өндүрүүдө пайда болгон шлам - калдыктар эсептелет. 1798 - жылы Клапорот, ага берип жиберишкен “металлды” изилдеп жаны элемент экенин аныктаган жана Жердин атына теллур деп атаган (грек. «Жер»).

Селен 1817-жылы Берцеллиус тарабынан күкүрт кислотасының шламынан табылган. Бул элементтин химиялык касиеттери теллурдукуна окшош болгондуктан Берцеллиус аны Жердин спутниги Айдын урматына селен (грек. «Ай») деп атаган.

Полоний болсо 1898-жылы Кюри-Склодовская тарабынан уран кенинен табылып, ага Кюри өз мекени Польшанын атын койгон.




Кычкылтек

Кадимки шарттарда кычкылтек - түссүз, жытсыз жана даамсыз газ. Абадан бир аз оор, 1 л кычкылтектин массасы 1,43 г (абаныкы - 1,29 г). Суда начар эрийт: 0°C да 100 көлөм суда 4,9 көлөм, а.э. 20°C да - 3,1 көлөм кычкылтек эрийт. Жаратылыштагы кычкылтек үч стабилдик изотоптон: ^{16}O (99,759%), ^{17}O (0,037%) жана ^{18}O (0,204%) турат. Кычкылтек суунун (85,8 %), абанын (23,1%) жана жер кыртышын түзгөн көптөгөн минералдардын (47,3%) составына кириет.



Жогорку температурада кычкылтек өзү аракеттенишпей турган металлдарда жакшы эрийт. Мисалы, 1 cm^3 платинада 77 cm^3 , алтында 48 cm^3 кычкылтек эрийт.

Кычкылтек өнөр жайда төмөнкү температурада суюлтулган абадан ректификациялоо жолу менен алынат, натыйжада аба азотко ($t_{\text{кай}} = -196^{\circ}\text{C}$) жана кычкылтекке ($t_{\text{кай}} = -183^{\circ}\text{C}$) ажырайт.

Кычкылтек лабараторияда кээ бир бирикмелерди ысытуу жолу менен алынат:



Мындан сырткары суутектин перкычкылын катализдик ажыратуу жана сууну электролиздөө жолдору менен алынат:



Аба- кычкылтектен, азоттон, инерттүү газдардан, көмүрдүн кычкылдарынан жана суу бууларынан турган аралашма. Абанын курамында мындан сырткары ар түрдүү минералдык заттар менен көмүрдүн майда аэрозолдору, бактериялар, күкүрттүү суутек, аммиак ж.б. болушу мункун.

Азот, кычкылтек жана инерттүү газдар абанын туруктуу компоненттери болуп эсептелет. Калгандары өтө аз санда кездешет жана жаан - чачындар менен жуулуп абадан арылтылып турлат. Туруктуу составдык бөлүкчөлөрдү гана эсептеген абанынын составы 2.11-таблицада көрсөтүгөн.



7.2-таблица






Абанын составы

| Абанын составдык бөлүгү | Көлөмдүк үлүшү | Массалык үлүшү |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Кычкылтек | 20,9% | 23,1% |
| Азот | 78,2% | 75,5% |
| Инерттүү газдар | 0,9% | 1,4% |


1 л абанын массасы 20⁰Сда жана нормалдык басымда 1,293 г түзөт. Аба -140⁰С температурада жана 4МПа басымда түссүз суюктукка айланат.

Химиялык касиеттери. Кычкылтек He, Ne жана Ar элементтеринен башка бардык элементтер менен бирикмелерди пайда кылат. Кадимки шарттарда кычкылтек ак фосфор, щелочтуу жана щелочтуу жер металлдары менен гана аракетенишет, булардын ичинен P₄, Ba, Rb жана Cs кычкылтекте өзү эле күйүп киришет. Суутек менен болгон аралашмасы да катализатордун - дисперстик платинанын катышуусунда күйүп кетет. Алтындын, хлордун, бромдун жана кээ бир элементтердин гана кычкылдары түздөн түз алынбайт, ал эми калган кычкылдар түздөн түз алынат. Мисалы, кычкылтек галогендер, алтын жана платина менен ысытканда да аракеттенишпейт, азот менен 3000⁰Сдан жогору температурада аракеттенишет, о.з. күкүрт, селен жана теллур кычкылтекте 260⁰Сдан ашканда эле дикычкылдарды пайда кылуу менен күйүшөт.






Көпчүлүк татаал заттар да кычкылтек менен күйүү реакциясына жөндөмдүү:



Катализатор катарында платинаны колдонгондо, амиак да кычкылтек менен кычкылданат:




NO азот кислотасын алуу үчүн колдонулат.


Көпчүлүк металлдар абадагы кычкылтек менен коррозияга учурдайт.

Татаал заттардан азоттун (II) оксиди, кандын гемоглобини да комнаталык температурада кычкылтек менен аракеттенишет.

Озон. O_3 - кычкылтектин аллотропиялык модификациясы, кадимки шартта жагымдуу жыты бар, көгүлтүр түстөгү газ, эрүү тампературасы $-192^{\circ}C$, кайноо температурасы $-112^{\circ}C$. Сууда озон кычкылтекке караганда 15 эсэ жакшы эрийт. Суюк озон - кара-көк түстөгү зат. Озон бардык агрегаттык абалдарында жарылып кетүүгө жөндөмдүү. Озон өзүнөн өзү ажырап кеткендиктен аны сактоого мүмкүн эмес:



Кээ бир металлдар менен озониддерди пайда кылат:



Озон күчтүү кычкылдандыргыч болуп эсептелет. Ал NO_2 ни N_2O_5 ке, SO_2 ни SO_3 кө, хлорду Cl_2O_7 ге, күмүштү Ag_2O го чейин кычкылдандырат.



Озон абада ультрафиолет нурларынын жана атмосферадагы электр разрядынын - чагылгандын таасиринен пайда болот. Лабораторияда атаянын прибор - озанотордун жардамында кычкылтектен алынат.

Күчтүү кычкылдандыргыч катары озон бактерияларды өлтүрөт. Ошондуктан сууну, абаны дезинфекциялоо үчүн колдонулат.

Кычкылтектин фториддери. Кычкылтектин фториддери түссүз, газ абалындагы уулу заттар, жалпы формуласы O_nF_2 , мында $n=1-6$. Кычкылтектин фториддери - эндотермикалык диамагниттик бирикмелер болуп эсептелишет, алардын ысытууга туруктуулугу кычкылтектин атомдорунун саны өскөн сайын кескин төмөндөйт. Кычкылтектин фториддери ажыраганда кычкылтек жана фтор пайдада болот.

Кычкылтектин дифториди OF_2 алардын ичинен эң стабилдүүсү, 250°C чейин туруктуу болот, эрүү температурасы - 224°C , кайноо температурасы - 145°C .

Көпчүлүк заттар менен кычкылтектин фториддери жалындап күйүү жана жарылуу менен аракеттенишет, мында элементтердин эң жогорку кычкылдануу даражаларына туура келүүчү фториддери пайда болот. Мисалы:



Кычкылтектин дифториди натрийдин гидроксидинин суудагы эритмеси аркылуу фторду өткөргөндө алынат:



Күкүрт





Физикалык жана химиялык касиеттери. Кадимки шартта күкүрт S_8 формуласына туура келген үч түрдүү кристаллдык модификация түрүндө болот. Алардын ичинен $\alpha\text{-}S_8$ (ромбикалык модификация) туруктуу келет. Ал сары түстегү, электр тогун жана жылуулукту начар өткөргөн, сууда начар эрий турган кристаллдык зат, бирок күкүртүү көмүртекте CS_2 , ацетондо, бензолдо жакшы эрийт. Жаратылыштагы күкүрт негизинен $\alpha\text{-}S_8$ модификациясынан турат.

95°C да $\alpha\text{-}S_8$ модификациясы $\beta\text{-}S_8$ (моноклиндик модификацияга), ал эми 101°C да $\beta\text{-}S_8$ модификациясы $\gamma\text{-}S_8$ модификациясына өтөт.



Күкүрттүү акырындап ысытканда 119°C эрийт, ал эми 160°C күрөн түскө өтөт, андан ары 200°C чейин коюлана баштайт. Температура 250°C жеткенде күкүрт кайрадан суюла баштайт да, $444,6^{\circ}\text{C}$ кайнайт.

Күкүрттүү бууларында температурага жараша составы S_8 , S_6 , S_4 , S_2 болгон молекулалар болот. 800°C жогору температурада күкүрт негизинен эки атомдуу параметрлардан турат, 1000°C жогорку температурада атомдорго ажырап кетет.


Күкүрт - химиялык жактан активдүү зат. Анын инертийүү газдардан, Au , Pt , I жана At тан башка бардык элементтер менен бирикмелири белгилүү. Күчтүү кычкылданыргычтар менен кошулганда $+2$, $+4$, $+6$ кычкылдануу даражаларын көрсөтөт:




Күчтүү калыбына келтиргичтер менен кошулганда алардан эки электронду кошуп алышп, -2 кычкылдануу даражасын көрсөтөт:



Күкүрттү өнөр жайда жер алдынан эркин күкүрттү казып алуу аркылуу же жаратылыштагы күкүрттүү суутек газын кычкылтектин жетишиздигинде кычкылдандыруудан алышат:




Кошуулмаларынан күкүрттү ажыратуу же болбосо химиялык реакциялардын жардамы менен алышат:




Сульфиддер. Күкүрттүн суутек менен H_2S_x ($x = 1 - 23$) составындагы бирикмелери **сульфандар** деп аталат. H_2S -тен башка бардык сульфандар - саргыч түстөгү уулу жыттуу газдар болуп эсептелет.


Эки күкүрттүү сульфан же эки күкүрттүү суутек H_2S_2 эркин түрүндө жашабаганы менен анын туздары - персульфиддер жаратылышта көп кездешет. Мисалы, пирит FeS_2 - темирдин персульфиди болуп саналат. Күкүрттүү суутек (моносульфан) H_2S - түссүз жагымсыз жыттуу (сасыган жумуртка сыйктуу), өтө уулу газ, эрүү температурасы -85°C , кайноо температурасы -60°C . Күкүрттүү суутектин молекуласы диамагниттүү, аз уюлдуу ($\mu=0,9 - 1,1D$) болуп, суутектин атомдору $92,2^{\circ}$ бурч түрүндө жайгашат. H_2S сууда начар эрийт. Суудагы эритмеси эки негиздүү начар кислота болуп саналат:





Аба менен аралаштырганда H_2S акырындык менен кычкылданат:




Эгерде температураны 250°C чейин жогорулатса H_2S күйүп кетет:



H_2S күчтүү калыбына келтиргичтердин катарына кирет:




Лабораториялык шарттарда H_2S алуу үчүн төмөнкү реакциялар колдонулат:




Сульфиддер деп күкүрттүн башка, терс электрдүлүүгү азыраак болгон элементтер (анын ичинде кээ бир металл эместер: *B, C, Si, Ge, P, As*) менен болгон бирикмелерин аташат. Металлдар менен аммонийдин сульфиддери күкүрттүү суутек кислотасынын туздары болуп саналышат. Щелочтуу жана щелочтуу - жер металлдарынын сульфиддери - иондук түзүлүшкө ээ болгон стехиометриялык со-

ставдагы гигроскопиялык заттар. Калган металлдардын сульфиддері - стехиометриялық эмес составдагы коваленттик бирикмелер.


Щелочтуу металлдар менен аммонийдин (M) сульфиддері сууда эришет, натыйжада гидролизге учурашып, щелочтуу чөйрөнүү көрсөтүшөт:





Щелочтуу металлдардын сульфиддеринин суудагы эритмелери абада акырындык менен тиосульфаттарга чейин қычкылданышат:




Ал эми алардын кристаллдарын ысытканда сульфаттар пайда болот:



Щелочтуу жана щелочтуу жер металлдарынан башка бардык металлдардын сульфиддері сууда начар эрийт, кээ бирлери акырын-дал кайталангыс гидролизге дуушарланышат:



Сульфиддерди көбүнчө жөнөкөй заттардын, алардын оксиддеринин же туздарынын S же H_2S менен туздөн-түз аракеттенишүүсүнөн алынат::




Сульфиддердин эң маанилүүсү Na_2S төмөнкү реакциянын жардамында алынат:






Күкүрттүн қычкылтектик бирикмелери. Күкүрттүн бардык қычкылдары жана қычкылтектүү кислоталары экзотермикалык бирикмелер болуп саналышат. Күкүрттүн қычкылтектүү бирикмелеринин ичинен SO_2 , SO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 , сульфиттер, сульфаттар, тиосульфаттар чоң маанигэ ээ.

SO_2 - эрүү температурасы - 75°C , кайноо температурасы 10°C болгон кескин жыттуу, түссүз газ. 2800°C жогорку температурада S жана O_2 ке ажырайт. Сууда жакшы эрийт, эритмеси кислота болуп саналат:





Абсолюттук кургак SO_2 кадимки шарттарда галогендер, H_2S , CO , H_2 жана O_2 менен аракеттенишпейт. Ал эми $2SO_2 + O_2 = 2SO_3$ реакциясы жогорку температурада жана катализатордун катышуусунда жүрөт. SO_2 көпчүлүк реакцияларда калыбына көлтиргичтик касиетти көрсөтөт.






Азыраак сандагы реакцияларда SO_2 кычкылдандырыгычтын ро-
лун аткарат:





Өнөр жайында SO_2 металлдардын сульфиддерин күйгүзүүдөн
алынат:



Лабораторияда төмөнкү реакциялардын жардамында алынат:



Күкүрттүн кычкылы суунун катышуусунда активдүү металлдар,
кычкылдар, гидрокычкылдар, карбонаттар, гидрокарбонаттар ме-
нен аракеттенип сульфиттерди жана гидросульфиттерди пайда кы-
лат.







Күкүрттүк кислота H_2SO_3 суудагы өтө суютулган эритме түрүндө
белгилүү. Ал өтө туруксуз болгондуктан күкүрттүк газ жыттанып ту-
рат:



Суудагы эритмеде H_2SO_3 орто күчтөгү кислота болуп саналат:




Күкүрттүк кислота SO_2 сяяктуу эле калыбына келтиргичтик да
кычкылдандырыгыч да касиеттерди көрсөтө алат:





Металлдардын гидросульфиттери сууда жакшы эрийт, ал эми
сульфиттери, щелочтуу металлдардын жана аммонийдин сульфит-
теринен башкасы, сууда аз эришет.


Күкүрттүн (VI) кычкылы же күкүрт ангириди SO_3 үч (α, β, γ) по-
лиморфтук модификацияда (эрүү температуралары $17^\circ C, 32^\circ C, 62^\circ C$)
кристаллдашат. Өнөр жайда же лабораторияда алынган катуу, жал-
тырак ак түстөгү, абада түтөп туруучу SO_3 ушул үч модификация-
нын аралашмасы болуп саналат. Сууда өтө жакшы эрип күкүрт ки-
слотасын пайда кылат:



SO_3 - күчтүү кычкылдандырыгыч болгондуктан көпчүлүк заттар
анда күйүп кетет (мисалы, фосфор), ал эми органикалык заттар
анын чөйрөсүндө көмүргө айланып кетет:



Күкүрт ангидриди күкүрттүн (IV) оксидин катализатордун (Pt, Fe₂O₃, V₂O₅, ж.б.) жардамында кычкылдандыруудан алынат:







Күкүрт ангидриди SO₃ күкүрт кислотасында эрип, «олеум» деп аталган поликүрт кислоталарынын (H₂S₂O₇, H₂S₃O₁₀, ж.б.) ара-лашмасын пайда кылат.

Күкүрт кислотасы H₂SO₄ - түссүз, май сыйктуу, оор суюктук, эрүү температурасы -10°C, кайноо температурасы 280°C. Күкүрт кислотасы оор суюктук болгондуктан жана суу менен ара-лашканда көп жылуулук бөлүнүп чыккандастыкан, аны сууда эритүүдө аз - аздан сууга кошуп, тынбай араштырып турду керек. Эч качан кислотанын үстүнө сууну куюуга болбойт.

Күкүрт кислотасынын суудагы эритмеси - күчтүү эки негиздүү кислота болуп саналат:





Концентрацияланган күкүрт кислотасы күчтүү кычкылдандырыгычтарга кирет. Анда органикалык заттар көмүргө айланып кетет. H₂SO₄ металлдар жана башка калыбына келтиргичтер менен концентрациясына жараша аракеттенишет:





Концентрацияланган (96-98%) H₂SO₄ кадимки шарттарда Fe, Cr, Co жана Ni迪 пассивдештирец. Ошондуктан ал болот цистерналарда сакталат жана ташылат.


Күкүрт кислотасын өнөр жайда алуунун негизги ыкмасы болуп, SO₂ни катализатордун катышуусунда абанын кычкылтеги менен SO₃ке чейин кычкылдандырып, аны күкүрт кислотасында эритип алуу саналат:






Эки негиздүү кислота катары H₂SO₄ кычкыл жана орто туздарды - гидросульфаттарды пайда кылат. Кээ бир сульфаттар: CaSO₄, SrSO₄, BaSO₄, PbSO₄ гана сууда начар эрийт, сууну кошуп алып кристаллогидраттарды пайда кылат, ошондуктан алар купоростор деп аталат. Кош сульфаттардын кристаллогидраттарын ачык таштар же квацтар деп аташат:




Сульфаттар кычкылдандырыгыч катары калыбына келтиргичтерди жогорку кычкылдануу даражасына чейин кычкылдандырат:



Сульфаттарды төмөнкү раекциялардын жардамында алууга болот:



Эгерде күкүрт кислотасындагы кычкылтектин бир атомун күкүрттүн атому менен алмаштыrsa, анда тиосульфаттарга тиешелүү болгон тиокүрт кислотасы $H_2S_2O_3$ же $H_2SO_3(S)$ алынмақ, бирок тиокүрт кислотасы өтө туруксуз болгондуктан анын туздары гана белгилүү. Тиосульфаттар полисульфиддердин кычкылданышынан жана сульфиттерди күкүрт менен ысытуудан алынат:



Селен, теллур жана алардын кошулмалары


Селен менен теллур касиеттери боюнча күкүртке окшош, бирок жалтырактыгы металлдарга да окшоп кетет. Селен менен теллурдун эки негизги аллотропиялык модификациялары бар. Аморфтук селен - күрөн-кызыл түстөгү порошок, ал эми кристаллдык селен боз түстөгү, металлдык жалтырактыкка ээ болгон зат. Теллурдун аморфтук модификациясы күрөн түстүү порошок.

Селендин дагы бир өзгөчөлүгү - анын электр өткөрүмдүүлүгү жарыкта каранғыга салыштырмалуу 1000 эсэ жогорулайт. Ошондуктан теллурга караганда Se жарым өткөргүч катары көбүрөөк колдонулат.

Se менен Te химиялык касиеттери боюнча кычкылдандырыгычтардын да, калыбына келтиргичтердин да касиеттерин көрсөтө алышат:




Селендүү суутек H_2S менен теллурдуу суутек H_2Te түссүз, жагымсыз жыттуу газдар. Алардын суудагы эритмелери күкүрттүү суутек кислотасына караганда күчтүү кислоталар. Алар күчтүү калыбына келтиргичтер болуп саналат:




H_2Se менен H_2Te селенииддерди жана теллурриддерди (ушул кислоталардын туздарын) кислоталарда эритүүдөн алынат:






Селендин SeO_2 жана теллурдун TeO_2 оксиддері селендүү H_2SeO_3 жана теллурдуу H_2TeO_3 , кислоталардын ангидрилдері болуп саналат. Бул кислоталардың күчтүү қычкылданырыгычтар менен қычкылданыруудан селен H_2SeO_4 жана теллур H_2TeO_4 кислоталарын алууга болот:



Селен кислотасы күчтүү кислота болуп саналат. Ал H_2SO_4 сыйкаттуу өзүнө сууну тез тартып алат, органикалык заттарды көмүргө айлантып жиберет. Эгерде күкүрт кислотасы HBr жана HJ ти қычкылданырса H_2SeO_4 хлордуу суутекти да қычкылданыра алат:



Теллур кислотасы H_2TeO_4 начар кислота болуп саналат.

Колдонулушу жана токсикологиясы. Қычкылтек металургияда ар түрдүү процесстерди интенсивдештируү үчүн, қычкылданырыгыч катарында көптөгөн химиялык өнөр жайларда, металлдарды кесүүдө жана ширегүүдө, суу алдында жүрүүчү кемелерде жана космос кораблдеринде дем алуу үчүн ж.б. колдонулат. Суюк қычкылтек, озон жана суутектин пероксили - ракеталык отундун қычкылданырыгычы катары колдонулат.

Өндүрүлгөн озондун негизги бөлүгү ичилүүчү сууну дезинфекциялоого пайдаланылат. Сууну O_3 менен иштеткенде суунун жагымсыз жыты, даамы жоголуп, бактериялардан тазаланат. Мындан сырткары озон эт комбинаттарында абаны стерилдөө үчүн, фенолу бар булганыч сууларды зыянсыздандыруу үчүн колдонулат.

Суутектин пероксили текстилдик материалдарды, кагазды агартуу, глицеринди, органикалык жана органикалык эмес пероксиддерди өндүрүү үчүн жана дезинфекциялоочу каражат катарында колдонулат.

Порошок түрүндөгү күкүрт - пахтанын, жүзүмдүн жана картошканын зыянкечтерине каршы эң жакшы фунгицид болуп эсептелет. Азыраак өлчөмдөгү күкүрт ширенке, резина өндүрүүдө, CS_2 , боек заттарды син-тездөөдө колдонулат. Өндүрүлгөн күкүрттүн 92%-ти H_2SO_4 өндүрүү үчүн жумшалат. Ал эми H_2SO_4 химиялык өнөр жайдын эң негизги сырьеорунун бири болуп саналат. Аны фосфор жер семиркичтерин, жасалма булаларды, жуучу каражаттарды, полимердик материалдарды, кантты, өсүмдүк майын өндүрүүдө, нефтини тазалоодо колдонушат.

SO_2 нин суудагы эритмеси жүндү, жибекти, кантты жана жүгөрүнү агартуу үчүн колдонулат. Na_2SO_3 негизинен вискозалык жибекти, органикалык боекторду өндүрүүдө, ткандарды агартууда жана терини өндөөдө колдонулат.

Натрийдин, кальцийдин жана барийдин сульфиддері тери иштетүүдө териден жұнду ажыратуу үчүн, цинктиң жана кадмийдин сульфиддері - люминофорлорду жана фотоэлектрдик приборлорду жасоодо пайдаланылат.

Селен түркүткүү токту алуучу приборлорду, фотоэлементтерди, түстүү айнектерди, бышык резиналарды, жарым өткөргүчтөрдү жасоо үчүн зарыл элемент болуп саналат.

Теллурду азыраак кошсо коргошундун механикалық жана коррозияга түркүткүү касиеттери күчейт.

Озон өсүмдүктөр жана жаныбарлар үчүн уулуу болуп эсептелет. Озону 0,002 мг/л болгон аба менен дем алуу жөтөлдү, көнүл айланууну, баш тегеренүүнү пайда кылат. Сүүтек пероксиди менен дайыма иштеген адамдарда теринин сезгенүү оорулары байкалат. H_2O_2 ашказанга кирсе ичи, башты оорутат, дем кысылат.

Күкүрттүү сүүтек - уулуу зат, аны менен дем алуу эстен танууга же өлүмгө алып келиши мүмкүн, себеби дем алуу органдарын иштеппей коет. Ушундай эле уулуу касиеттерге CS_2 да ээ, мындан тышкары CS_2 , наркотикалық касиеттерге да ээ.

S_2F_{10} бирикмесинин таасири фосгендин таасирине окшоп кетет. Селен менен теллурдун газ абалындагы бирикмелеринин өтө аз концентрациясы эле башты оорутуп, жогорку дем алуу органдарын сезгенттет. Селен жана теллур менен ууланганда бүткүл денеден жана ооз көндөйүнөн жагымсыз жыт бөлүнүп чыгат.

Күкүрттүн диоксиди жогорку дем алуу органдарын сезгенттет, бронхтордун спазмасын жана дем кысылууну пайда кылат. Күкүрт кислотасынын аэрозолу ($SO_3 + H_2O$) күкүрт кислотасына Караганда уулуураак, анын сезгенткич касиеттери 1 мг/м³ эле башталат. H_2SO_4 териге тийсе аны күйгүзүп, терен жарапарды пайда кылат. Щелочтуу металлдардын пероксадисульфаттары аллергиялық ооруларды пайда кылат.

VIB ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ

Хром, молибден жана вольфрам - түссүз, эрүү температуралары жогору болгон жалтырак металлдар. W - эрүү температурасы эн жогору болгон металл көмүртектин, азоттун жана кремнийдин микроаралашмаларынан тазартылган Cr абдан ийилчээк жана чоюлчаак болуп калат. Металлдардын кээ бир физикалық - химиялық касиеттери 7.3-таблицада көрсөтүлгөн.


7.3-таблица

Хромдун, молибдендин жана вольфрамдын физикалық-химиялық касиеттери


| Элементтердин касиеттери | Cr | Mo | W |
|--------------------------|------|------|-----|
|--------------------------|------|------|-----|

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Эрүү температурасы, °C | 1890 | 2620 | 3387 |
| Кайноо температурасы, °C | 2680 | 4630 | 5680 |
| Тыгыздыгы p , г/см, (25 °C) | 7,19 | 10,22 | 19,35 |
| Электрондук түзүлүшү | $ns^1(n-1)d^1$ | $ns^2(n-2)f^4(n-1)d^1$ | $ns^2(n-2)f^4(n-1)d^1$ |


Металлдардын алынышы. Дээрлик таза хром хромдун (III) кычкылын активдүү металлдар менен калыбына келтириүүдөн алынат:



Металлургиялык керектөө (куймаларды алуу) үчүн хром темир менен бирге феррохром куймасы түрүндө хромит рудасынан көмүртек менен түздөн - түз калыбына келтириүүдөн алынат:



Таза молибден менен вольфрам алардын кычкылдарынан сүутек менен калыбына келтириүүдөн алынат:



Пайда болгон молибдендин же вольфрамдын порошогун порошок металлургиясынын ыкмалары менен же вакуумда электрондук пушканын жардамында компакттык металлга айландырып альшат.

Хром

Хром жер кыртышында кенири тараган элемент (массасы боюнча $2 \cdot 10^{-2}$ %ды түзөт). Эн манилүү рудаларына хромит ($Fe, Cr_2)O_4$; крокоит – $PbCrO_4$; уваровит - $Ca_3Cr(SiO_4)_3$ ж.б. кирет. Булардын ичинен хромит минералы өнөр жайлых чоң маанигэ ээ. Ал металлургияда, химия өнөр жайында кенири иштетилет. VII группанын элементтеринин Россияда (Урал), Зимбабведе, ЮАРда жана Жаңы Каледонияда чоң запастары бар. Cr , Mo , W жаратылышта эркин абалында кездешпейт.

Жаратылышта 4 туруктуу изотобу бар: ^{50}Cr ; ^{52}Cr ; ^{53}Cr ; ^{54}Cr ; жасалма радиоактивдүү изотобу болуп ^{51}Cr ($T_{1/2}=27,8$ күн) саналат. Атомунун сырткы электрондук түзүлүшү $5d^5 4s^1$; иондошуу энергиясы (эВ менен) $Cr^0 \rightarrow Cr^+ \rightarrow Cr^{2+} \rightarrow Cr^{3+} \rightarrow Cr^{6+}$: 6,76; 16,49; 30,95; 90,06;



Хром - өтө катуу, кыйындык менен эриген жалтырак металл, тыгыздыгы $7,19\text{ г/см}^3$; балкып эрүү температурасы 1890°C ; кайноо температурасы 2480°C ; атомдук радиусу $1,25\text{\AA}$;

Хром абанын жана суунун таасирине туруктуу. 2000°C га чейин ысытканда кычкылтекте күйөт. Кадимки температурада фтор менен аракеттенип, фториддеринин аралашмасы алынат. 600°C дан жогорку температурада галогендер, азот, күкүрт, көмүртек, кремний, бор ж.б. менен аракеттенишет. Өзүнүн бирикмелеринде +2, +3 жана +6 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Туруктуусы


жашыл түстөгү Cr^{3+} , көгүлтүр түстөгү Cr^{2+} калыбына келтиргич, сары-курән түстөгү Cr^{6+} иону қычкылдандыргычтык касиетти көрсөтөт.

VIB группанын бир да элементи суу менен аракеттенишпейт, ал эми қычкылдандыргыч эмес кислоталар менен бир гана хром аракеттеништөт:

а) Эгер эритмеде эриген қычкылтек жок болсо:



б) Ал эми эритмеде эриген қычкылтек болсо, хром қычкылданат:




Қычкылдандыргыч кислоталарда (H_2SO_4 , HNO_3 , HClO_4) хром, молибден жана вольфрам пассивденип калышат, себеби алардын бетинде химиялык жактан туруктуу болгон оксиддик пленкалар пайда болот.

Бысытканда хром менен молибден концентрацияланган кислоталар менен аракеттеништөт:




Бул группада қычкылдары менен гидрокычкылдарынын кислоталык касиеттери жогортон төмөн карай төмөнөдөйт: хромдун (VI) қычкылы CrO_3 суу менен аракеттенишип күчтүү хром кислотасын H_2CrO_4 пайда кылат. Молибдендин (VI) қычкылы MoO_3 жана вольфрамдын (VI) қычкылы WO_3 суу менен аракеттенишпейт, H_2MoO_4 жана H_2WO_4 - начар кислоталар болуп саналат. Хромдун төмөндөгүдөй қычкылдар менен гидрокычкылдарды пайда кылат:



Қычкылдануу даражасынын өсүшү менен қычкылдары менен гидро қычкылдарынын кислоталык касиеттери да законченемдүү жогорулап барат:

CrO жана Cr(OH)₂ негиздик касиетти көрсөтөт:




Хромдун +2 қычкылдануу даражасындагы бирикмелери туруксуз келишет. Туздарынан орун алмашшу реакцияларынын негизинде алынган сары түстөгү хромдун (II) гидрокычкылы абада тез эле жашыл түстөгү хромдун (III) метагидрокычкылын пайда кылуу менен ажырап кетет:





Хромдун (II) қычкылы сымалта эритилген хромду жай қычкылдандырганда пайда болот. 700°C жогору температурада бул қычкыл хромду жана Cr_2O_3 ту пайда кылуу менен диспропорцияланат.




Хромдун метагидроксидин ақырындык менен (150°C) ажыратканда амфотердик касиетке ээ болгон хромдун кычкылы алынат:





Ошондой эле хромдун гидрокычкылын ысытканда же аммонийдин бихроматын күйгүзгөндө хромдун (Cr_2O_3) кычкылы ағынат:




Cr_2O_3 - температурага абдан туруктуу келип, кислоталарда, күчтүү щелочтордун эритмелеринде эрибейт, бул анын кристаллдык торчосунун абдан бекемдиги менен тушундурулөт. Хромдун (III) кычкылы балкып эритилген щелочтор же туздар менен аракеттеништейт:




Хромдун (III) кычкылы жана гидрокычкылы кислоталар менен аракеттенишкенде туздарды берет:




Хромдун (III) гидрокычкылын, анын туздарына аз өлчөмдө алынган аммонийдин же щелочтуу металлдардын гидрокычкылдарын таасир этүү менен алышат:




Хромдун (IV) кычкылы Cr_2O_3 туу кычкылтекте ақырын кычкылдандыр-ганды пайдаланып болот. Хромдун жана молибдендин кычкылдары туруксуз келишип, ысытканда диспропорция реакциясына дуушарланышат:




Хромдун (VI) кычкылы CrO_3 кислоталык кычкыл, ал эрүү температурасына жеткенде эле кычкылтекти бөлүп чыгаруу менен ажырап кетет:




Хромдун (VI) кычкылы калийдин бихроматына $K_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ күкүрт кислотасын таасир эткенде алышат:



Хромдун (VI) кычкылы суу менен активдүү аракеттенишип, күчтүү хром кислотасын пайдаланып пайдаланып болот.




Концентрацияланган эритмелеринде хром кислотасы конденсацияла-нып дихром кислотасын пайдаланып пайдаланып болот.




H_2CrO_4 жана $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ кислоталары сууда пайдаланып болот.


Хроматтар CrO_3 же хром кислотасы щелочтор менен аракеттенгенде алынат:




Ал эми хроматтарга кислоталарды таасир эткенде бихроматтар алынат:



Тескерисинче бихроматтардын эритмесине щелочторду кошкондо хроматтар алынат:



Хромат – бихромат системасындагы тең салмактуулуктарды төмөндөгүдөй иондук формада көрсөтсө болот:




Демек эритменин кычкылдуулугуна жараша хроматтар же бихроматтар алынат.

Молибден жана вольфрам


Маанилүү рудаларына повеллит $CaMoO_4$, молибденит MoS жана вольфрамит ($MnFe$) WO_4 кирет. Хромит - шпинелдер деп аталуучу, курамы $(M', M_2)O_4$ формуласына туура келүүчү кош оксиддердин группасына кирет, мында M' (II) атому - Mg, Fe, Zn, Mn , ал эми M (III)- Al, Fe, Cr, Mn . Вольфрам рудаларынын ири көндөри Кытайда жана Түштүк Кореяда кездешет. Молибденит минералы Mo ачылгандан бир кайла мурда эле белгилүү болгон.

Вольфрамдын металлдык торчосу абдан бекем болгондуктан анын стандарттык электроддук потенциалын аныктоо мүмкүн эмес; болжол менен алганда вольфрам металлдардын электрохимиялык чыңалуу катарында суутектен мурда жайгашуусу керек.

Молибден плавик кислотасынын суудагы эритмеси менен жай аракеттеништей:




Молибден жана вольфрам металлдарын эритүү үчүн азот жана плавик кислоталарынын аралашмасын колдонушат:




Жогорку температурада кычкылтектин атмосферасында молибден жана вольфрам туруктуу кычкылдануу даражасындагы кычкылдары MoO_3, WO_3 пайда кылышат.

Молибдендин кычкылдары туруксуз келишип, ысытканда диспропорция реакциясына дуушарланышат:





Молибден менен вольфрамдын (IV) кычкылдары (VI) кычкылдарын калыбына келтирүүдөн алынат:



MoO_3 менен WO_3 эрүү жана кайноо температуналарында да ажырабастан сакталышат.

Молибден менен вольфрамдын (VI) кычкылдарынын кислоталык касиеттери Cr_2O_3 караганда бир топ начар байкалат. Суу менен аракеттенишпейт, бирок күчтүү щелочтордун эритмелери менен аракеттенишип, түссүз молибдаттарды жана вольфраматтарды пайдалыят:



Колдонулушу. Өндүрүлгөн хромдун, молибдендин жана вольфрамдын көпчүлүк бөлүгү ар түрдүү куймаларды алууга жумшалат: хром кошулганда куймалардын коррозияга, температурага туруктуулугу жогорулайт, молибден менен вольфрам кошулганда механикалык бекемдиги, катуулугу жана температурага туруктуулугу артат. Молибден менен вольфрамдын өтө катуу карбиддери бургулоочу, кесүүчү жана казуучу инструменттерди жасоодо кенири колдонулат. Металлдык вольфрамдан электр лампочкаларынын кызытуучу элементтери - зымдары жасалат, бул элементтер 2200 - 2500 °C температурага чейинки ысытууга туруктуу болушу керек.

Хромдун (III) кычкылы менен коргошундун хроматы ар түрдүү боек заттарды өндүрүүдө, Cr_2O_3 - ар түрдүү катуу беттерди жыл малоодо кенири колдонулат. Хромкалий квацтарынын дубилдик касиеттери мурдатан белгилүү («Хромдолгон тери» деген сөз ушуга байланышкан). Дихромат аниону - аналитикалык химияда, химиялык синтездин көп тармактарында кычкыладырыгыч катары колдонулат. Лабораториялык идиштерди жууп тазалоодо калий ди-хроматынын концентрацияланган күкүрт кислотасындагы эритмеси - «хромпик» пайдаланылат. Хромдун (IV) оксидинин ферромагниттик касиеттери видео- жана стереомагнитофондор учун жогорку саптагы магниттик ленталарды даярдоодо колдонулат.

8. VII ГРУППАНЫН НЕГИЗГИ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ


VIIA группасына фтор, хлор, бром, иод жана астат таандык. Галогендердин (түз пайдалыктында) дүүлүктөгөн атомдорунун электрондук конфигурациясы - ns^2p^5 , б.а. валенттик жетиден электрондору бар. Галогендердин электрондорого болгон жогорку текшитги р-АО да беш электрон, анын ичинде бир жупташпаган электрон болгондугу менен түшүндүрүлөт. Галогендер бир электрон

trondu кошуп алып, туруктуу 8 электрондук инертуү газдардын электрондук катмарчасына (ns^2np^6) ээ болот да терс иондорго (F , Cl , Br , I , At) айланат. Галогендердин кээ бир физикалык касиеттери 8.1-таблицада берилген. Галогендердин фтордон башкасынын кычкылдануу даражалары -1ден +7ге чейин өзгөрөт, ал эми фтор дайыма электрондун акцептору болгондуктан бир гана -1 кычкылдануу даражасына ээ. Калган галогендердин кычкылдануу даражалары төмөндөгүдөй өзгөрөт: хлор -1, 0, +1, +3, +5, +7; бром -1, 0, +7; йод -1, 0, +7; астат -1, +7. Галогендердин мындай кычкылдануу даражаларына ээ болушун, мисалы, хлордун негизги жана дүүлүккөн абалдарындагы сырткы электрондорунун орбиталлдар боюнча бөлүнүшүнөн көрүүгө болот:

Негизги абалы:


Электрондук формуласы:

| | | |
|---|---|---|
| s | p | d |
|---|---|---|




$3s^2 3p^5$


Дүүлүккөн абалдарында электрондор бош орбиталлдарга өтүп кетет:



$3s^2 3p^4 3d^1$



$3s^2 3p^3 3d^2$



$3s^1 3p^3 3d^3$

Хлор негизги абалында бир гана жупташпаган (жалкы) электронго ээ болгондуктан, анын жардамы менен бир коваленттик байланышты пайда кылууга жөндөмдүү. Эгер хлор мындай абалында терс электрдүүлүгү кичине болгон атом менен байланыш пайда кылган болсо, анда байланыш пайда кылган кош электрон хлорду көздөй бир аз жылгандыктан, ал -1 болгон кычкылдануу даражага ээ болот. Мисалы: HCl^I ; $NaCl^I$. Ал эми хлор терс электрдүүлүгү чоң болгон атом менен байланыш пайда кылган болсо, анда байланыш пайда кылган кош электрон хлорду көздөй эмес башка атомго бир аз жылгандыктан, хлор +1 кычкылдануу даражага ээ болот. Мисалы: Cl_2O .

Хлор дүүлүккөн абалдарында 3, 5, 7 жалкы электрондорго ээ болгондуктан, ошончо сандагы кош байланыштарды пайда кылыш, +3, +5, +7 кычкылдануу даражаларын көрсөтөт. Мисалы: Cl_2O_3 ; $HClO_2$; Cl_2O_5 ; $HClO_3$; Cl_2O_3 , $HClO_4$.

Ушундай эле кычкылдануу даражаларды йод, бром, астат да көрсөтөт. Ал эми фтор үчүн мындай дүүлүгүү энергиялык жактан абдан кыйын. Себеби, 2 орбиталдан 3 орбиталга электрондун өтүшү үчүн абдан чоң энергия талап кылынат.



Галогениддердин ичинен жаратылышта астат гана радиоактивдүүлүкө ээ, алардын ичинен ^{219}At эң туруктуу изотоп болуп саналат, анын жарым ажыроо убактысы бар болгону 54с. Жаратылышта галогендер эркин түрдө кездешпейт. Фтор кармаган негизги минералдар: CaF_2 -флюорит, $\text{Na}_3[\text{AlF}_5]$ -криолит жана $3\text{Ca}(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{Ca}(\text{F},\text{Cl})_2$ -фторапатит. Хлор менен бром океандарда, дениздерде жана туздуу көлдөрдө топтолот. Бром, йод жана астаттын өздөрүнүн минералдары жок жана сейрек тараалган элементтер болуп саналат. Хлор кармаган минералдар: NaCl - галит, KCl $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ - карналит, KCl - сильвин. Флюорит менен криолиттин жаратыльштагы запасы азайган. Нефтини бургулоодон чыккан сууларда бром 0,01%ке, ал эми йод 0,003%ке чейин кармалат. Астат элементтердин ичинен эң сейрек кездешүүчүү элемент болуп саналат.

8.1-таблица


Галогендердин кээ бир касиеттери

| Жаратылыш изотоптору | ^{19}F | ^{35}Cl ^{37}Cl | ^{79}Br ^{81}Br | ^{127}I | ^{219}At |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Электрондук формуласы | $2s^2 2p^5$ | $3s^2 3p^5$ | $4s^2 4p^5$ | $5s^2 5p^5$ | $6s^2 6p^5$ |
| Атомдун 1-иондошуу потенциалы, кДж/мол | 1680 | 1252 | 1143 | 1008 | 888 |
| Атомдук электронго болгон тектештиги, эВ | 3,45 | 3,61 | 3,37 | 3,08 | 2,8 |
| СТЭ | 4 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
| Атомдун радиусу, нм | 0,064 | 0,099 | 0,114 | 0,133 | |
| Г-ионунун радиусу, нм | 0,133 | 0,181 | 0,196 | 0,220 | 0,23 |
| Γ_2 -молекуладагы ядро ортосундагы аралык, нм | 0,142 | 0,199 | 0,288 | 0,267 | |
| Эрүү температурасы, $^{\circ}\text{C}$ | -219,6 | -101 | -7,3 | 113,6 | 227 |
| Кайноо температурасы, $^{\circ}\text{C}$ | -188,1 | -34,1 | 59,2 | 185,5 | 317 |



Галогендердин алыныши. Өнөр жайда фтор менен хлор электролиз жолу менен алынат: NaCl дун суудагы эритмесин электролиздегенде катоддо сутек жана NaOH пайда болсо, ал эми аноддо хлор бөлүнөт:




Химиялык жол менен фтор, фториддерди ажыратуу менен алышат:




Хлор лабораториялык шарттарда төмөнкүдөй реакциялардын жардамы менен алынат:




Бром жана иод жер алдындағы туздардың эритмелері менен нефти менен кошо чыккан суулардан хлор-аба аралашмасын таасир эттүү менен алынат:




Нефти сууларынан иодду тандалма бөлүп алуу үчүн натрийдин нитритин колдонушат:




Лабораториялық шартта бром менен иодду алуу үчүн щелочтуу металдардың бромиддері менен иодиддерине ар кандай кычкылдандырыгычтарды таасир эттүү менен алышат:




Таза иод тәмәндөгүдөй реакциянын жардамы менен алынат:




Эгер KJ ашыкча алынса, чөкмөгө түшкөн иод эритмеге өтөт:




CuJ чөкмөсү фильтрленип, фильтраттан суунун буусу менен кошо ысытып иодду алышат:



Галогендердин химиялык касиеттери. Галогендердин салыштырма атомдук массасынын жана зарядынын өсүшү менен бирге металлдык касиети күчөп, химиялық активдүүлүгү начарлайт. Галогендердин мұнәздүү өзгөчөлүктөрү болуп, спирт жана суу эритмелеринде күчтүү кислоталарга айлануучу, эки атомдуу галогендүү суутек молекулаларынын туруктуулугу эсептелинет. Галогендердин кычкылтектүү кислоталарында галогендердин кычкылдануу даражаларынын өсүшү менен кислоталардың күчү өсөт. Галогендердин ичинен күчтүү кычкылдандырыгыч касиетке фтор, бром жана хлор ээ. Иод болсо кычкылдандырыгыч (H_2S жана SO_2 , салыштырмалуу) да жана калыбына келтиргичтик да (HNO_3 жана H_2O_2 менен болгон реакцияларында) касиеттерге ээ. Мисалы, терс электрдүүлүгү жогору болгон галоген, дайыма терс электрдүүлүгү кичине болгон галогенди бирикменин составынан сүрүп чыгарат. Фтор бардык галогендерди анын галогениддеринен сүрүп чыгарса, ал эми бром бир гана йодду анын металлдарынын иодиддеринен сүрүп чыгарат:




Фтордон башка галогендердин суудагы эритмелеринде алар бир аз санда болсо да диспропорциялануу кычкылдануу-калыбына келүү реакциясына душар болот:




Мындай реакциялардын жүрүшү хлордон астатты көздөй төмөндөйтт. Галогендер бири-бири менен уюлдуу коваленттик байланыштагы гало-гендер аралык кошулмаларды пайда кылуу менен бирге өз ара аракеттенишет. Алар галогендердин фториддери, хлориддери жана бромиддери деп бөлүнөт: ClF_3 , BrF_5 , JF_7 , $BrCl$, JCl_3 , JBr_5 ж.б.у.с. Галоген аралык кошулмалар органикалык жана органикалык эмес заттар үчүн күчтүү кычкылдандырыгычтар болуп эсептелинет.


Галогендер дээрлик бардык заттар менен реакцияга кирет. Айрыкча металлдар менен болгон реакциялары тез жана көп сандаган жылуулукту бөлүп чыгаруу менен журет. Фтордун суутек жана щелочтуу металлдар менен болгон реакциялары жарылуу менен жүргүп, фториддер пайда болот. Al , Zn , Pu , Mg , B , Sb ж.б. окшогон элементтер фтордун атмосферасында тутануу менен күйөт:



Кадимки шарттарда фтор кычкылтек же азот менен түздөн-түз бирикпейт, NF_3 туруктуу кошулма азоттун чөйрөсүндө фтор басымдуу болгондо төмөндөгүдөй жол менен алынат:




Фтордун кычкылтек менен O_xF_2 ($X=1-6$) составдагы кошулмалары белгилүү. Ысытканда фтор алтынды AuF_3 кө, платинаны PtF_6 га, ксенонду XeF_4 кө чейин кычкылдандырат. Фтор башка галогендер менен галогендердин фториддерин пайда кылуу менен өз ара аракеттенет (ClF_3 , ClF_5 , BrF_3 , BrF_5 , JF_5 , JF_7 ж.б.) Хлордун атмосферасында эритилген натрий дүрт этүү менен күйөт:



Жез, темир, калай ж.б. металлдар тиешелүү түздарды пайда кылуу менен хлордун чөйрөсүндө күйөт. Ушундай эле жол менен металлдар бром жана йод менен аракеттенет.


Галогендердин суу менен өз ара аракеттениши. Фтор суу менен температурага жараза ар кандай аракеттенет. $0^{\circ}C$ дан төмөнкү температураларда абдан туруксуз суутектин фтороксигенаттарын HOF пайда кылуу менен реакцияланат:




$0^{\circ} - 90^{\circ}C$ да : $H_2O(c) + 2F_2(g) = OF_2(l) + 2HF$

реакциясы журет, бирок температура жогорулаган сайын кычкылтектин дифтору азайып, реакциянын продукциясында бир аз санда озондун жана кычкылтектин саны өсөт.


Фтор суунун буусу менен жарылуу менен реакцияланат:



Хлор, бром жана йоддун ичинен бром сууда жогорку эригичтікти көрсөтсө (0°C да = 4,2 %), йод эң тәмәнкү эригичтікке ээ. Ал эми хлор менен бромдун экинчи бөлүгү суу менен диспропорцияланышат:




Йод сууда НІОНу эмес, йоддун гидратын J^+H_2O пайда кылат деп божомолдошот:




Галогендердин щелочтур менен болгон реакциялары.

Фтор щелочтун сүйлүтүлгүн суудагы эритмесинде (2-5%) тәмәндегүдөй реакцияга кирсе:



ал эми концентрацияланган эритмесинде башкача реакцияланат:



Кадимки шарттарда хлор менен бром щелочтун эритмелеринде оксохлорат же оксоброматтарды пайда кылуу менен диспропорцияланат:



Эритмени 100°C га чейин ысытса хлорат алынат:





Бул эритмелерди ысытканда диспропорциялануу реакциялары жүрөт:



Галогендердин кислоталар менен болгон реакциялары. Хлор жана бром азот кислотасы менен аракеттенбейт, ал эми иод суутектин триоксоидатын пайда кылуу менен кычкылданат:






Хлордун туз кислотасындагы эритмеси алтынды жана платинаны кычкылдандырат:



Галогениддердин кычкылдандырыгыч касиеттери.

Галогениддердин кычкылдандырыгыч касиеттери фтордон иодду (F , Cl , Br , I) көздөй тәмәндөгендүктөн, бул катардын сол жагындагы галоген оң жагында турган галогенди бирикмелеринен сүрүп чыгарат:




Ошондой эле галогендердин бири-бири менен болгон реакцияларында активдүү галоген кычкылдандыргычтык касиетке ээ, мисалы, хлор менен бром реакцияга киргенде хлор кычкылдандыргыч, ал эми бром калыбына келтиргич касиетке ээ болот:




Суутектин галогениддери. Суутектин галогениддеринде атомдор уюлдуу коваленттик байланыштын негизинде кармалып турат.

Кадимки шарттарда HCl , HBr , HJ кескин жыты бар, сууда жакшы эриген түссүз газдар. Катуу абалындагы галлогендүү суутектер молекулалык кристаллдык түзүлүшкө ээ, ал эми суюк абалында металлдарга, анын кычкылдарына, гидро кычкылдарына жана карбонаттарына химиялык жактан инерттүү болгон электролит эмес заттар болуп саналат.

Галогендүү суутектерди сууда эриткенде кислоталык типте толук диссоциацияланат:



HCl , HBr жана HJ дун суудагы эритмелери күчтүү кислоталарга таандык. Алардын суудагы эритмелеринин абадагы кычкылтектин таасиригин туруктуулугу HCl дон HJ ду көздөй төмөндөйт жана ушул эле катарда галлогендүү суутектердин калыбына келтиргичтүгө өсөт. Концентрацияланган HJ үстү ачык идиштерде кычкылданып:





Ушундай эле шарттарда HCl менен HBr дун суудагы эритмелери өзгөрүүсүз калат. Эритмеде галогендүү суутектер галогендер менен өз ара аракеттенүүгө жөндөмдүү: $H\Gamma + \Gamma^- = H\Gamma_2^-$


HCl_2^- , HBr_2^- ; жана HJ_2^- аниондор сызыктуу түзүлүшкө ээ жана Γ^- ... G -суутектин байланыштардын бекемдиги хлордон иодду көздөй төмөндөйт.

HCl_2^- , HBr_2^- аниондору өлчөмдөрү чоң катиондор менен пайда болгон туздарда табылган, мисалы: $[At(C_6H_5)_4]HCl_2^-$. Галогендүү суутек кислоталары көпчүлүк металлдар, алардын оксиддери, гидроксиддери жана карбонаттары менен металлдардын галогенидтуздарын пайда кылуу менен өз ара аракеттепет.


Газ түрүндөгү HBr менен HJ концентрацияланган күкүрт кислотасын H_2SO_4 күкүрткө чейин калыбына келтиргүү менен аракеттепет:



Ал эми суюлтулган күкүрт кислотасы менен реакцияга киргендे SO_2 бөлүнүшү мүмкүн:



Азот кислотасы HBr менен H_2O менен HIO_3 жана HNO_3 чейин өзгөртөт:



Өнөр жайда HCl менен Cl_2 суутектин атмосферасыда күйгүзүү менен ($Cl_2 + H_2 \rightarrow 2HCl$), ал эми лабораторияда төмөндөгүдөй реакцияны колдонуп алышат: $2NaCl + H_2SO_4 = 2HCl\uparrow + Na_2SO_4$


Галогениддердин кычкылдары. Хлор, бром жана иоддун кычкылдары (J_2O , тен башкасы) эндотермикалык кошулмалар. Алар оной жарылууучу кычкылданыргыч заттар. Ошондуктан, алар менен коопсуздук эрежесин сактап, төмөнкү температураларда ($t < 0^\circ C$) гана иштөөгө болот. Кадимки шарттарда бромдун оксиддери болбойт, алардын бардыгы $0^\circ C$ дан жогорку температурада ажырайт. 8.2-таблицада хлор, бром жана иоддун оксиддери менен алар пайда кылган кислоталар берилген.

Хлор, бром жана иоддун көпчүлүк кычкылдарынын суудагы эритмелеринде кислоталар пайда болот: Кычкылдануу даражалары так болсо бир, ал эми жуп болсо экиден кислота пайда болот. Мисалы: ClO_2 хлордун дикычкылы суу менен ақырын өз ара аракеттенишсе, щелочтуу металлдардын гидрокычкылдары менен батыраак аракеттениет:





Эки кислотанын же эки туздун пайда болушу ClO_2 молекуласыннан дагы жупташпаган электрондун эсебинен болот.

Галогендердин бардык оксиддерин ысытканда галогендерге жана кычкылтекке ажырайт.




Дихлордун гексаоксиди Cl_2O_6 $3^\circ C$ да эрүү менен ажыраган ачыккызыл түстөгү парамагниттик зат. Катуу абалындагы Cl_2O_6 - тетраоксохлораттан (+VII) жана диоксохлордон (+V): ClO_2^+ (ClO_4^-) түзүлгөн - иондук кристаллдык решеткага ээ.


Бул туз сымал кошулма азоттун кычкылдары (NO , NO_2) менен нитрозил менен нитроилдин тетраоксохлораттарын берет:



Бул көлтирилген реакциялар Cl_2O_6 молекуласынын туздук жаралышын көрсөтөт.

8.2-таблица







Таблицадагы белгилер: * - белги оксиддер суу менен кислотаны бербейт; ? - белги кошуулманын болушу азыркы убакта белгисиз дегендиги билдириет; эки стрелка оксид же галоген суу менен аракеттенгенде эки кислотанын аралашмасы пайда болот дегендикке жатат.


J_2O_5 тин химиялык касиеттери толук эмес, ал эми диоксохлорддин (+V) тетраоксохлораты (+VII): ClO_2^+ (ClO_4^-) толук изилденген. Br_2O_7 жана J_2O_7 , кычкылдарынын болушу азыркы мезгилге чейин шектүү. Салыштырмалуу дихлордун гептакычкылы туруктуу. Cl_2O_7 - эрүү температурасы $-90^{\circ}C$ жана кайноо температурасы $+80^{\circ}C$ болгон түссүз, май сымал суюктук. Аны ысытканда төмөндөгүдөй ажырайт:




Башка кычкылдарынан айырмаланып, Cl_2O_7 төмөнкү химиялык активдүүлүккө ээ, мисалы, кадимки шарттарда P_4 , S_8 жана Br_2 менен аракеттенбейт. Хлордун иоддун кычкылдарын алууда ар кандай кыйыр методдор колдонулат:



Төмөндөгүдөй реакцияга $.ClO_3$ пайда болуп, анан димерлешет:




Cl_2O_7 - кычкылы $HClO_4$ кө сууну тартып алуучу кычкылдарды кошуу менен алышат:




Галогендердин кычкылтектүү кислоталары. Галлогендердин HGO_x ($x=1-4$, жана $\Gamma=Cl, Br, I$) кычкылтектүү кислоталарынын туруктуулугу галогендердин кычкылдануу даражаларынын өсүшү менен өсөт. Өзүнчө HJO_3 , $HClO_4$, H_5JO_6 (HJO_4 , $H_7J_3O_{14}$) түрүндөгү кислоталар алынган. Башка кислоталардын суудагы эритмелери гана белгилүү, ал эми HJO , HJO_2 жана $HBrO_2$ түрүндөгү кислоталардын болушу күмөндүү. $HClO$, $HBrO$ жана

$HClO_2$ нин суудагы эритмелери сактоодон бара-бара ажырайт. Концентрация менен температураларын жогорулашынан же жарыктын таасиринен кислоталардын ажыроо ылдамдыгы күчейт. Канчалык галогендин кычкылдануу даражасы кичине болсо, кислоталарын туруксуздугу ошончолук күчөйт.

$HClO$, $HClO_2$, $HBrO$ жана $HClO_3$ түрүндөгү кислоталардын суултулган суудагы эритмелеринин ажыраши диспропорциялашуу реакцияларына кирет:




Бысытуудан HGO_4 составдагы кислоталар толук ажыроо процессине душар болот:




$HClO$, $HClO_2$, $HBrO$ жана H_5IO_6 - күчтүү кычкылданыргычтар болуп эсептелинет.

$HClO_4$, $HClO_3$, $HBrO_4$, $HBrO_3$ жана HJO_3 күчтүү кислоталарга, ал эми калгандары начар кислоталарга таандык.


$HClO_4$ практикада кенири колдонулган кислота. Суюк абалда төмөндөгүдөй төң салмактуулукта болот деп эсептелинет:



92°C га чейин ысытканда кислота күрөн-кызыл түскө өтүп, андан кийин жарылат:



$HClO_4$ жана H_5IO_6 - кислотлары, алардын туздарына ысытуу менен концентрацияланган HNO_3 , H_2SO_4 же HCl кислоталарды кошуу аркылуу алынат:




Кычкылтектүү кислоталардын туздары. Кычкылтектүү кислоталардын туздары кислоталарга караганда туруктуу, түссүз кристалл түрүндөгү заттар.


Көпчүлүк туздар эрүү температураларына жетпей ажырайт. Эригенден кийин ажыраган туздар да ($KClO_4$, $KClO_3$, KIO_3 , KIO_4 , ж.б.) ар кандай аралашманын таасиринен ички малекулалык кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларына душар болушат Мисалы: 370°C эриген таза $KClO_3$ акырындык менен ысытканда 400°C да төмөндөгүдөй ажырайт:



Cr_2O_3 , CuO , MnO_2 , Fe_2O_3 , ж.б. окшогон заттар бир аз санда кошулуп калса $KClO_3$ эрүү температурасына жетпей эле $KClO_4$, тү пайдада кылбастан ажырайт:



Галлогендердин кычкылтектүү кислоталарынын туздарынын ажыроо процесстери эч кандай закон ченемдүүлүккө баш ийбейт жана ар кандай факторлорго (ысытуу ылдамдыгы, нымдуулук ар кандай аралашманын болушунан, дисперстүүлүгүнөн ж.б.) жараша төмөндөгүдөй реакциялар болушу мүмкүн:



Эл чарбасына керектүү болгон кээ бир туздар ($NaClO$, $NaClO_3$, $NaClO_4$) электрохимиялык жол менен алышат.


Хлор $NaOH$ тын суудагы эритмесине таасир этүү менен $NaClO$ алышат:



Хлорду ысытылган щелочтуу же щелочтуу жер металлдардын гидроксиддеринин эритмелери аркылуу өткөргөндө триоксохлораттар алышат:




же иондук түрдө:




Хлораттар эритменин температурасын төмөндөткөндө чөкмөгө түшөт. Лабораториялык шартта хлораттар металлдарга алардын оксиддерине, гидроксиддерге жана карбонаттарга $HClO_4$ ту таасир этүү менен алышат.

Галогендердин туздарынын кычкылдануу касиеттери. Галогендердин кычкылтектүү кислоталары анын туздарына караманда күчтүү кычкылдандырыгычтар болуп эсептелинет, мисалы, $HClO$ өзүнүн тузун кычкылдандырат:



Оксихлораттар менен оксоброматтардын кычкылдандырыгыч касиеттери, гидролиздин же $HClO$ жана $HBrO$ алыш келген кычкыл чөйрөнүн негизинде болот:



Хлор, бром жана иоддун оксиддери гетерогендик реакцияларда кычкылдандырыгыч болуп саналат.

Колдонулушу. Фтор, хлор, бром, иод жана алардын бирикмелири эл чарбасына керектүү болгон продукталар. Алардын ичинен өнөр жайда эң кенири хлор колдонулуда. Хлор көбүнчө органикалык синтезде (поливинилхlorидди, хлорбензолду, дихлорэтанды, полихлорвинил чайырын, кээ бир пестициддерди, фреондорду ж.б. заттарды), минералдык сырьеедон сейрек жана түстүү металлдарды (титан, цирконий, ниобий, tantal ж.б. металлдарды кайра иштетүүдө) бөлүп тазалап алууда кенири колдонулат. $NaClO$ жана $Ca(ClO)_2$ дезинфекциялоо жана кагаз, текстилл өнөр жайларында

аларды агартуучу заттар катарында колдонот; $AlCl_3$, катализатор катарында; $SiCl_4$, менен $SiHCl_3$, жарым өткөргүч кремнийди алууда, CCl_4 - органикалык эриткич катарында колдонулат. Пиротехникада ширенке, жарылгыч заттарды өндүрүүдө триоксохлораттар $KClO_3$, жана $NaClO_3$ колдонулат; дефолиант, отоо чөптер менен күрөшүүгө керек болгон гербициддерди алууда $Mg(ClO_3)_2$ колдонулат, кагаз жана текстил өнөр жайларында агартуучу зат жана таштанды сууларда фенолду жок кылууда реагент катарында хлордун диоксиди колдонулат. Пиротехникада жана ракеталык отунду өндүрүүдө аналитикалык химияда жана гальванотехникада $HClO_3$, жана анын түздары колдонулат.

Органикалык синтезде, медицинада, технологиялык процессте кээ бир металлдар (титан, цирконий, ванадий, ж.б.) иоддун жардамы менен рафинаждоо, фотоматериалдарды жана дибромэтанды өндүрүүдө бром жана иод колдонулат.

Хлор менен бромдун фториддери күчтүү кычкылданыргычтар болгондуктан, алар фтордоочу реагенттер, ракеталык отундардын компоненттери жана аскер техникасында тутандыруучу заттар, урандын гексафториддин өндүрүү технологиясында реагент катарында колдонулат.

Фтор негизинен ядролук өнөр жайында (UF_6) 56%ке чейин жана электротехникада 40%ке (SF_6) чейин колдонулат. Фтор, органикалык синтезде фторопластка окшогон органикалык кошулмаларды алууда колдонулат. Фторопласт же политетрафторэтилен - $CF_2-CF_2-CF_2-CF_2$ - чынжырчаларынан турат, мында фтор көмүртекти аркандай химиялык реагенттердин таасиринен сактайт. Фтордун атомдору менен байланышкан көмүртектин атомун толугу менен кычкылданган деп кароого болот, ошол себептүү фторопласка аркандай кычкылданыргычтар, кислоталар жана щелочтуу металлдардын гидроксиддери таасир этпейт. Фторопласттар ысытууда 200-250⁰Сга чейин гана туруктуулукту бере алат жана щелочтуу металлдардын эритиндилери менен өз ара аракеттенет.

Фтор муздаткычтар үчүн муздатуучу заттарды фреондорду (CCl_3F , CCl_2F_2 , ж.б. составындагы фторохлорметандар) өндүрүүдө колдонулат. Фторохлорметандар күйүүчү заттарга тааандык эмес, гидролизденбейт, металлдар менен өз ара аракеттенбейт, ошол үчүн муздаткыч жана кондицио-нер чыгаруучу өнөр жайларда кенири колдонулат.

AlF_3 , алюминийди алууда колдонулат. Галоген менен кычкылтектин фториддери - ракеталык отундардын компоненттери, ядролук отундарды өндүрүүдө HF , F_2 , ClF_3 - негизги реагент катарында кол-

донулат. Жарым өткөргүчтөр өнөр жайларында таза HF колдонулат.

VIB ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ

VIB группанын элементтерине марганец, технеций, рений жана 107- элемент кирет. Жөнөкөй заттар түрүндө Mn , Te жана Re жогорку температурада эрүүчү жалтырак металлдар. Марганецтен ренийге карай эрүү температурасы жогорулайт жана металлдардын химиялық активдүлүгү төмөндөйт (8.3-таблица).

8.3-таблица
Жөнөкөй заттардын физикалык жана химиялық касиеттери

| Элементтердин касиеттери | Mn | Tc | Re |
|---|------|-------|-------|
| Эрүү температурасы, °C | 1245 | ~2200 | 3190 |
| Кайнао температурасы, °C | 2080 | ~4600 | ~5900 |
| Тыгыздығы ρ , г / см ³ (25°C) | 7,4 | 11,5 | 21,0 |
| Жылуулук өткөргүчтүгү, К | - | 1,7 | 8,2 |



Алардын атомдорунун электрондук конфигурациясы бир түрдүү: $Mn-[Ar] 4s^23d^5$; $Tc-[Kr] 5s^14d^6$; $Re-[Xe]6s^24f^45d^5$. Сырткы электрондук катмары d менен бүткөндүктөн атомдор жогорку турактуулукка ээ, марганецтин (+II) кычкылдануу даражага ээ болгон бирикмелери кенири белгилүү, мисалы: $MnSO_4$, $MnCl_2$, $MnCO_3$ ж.б. Мындан сырткары марганецтин төмөндөгүдөй ар түрдүү кычкылдануу даражаларга ээ болгон кошулмаларды пайда кылат. Мисалы: (III) - Mn_2O_3 , $MnO(OH)$; (IV) - MnO_2 , MnF_4 ; (V) жана (VI) Na_3MnO_4 , K_2MnO_4 ; (VII) Mn_2O_7 , $KMnO_4$. Бул бардык кошулмаларда марганецтин кычкылдануу даражасы жогорулаган сайын кычкылдандырыгыч касиет күчөйт. Ал эми ренийдин кошулмаларына тескерисинче калыбына келтиргич касиет мүнөздүү. Марганецтин кычкылдануу даражалары жогору болгон оксиддери жана гидроксиддери үчүн кислоталык касиет мүнөздүү: MnO жана $Mn(OH)_2$ негиздик, Mn_2O_3 , $MnO(OH)$ жана $MnO_{2-x}H_2O$ амфотердик; H_2MnO_4 жана $HMnO_4$ бирикмелери кислота болуп эсептелет. Суудагы эритмелеринде $HMnO_4$ төн $HReO_4$ кө карай кислоталык касиеттер төмөндөйт. Жогорудагы кислоталар менен Ti^+ жана Cs^+ катиондору сууда начар эрүүчү түздарды пайда кылат. $HTeO_4$ жана $HReO_4$ эритмелери перманганаттардан түссүздүгү менен айырмаланат.

$Te(VI)$ жана $Re(VI)$ кошулмалары, $Mn(VI)$ кошулмаларынан турактуулугу төмөн болгондуктан, абадагы нымдуулук менен акырын, ал эми суу менен тез аракеттенишет.




VIIБ группанын элементтери бир түрдүү комплекстик бирикмелерди пайда кылат. Марганецтин (II) бардык кошулмаларынын координациялык саны 6 га барабар $[Mn(NH_3)_6]^{2+}$, $Mn(H_2O)_6^{2+}$, $[Mn(NCS_6)]^4$, $[Mn(CN)_6]^4$.


Металлдардын алыныши. Металлдык марганецти $MnSO_4$ эритмесин электролиздөөнүн жардамы менен алууга болот. Электролиздин pH 6-8 болуп, $Mn(OH)_2$ чөкмөгө түшкөнгө чейин жүргүзүлөт:




Аноддо $Mn(II)$ ден MnO_2 чейин кычкылдануусу жүрөт. Эгерде пиролюзитти кокс менен калыбына келтирсе таза эмес марганец пайда болот. ал эми анын темир менен болгон куймасы ($MnFe$ -ферромарганец (~70% Mn , ~20% Fe , аралашмалар C , P , Si ж.б.) ошондой эле пиролюзит темирдин оксидин кармап турат.



Технекий жана рений тетраоксометаллаттарды суутек менен калыбына келтирүү аркылуу алынат.



Технекийди алуу үчүн да ушундай эле реакция колдонулат.



Марганец

Жер кыртышында таралышы боюнча марганец 14- орунда турат (0,08%), анын көбүрөөк белгилүү рудасы болуп - пиролюзит MnO_2 эсептелет. Ал Кавказда (Чиатура шаарында), Украинада (Никополь шаарында), Казакстанда (Байконур) кездешет. Марганец рудасынын негизги запасы карбонаттык рудалар түрүндө (61%ке жакын) жана алардын 40%тен көбүрөөгү родахрозит $MnCO_3$ түрүндө Украина (Больше-Токмакта) кездешет. Пиролюзит жана родахрозиттен тышкары жаратылышта псиломелан $MnO_2 \cdot xH_2O$ минералы белгилүү.

Марганец океан суусунда 1500 млрд т. запасы бар деп болжодонот. Марганец көпчүлүк учурда темир рудаларында болот. Өнөр жайлых мааниси боюнча негизги орунда чөкмө кендери турат. Алар байыркы дениздер менен көлдөрдүн ордунда кабат-кабат жана линза сымал топтолгон. Мисалы, Украинада - Никополь, Грузияда - Чпатура, Кыргызстанда - Арчалы, Жанболот, Жети-Өгүз ж.б. жерлерде кездешет.


Марганец сырткы көрүнүшү боюнча темирге окшош, түсү ак, күмүш сымал, оор, морт металл, тығыздыгы – 7,4 г/см³; балкып эрүү температурасы 1245°C; кайноо температурасы 2150°C; атомдук

радиусу 1,30 нм; иондук радиусу Mn²⁺ 0,91 нм, Mn⁴⁺ 0,52 нм. Ал аллотропиялык модификацияга ээ: α, β жана δ (α 705°C га чейин, калгандары жогорку температурада туруктуу).


Химиялык жактан активдүү. Мезгилдик системадан алган ордуна жараша марганецтин атомунун сырткы катмарында 7 валенттик электрондор жайгашат. Ал II ден VII чейинки валенттүлүктүү көрсөтөт, туруктуу кычкылдануу даражасы +2, +4 жана +7 болуп саналат. Башкача атиканда бирикмелеринде анын кычкылдануу даражасынын өсүшү менен кислоталык касиети күчөйт.

Металлдык марганец кычкылтектин атмосферасында Mn₂O₃ (*t* < 900°C) пайда кылуу менен күйөт, ал эми жогорку температурада кош оксидди (Mn, Mn₂)O₄ пайда кылат. Марганец галогендер менен өтө күчтүү аракеттенишип, дигалогениддерди -MnCl₂, MnBr₂, MnJ₂; фтор менен - MnF₄; технекий жана рений галогендер менен жогорку кычкылдануу даражага ээ болгон бирикмелерди ReF₇, TcF₆, ReCl₅, ReBr₅ ж.б. пайда кылат.


Металлдык марганец төмөнкү температурада концентрацияланган азот жана күкүрт кислоталары менен начар аракеттенишет. Бирок марганецти ысытканда алар менен жай аракеттene баштайт:




Ал эми суюлтулган азот кислотасында кычкылдануу даражалары турактуу болгон Mn (II) бирикмелерин пайда кылуу менен жакшы аракеттенет:



Күчтүү негиздердин эритмелери менен бир да металл реакцияга кирбейт, ал эми шелочтуу балкыган эритмелеринде кычкылдандырыгычтардын катышуусу менен аракеттенишет:



Порошок түрүндөгү марганец жогорку химиялык активдүү болондуктан (цинкке караганда бир аз активдүү), ысытканда суу менен аракеттенишет:



Кычкылдануу даражалары (VII) болгон марганецтин суудагы эритмелери оксоаниондордун MnO₄⁻ составына кирет. Бул аниондор атомдук орбиталдарынын борбордук атомунун sd³ гибридешүүсүнүн эсебинен тетраэдрдик түзүлүштө болот (MnO₄²⁻, MnO₄³⁻ иондорунун түзүлүштөрү да окшош).


Оксоаниондор суудагы эритмелерде туруксуз жана женил диспропорциялануучу аралык кычкылдануу даражаларын (V) жана (VI) көрсөтөт.




Кычкылдануу даражалары (II) жана (III) болгон элементтердин аквакатиондорунун составы: $Mn(H_2O)_6^{2+}$ жана $Mn(H_2O)_6^{3+}$ болот. Mn (II) аквакатиону турактуу, ал Mn (II) туздарынын сууда ээрүүсүнөн пайда болуп, Mn (II) туздарынын составына кирет. Мисалы, $Mn(H_2O)_6^j(No_3)_2$. Марганецтин (II) суудагы эритмелери кайталануучу протолиздин эсебинен кычкыл реакцияны берет:



Марганецтин (III) аквакатиону туруксуз, анын суудагы эритмесинде кайталанбоочу протолиз жүрөт:




ал эми кислоталык чөйрөдө диспропорцияланат:




Ошондуктан Mn (III) туздарынын саны чектелген: $MnF_3 \cdot 2H_2O$; $MnPO_4$; $Mn_2(SO_4)_3$; $Mn(CH_3COO)_3 \cdot 2H_2O$.

$Mn_2(SO_4)_3$ жана MnF_4 туздарынын суудагы эритмелери кайталанбоочу гидролизге учурдай:




Кычкылдары жана гидроокычкылдары. Mn_2O_7 кошпондо, башка бардык кычкылдары катуу, түстүү, стехиометриялуу эмес жарым өткөргүчтүк касиеттеги кошулмалар. MnO жана $Mn(OH)_2$ негиздик касиетти алып жүрөт.





KOH концентрацияланган суудагы эритмеси марганецтин гидро кычкылы менен ысытканда гана кызыл түстөгү гидроксомарганатты пайда кылат.





Марганецтин (II) оксиidi анын карбонаттарын же гидро кычкылдарын жогорку температурада ысытуу менен алынат:



Марганецтин (III) кычкылына жана гидроокычкылына суюлтулган кислоталарды таасир эткенде диспропорцияланышат:



Ал эми концентрацияланган кислоталар менен ысытканда кычкылтектөн бөлүнүп чыгат:




Галогендүү суутек кислоталары менен реакция тескерисинче жүрөт:




Mn_2O_3 металлдык марганец төмөнкү температурада кычкылтексін менен кычкылдандыруудан же жогорку температурада марганецтин диоксидин ажыратуу аркылуу алынат.


Марганецтин (IV) оксида бекем кристаллдык торчодон турат, щелочтуу металлдардын гидроксидтери жана суюлтулган кислоталар таасирин тийгизбейт. Ал эми ысытканда MnO_2 ажырайт:



Марганецтин (IV) оксидин концентрацияланган кислоталарды кошуп ысытканда төмөндөгүдөй реакция жүрөт:





Марганецтин (IV) кычкылынын негизги өзгөчөлүгү анын ар түрдүү кычкылдануу - калыбына келүү процесстеринде каталитикалык активдүүлүгү болуп саналат. Мисалы:




Калий нитратынын щелочтуу балкыган эритмесинде марганецтин (IV) кычкылы жашыл түстөгү калий мanganатынын балкыган эритмесине айланат:




Сууда эриген мanganаттарды бир аз кычкылдандырганда, алар диспропорцияланышат:




Мanganаттар күчтүү кычкылдандырыгычтык касиеттүү көрсөтөт:




Ал эми күчтүү кычкылдандырыгыч хлор менен калыбына келтиргичтик касиеттүү көрсөтөт:




Марганецтин (VI) оксида көпчүлүк реакциялардын диспропорцияланусунун продуктысы болуп саналат. Алар лабораторияда төмөнкү реакциянын жардамында алынат.




Марганец, технеций жана ренийдин жогорку кычкылдары (Mn_2O_7 , Tc_2O_7 жана Re_2O_7) ачык байкалган кислоталык касиеттерди көрсөтөт. Алар сууда эригенде күчтүү кислоталарды пайда кылат: $HMnO_4$, $HTeO_4$, $HReO_4$; мисалы:




Бул кислоталар эркин абалында бөлүнүп алынган эмес. Алар 20-25% түү эритмелер түрүндө гана кездешет. Кислоталардын эритмелерин буулантканда, алар ажыроого дуушар болушат:




Марганецтин (VII) кычкылын ысытканда 55⁰C эле ажырайт, ал эми урунуудан жарылат:



Калий пермаганатынын өнөр жайда алышы пиролюзиттин кычкылданышына негизделген. Бул процесс эки стадиядан турат: биринчи стадиясында пиролюзит щелочтордун балкыган эритмелеринде (KOH же K₂CO₃) жашыл түстөгү калий мanganатына айланат:




Лабораториялык жол менен перманганаттарды алуу үчүн күчтүү кычкылдандыргычтар: NaBiO₃, PbO₂, (Pb₂^{II}, Pb^{IV})O₂ колдонулат. Мисалы,



Түздары. Mn (II) гана көп сандаган түздарды пайда кылат. Ал эми технеций жана ренийдин (сульфиддерин кошпогондо) жөнөкөй катиондор түрүндөгү түздарды пайда кылуучу кошулмалары жок.

Марганецтин кычкылдануу даражасынын жогорулаши менен алардан пайда болгон түздардын саны кескин түрдө төмөндөйт. Мисалы: Mn(III)тин MnPO₄·H₂O, MnF₃·2H₂O, Mn₂(SO₄)₃, MnCl₃ түздары белгилүү, ал эми марганец (IV) эки түрдүү гана түзүү пайда кылат; MnF₄, Mn(SO₄)₂ - 10⁰Cдан төмөнкү температурада туруктуу болгон MnCl₄ алынат.

Марганецтин (III) жана (IV) кычкылдануу даражага ээ болгон түздары туруксуз, алар кычкыл эритмелерде Mn(II)ге чейин оной калыбына келет, нейтралдуу жана щелочтуу суу эримелеринде диспропорцияланат. Мисалы:



Марганец (II) бардык аниондор менен түздарды пайда кылат. Анын сууда эрүүчү түздарынын кристаллдары төмөндөгүдөй аквакатиондордон турат: $\text{Mn}(H_2O)_6j(NO_3)_2$, $\text{Mn}(H_2O)_4jSO_4\cdot H_2O$, $\text{Mn}(H_2O)_4jCl_2$. Марганецтин (II) көпчүлүк түздары сууда жакшы эрийт, ал эми аз эрүүчү түздары карбонаттар, фосфаттар жана сульфаттар болуп саналат.

Технеций

Технеций - сейрек кездешүүчү элемент, ал өз алдынча минерал пайда кылбайт, бирок молибден, жез, платина рудалары менен бирге кездешет. Бир нече миллиард жылдар мурда технеций Жер менен кошо пайда болгон. Ал радиактивдүү ажыроонун негизинде дээрлик жок болуп кеткен. Технецийди алуу үчүн сырье катары молибдендин нейтрондорунун нурданусу жана уран продуктуларынын бөлүнүүсү кызмат кылат.. Атомдук электростанцияларда 1кг уранды 50% күйгүзүүдөн 600мг Tc алынат. Технеций жаратылышта

молибден, ниобий жана рутенийдин минералдары менен бирге кездешет. Технецийдин 15 изотобу бар: ^{92}Tc - ^{105}Tc , ^{107}Tc .

Металлдык технеций күмүш түстөгү ак металл, тыгыздыгы $11,487 \text{ г/см}^3$, атомдук радиусу $1,358 \text{ нм}$, иондук радиусу Te^+ $0,56 \text{ нм}$; балкып эрүү температурасы 2140°C ; кайноо температурасы 4600°C .

Технеций Одон +7ге чейинки кычкылдануу даражасын көрсөтүп, электрохимиялык күчү боюнча Mn менен Re дин ортосунда турат.

Металлдык технеций концентрацияланган жана суюлтулган HCl да эрибейт; ренийден айырмачылыгы H_2O_2 жана NH_4OH тын эритмесинде эрибейт. Падыша арагы менен оной аракеттенишет.

Жаратылыштагы кошулмасы пертехнатаммоний – $(NH_4)_2TcO_4$ кызылгылт түстө.

Рений

Рений дарыясынын атынан аталган. 1869-жылы Д.И.Менделеев жетинчи топтогу марганецке окшош болгон эки элемент бар экендигин алдын ала айткан. 1925-жылы немец химиктери В.Ноддак жана И.Ноддак колумбит минералынан катар номери 75 болгон жаңы элементти табышкан.

Жаратылышта рений 2 изотоптон турат: туруктуу изотобу $^{185}_{75}\text{Re}$ (37,07%) жана радиоактивдүүлүгү начар $^{187}_{75}\text{Re}$ (62,93%). Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү – $5d^5 6s^2$.

Ренийди өндүрүштө бөлүп алуу XX кылымдын 1930-жылдын башында Германияда ишке ашкан. Азыркы учурда Англияда, Францияда, Германияда, Казакстанда жана Россияда өндүрүлөт. Рений өтө сейрек кездешүүчү жана чачыранды металл. Анын негизги жаратылыштык булагы болуп молибдениттер саналат.

Рений күмүш түстүү, ак, оор, кыйындык менен эрий турган, ийилгич жана дат басууга өтө туруктуу металл. Атомдук радиусу $1,373 \text{ нм}$, тыгыздыгы $21,03 \text{ г/см}^3$; эрүү температурасы 3180°C ; кайноо температурасы 5900°C .


Кадимки температурада рений абада туруктуу, азот жана суутек менен аракеттенишпейт. 300°C дан жогору температурада кычкылданат (Re_2O_3 , Re_2O_7) жана күкүрт, галогендер менен аракеттенишет (Re_2S_3 , ReS , Re_2S_7 , ReF_6 жана $ReCl_6$). Кычкылдандырыгычтардын таасири менен реакцияга кирип $KReO_4$, $NaReO_4$ ж.б. пайда кылат. Рений ар түрдүү кычкылдануу даражасын көрсөтөт: бирикмелеринде +7ден -1ге чейинки абалда боло алат.

Химиялык касиеттери. Металлдык технеций жана рений төмөнкү температурада концентрацияланган азот жана күкүрт кислоталары менен начар аракеттенишет.


Ал эми сүюлтүлгөн азот кислотасында кычкылдануу даражалары туралы болгон Tc (VII) жана Re (VII) бирикмелерин пайдалуу менен жакшы аракеттенишет:



Таза рений жана технеций кислоталарын металлдарды суутек-тин пероксидинин эритмесине таасир этип алууга болот:



Күчтүү негиздердин эритмелери менен бир да металл реакцияга кирбейт, ал эми шелочтуу балкыган эритмелеринде кычкылдандырыгычтардын катышуусу менен аракеттенишет:



Технецийдин (IV) кычкылы касиети боюнча MnO_2 жана ReO_2 айырмаланып турат. Ал $900-1000^{\circ}C$ вакуумда ысыткан мезгилде сублимацияланат, ал эми ReO_2 болсо мындай шартта диспропорцииланат:



Технецийдин (IV) кычкылы MnO_2 жана ReO_2 айырмаланып кислоталардын сүюлтүлгөн эритмелери менен аракеттенишип TcO_4^- анионун пайдалынат:



Технеций менен ренийдин жогорку кычкылдары (Mn_2O_7 , Tc_2O_7 , жана Re_2O_7) ачык байкалган кислоталык касиеттерди көрсөтөт. Алар сууда эригенде күчтүү кислоталарды пайдалынат: $HTeO_4$, $HReO_4$.

Колдонулуштары. Марганец негизинен кара металлургияда чоюн өндүрүүдө чоюндуун балкып эрүү температурасын төмөндейтүү, күкүрттөн тазалоо үчүн кошулат. Марганец кошулган болот сүрүлүүгө туруктуу келет, алар темир жол рельстерин, таш майдалоочу машиналарды, танк тетиктерин, бронун жасоо үчүн колдонулат. Эгерде марганецти башка түстүү металлдарга кошсо, алардын катуулугу жогорулайт. Марганецтен жасалган реостаттын ток өткөрүүчү зым катары колдонулуучу куйма-манганийдин составында 12% марганец, 84% жез, 4% никель болот. Марганец кошулган айнектер кызыл түстө болот.

Перманганаттардын ичинен $KMnO_4$ техникада кенири колдонулат. Химиялык лабораторияларда $KMnO_4$ кычкылтекси алууда пайдаланылат. $KMnO_4$ менен фосфорду, күкүрттү аралаштырып глицеринди ага жакыннатканда күйүп кетет. Ал кездемелерди, кагаздарды көмүргө айландыра алат. Ошондуктан, $KMnO_4$ органикалык заттарды окислендирүүдө жана жүндөн жасалган кездемелерди, эфир майларын, ёсумдуктөрдүн жана жаныбарлардын майларын актоо үчүн пайдаланылат.

Марганецтин (IV) оксида галваникалык элементтердин электрородорунун негизги компонентин түзөт жана ошондой эле кычкылдандырыгыч, абсорбент жана катализатор катары колдонулат. Калийдин перманганаты органикалык синтезде кычкылдандырыгыч катары колдонулса, ал эми медицинада антицептик катары колдонулат. Марганец өсүмдүктөр менен жаныбарлардын тиричилик аракетине өтө зарыл болгон микроэлемент.

Марганецтин (II) хлориди кездемелерди боечу күрөң боек катары, MnS марганец сульфиди менен ZnS цинк сульфидин аралаштырганда караңғыда жарық берген люминофорлорду жасоодо, нитраты $Mn(NO_3)_3$ - фарфор боекторун алууда колдонулат. Манганаттардын $BaMnO_4$, Na_2MnO_4 алтын өндүрүүдө жана заводдордогу химиялык лабораторияларда кенири пайдаланылат.

Технеций коррозияга өтө туруктуу. Технецийдин башка металлдар менен болгон куймалары өтө жакшы өткөргүч болуп саналат. Технеций кислотасынын H_2TcO_4 туздары жакшы ингибиторлор болгондуктан көмүртеги аз болоттордун коррозиясын басандатуу үчүн колдонулат. Бирок технецийдин жана пертехнаттардын кенири колдонулушуна технецийдин радиоактивдүүлүгү тооскоол болот.

80%тен ашык рений, октандык саны жогору болгон жогорку саптагы бензинди алууда колдонулуучу биметаллдык платина-рений катализаторлорун өндүрүүдө колдонулат.

Рений Re сырткы көрүнүшү жагынан платинага окшош металл. Ал жакшы чоюлат жана ар түрдүү формада куюлат. Ренийден жасалган электр лампочкаларынын спиралдары вольфрамга караганда көпкө чыдамдуу, рений көпчүлүк химиялык реакцияларда катализатор катарында пайдаланылат.

Ренийдин платина менен болгон бирикмеси жогорку температуралага чыдамдуу термопараларды жана радиоэлектроникада контактарды жасоодо колдонулат.

9. VIII ГРУППАНЫН НЕГИЗГИ ПОДГРУППАСЫНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

Бул подгруппанын элементтерин инерттүү газдар же асыл газдар деп да аташат, алардын кээ бир касиеттери 9.1-таблицада берилген. Гелийден башка бардык инерттүү газдардын акыркы электрондук катмарлары толуп бүткөн туруктуу сегиз электрондук конфигурацияга ns^2np^6 ээ (гелий - $1s^2$) жана ошол себептен алардын иондоштуруу энергиясы абдан жогору. Ошондуктан, инерттүү газдардын

туруктуу электрондук конфигурациясынан сырткы электрондорду ажыратып, алардын бирикмелерин алуу үчүн абдан күчтүү кычкылдандыргыч талап кылынат. 1962-жылы америкалык окумуштуу Бартлетт Нил күчтүү кычкылдандыргыч болгон платинанын гексафторидин колдонуп, инерттүү газдардын ичинен биринчи жолу ксенондун бирикмесин ($Xe[PtF_6]$) алууга жетишкен.


9.1-таблица

Инерттүү газдардын кээ бир касиеттери

| Касиеттери | <i>He</i> | <i>Ne</i> | <i>Ar</i> | <i>Kr</i> | <i>Xe</i> | <i>Rn</i> |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Электрондук формуласы | $1s^2$ | $2s^22p^8$ | $3s^23p^8$ | $4s^24p^8$ | $5s^25p^8$ | $6s^26p^8$ |
| Иондошуу энергиясы, эВ | 24,58 | 21,56 | 15,69 | 14 | 12,13 | 10,75 |
| Кайноо температурысы, $^{\circ}\text{C}$ | -269 | -246 | -186 | -153 | -108 | -62 |
| Эрүү температурысы, $^{\circ}\text{C}$ | -272 | -249 | -189 | -157 | -112 | -71 |
| 0 $^{\circ}\text{C}$ да сууда эригичтigi, $\text{cm}^3/\text{л.}$ | 10 | 14 | 52,4 | 99,1 | 209,2 | 510 |

Химиялык жактан инерттүү газдар реакцияга жөндөмсүз болгондуктан, жаратылышта эркин түрдө негизинен атмосферада кездешет. 1m^3 абада 9,3 л Ar, 16 мл Ne, 5мл He, 1мл Kr, 0,08мл Xe жана 1cm^3 абада 1-2 молекула Rn кездешет. Гелий радиоактивдүү ажыроонун продуктасы болуп саналат, ал негизинен кээ бир жаратылыш газдарынын жана минералл сууларынын составында кездешет. Гелий азыркы мезгилдерде жаратылыш газдары менен абадан алынат. Ал күндүн спектринин анализи боюнча (1868) күндүн составынан аныкталынган. Андан кийин английлык окумуштуулар Релей менен Рамзай (1898) бардык инерттүү газдарды абадан белүп алышкан. 1899ж. Резерфорд радонду торийдин радиоактивдүү ажыроосунан аныктаган. Инерттүү газдардын ичинен бир гана радон радиоактивдүү элемент болуп саналат.

1970-жылдары криптондун, ксенондун жана радондун фториддери, оксофториддери жана кычкылдары синтезделген. Азыркы мезгилге чейин гелий менен неондун чыныгы химиялык бирикмелери алына элек. Бирок суунун, спирттердин же гидрохинондун $C_6H_4(OH)_2$ кристаллдык торчолорунун боштуктарында молекулагылар аралык күчтүн негизинде инерттүү газдардын атомдору кармалып турган өзгөрүлмө составдагы Э- $6H_2O$, Э- $2C_2H_5OH$ же Э- $3C_6H_4(OH)_2$ клатраттары алынган, мында Э - гелий, неон, аргон ж.б. инерттүү газдардын атомдору болуп эсептелет. Мындей кошулмалар жогорку басымда жана төмөнкү температурада гана туруктуу. Бул инерттүү газдардын клатраттарынdagы химиялык байланыштын бекем эместигинин начардыгын түшүндүрөт. Инерттүү газдардын дүүлүккөн жана нейтралдуу атомдору кагылышканда иондук димерлер пайда болушу мүмкүн, мисалы:





Гелийден радонду көздөй инерттүү газдардын эрүү жана кайноо температуналары, ошондой эле сууда эригичтиги өсөт, бул группа боюнча жогорудан төмөн карай молекула аралык байланыштардын өсүшү байкалат. Инерттүү газдар суюлтулган абаны буулантуу жолу менен алынат.


Фтордуу кошулмалары. Криpton, ксенон жана радон фтор менен өз ара аракеттene алат жана химиялык активдүүлүгү криптондон радонду көздөй өсөт. Фтор менен эң оной радон өз ара аракеттene, мында иондук байланыш тибиндеги учма эмес RnF_2 пайда болот. Ксенон менен фторду бири-бирине кошкондо XeF_2 , XeF_4 , XeF_6 , XeF_8 составдагы фториддер алынат. Фтор жетишсиз болгондо XeF_2 , ал эми фтор ашыкча алынганда XeF_6 же XeF_8 синтезделет. Ксенондун фториддери түссүз кристаллдык заттар. Фториддердин кычкылдан-дыйргыч касиеттери төмөндөгү катар боюнча жогорулайт: $KrF_2 > XeF_2 > XeF_4 > XeF_6$.

Инерттүү газдардын кычкылдары. Кычкылтек менен бир дагы инерттүү газ түздөн-түз реакцияга кирбейт, ксенондун белгилүү болгон бардык оксиддери менен оксид-фториддери туура келген фториддеринин гидролизинен пайда болот.


Ксенондун (VI) кычкылы XeO_3 - нымды өзүнө абдан синириүүчү, туруксуз болгон ак түстөгү катуу зат. Массасы 20 мг дан ашык болгондо өзүнөн -өзү жарылууга жөндөмдүү. Узакка сакталганда ақырындык менен жөнөкөй заттарга чейин ажырайт. Эркин түрдө H_2XeO_4 - кислотасы төмөнкү температурада ($-20\text{--}30^\circ C$) туруктуу болсо да, XeO_3 кычкылы кислоталык касиетке ээ жана щелочтор менен өз - ара аракеттенишкенде ксенаттары (+6) пайда болот:



$Xe(+6)$ кошулмалары диспропорцияланганда же күчтүү кычкылдандыргычтарды (мисалы, озон) таасир эткенде перксенаттар алышат:



Перксенаттар суусуз күкүрт кислотасы менен өз ара аракеттен-генде сары түстөгү XeO_4 оксид пайда болот:



XeO_4 - бөлмө температурасында кычкылтекти бөлүп чыгаруу менен ажырайт. Ал тургай катуу түрдөгү XeO_4 $-40^\circ C$ да да жарылат. Азыркы мезгилде XeO_4 менен XeO_6^{4-} эң күчтүү кычкылдандыргычтар болуп эсептелинет. Ксенондун (+8) бирикмелери айрыкча кычкыл чөйрөдө эң күчтүү кычкылдандыргычтар болуп саналат.

Колдонулушу. XX кылымдын башында гелий жарылгыч суутектин ордуна дирижаблдерди, аба шарларын жана атмосфералык метеозондорду толтуруу үчүн колдонулган. Гелийдин экинчи бир колдонулушу жогорку басымда (сүү алдында, барокамераларда) азоттук уулануудан сактоо үчүн дем алуучу аралашмаларга кычкылтекти суюлтуучу газ катарында кошушат. Гелий техникада жана илим изилдөө лабораторияларында төмөнкү температураны кармоо үчүн да колдонулат. Аргон, криптон жана ксенон төмөнкү жылуулук өткөрүмдүүлүккө жана химиялык жактан инерттүү болгондуктан, неондук лампаларды толтурууда пайдаланат. Криптон менен ксенондун фториддери фторлоочу агент катарында колдонулат.

VIII ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ХИМИЯСЫ

VIIIБ-группанын элементтерине тогуз элемент: темир, кобальт, никель, рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина кирет. Алардын башка группалардан айырмачылыгы топторго бөлүнүшү болуп эсептелет. Мисалы, темирдин тобу (*Fe, Co, Ni*) жана платинанын тобу (*Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt*) болуп горизонталду мезгилдүүлүк касиеттери боюнча экиге бөлүнүшөт. 9.2-таблицада темирдин тобунун элементтердин кээ бир касиеттери берилген. Булар металлдар түрүндө катуу, ак - күмүш түстөгү аз эрүүчү металлдар болуп эсептелет.

9.2-таблица

Темир, кобальт жана никелдин кээ бир физика - химиялык касиеттери

| Элементтердин касиеттери | <i>Fe</i> | <i>Co</i> | <i>Ni</i> |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Эрүү температурасы, °C | 1539 | 1494 | 1455 |
| Кайноо температурасы, °C | 2872 | 2957 | 2897 |
| Тыгыздыгы ρ, г / см³ (25°C) | 7,91 | 8,90 | 8,90 |

Адам баласы темирди биздин доорго чейинки III-II миң жылдыктарда эле колдонуп келишкен. Кобальтын бирикмелери биздин доорго чейин XI кылымда колдоно башташкан, ал эми металлы биринчи жолу 1736-жылы Брандт тарабынан такталган. Никелди 1751-жылы Кронстедт ачкан. Платина, алтын, күмүш жана сымап сыйктуу эле алгачкы мезгилден бери белгилүү. Платинанын металл катары биринчи сүрөттөлүшү 1557-жылга таандык. Калган платиналык металлдар 1803-1804-жылдары ачылган: родий жана палладийди - Вулластон, осмийди - Тенант. Бардыгынан кийин, 1844-жылы Клаус тарабынан Петербург монета дворунда платиналык таштандылардан рутений (лат. *Ruthenia* -Россия) ачылган.

Химиялык касиеттери. Негизинен салыштырма терс электрдүүлүктөрү (СТЭ) бойонча платинанын тобуна караганда темир, кобальт жана никель бири-бирине жакын:

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|----------------------|----------|
| Fe | $1,64$ | Co | $1,70$ | Ni | $1,75$ | $CT\mathcal{E}_{op}$ | $= 1,70$ |
| Ru | $1,42$ | Rh | $1,45$ | Pd | $1,35$ | | |
| Os | $1,52$ | Ir | $1,55$ | Pt | $1,44$ | $CT\mathcal{E}_{op}$ | $= 1,46$ |


VIIIБ-группанын элементтеринин сырткы атомдук орбиталдарында (АО) электрондордун толтурулушу: темир, рутений жана осмийде - 8 валенттик электрондор, кобальт, родий жана иридийде - 9 электрон, никель, палладий жана платинада - 10 электрон жайгашкандығы белгилүү. Ошондуктан, бул вертикалдуу катарларды группалар деп аташып жана аларды валенттик электрондорунун жалпы саны бойонча VIIIБ -, VIIIБ1 -, VIIIБ2 - группаларына бөлүшөт:

| VIIIБ | VIIIБ1 | VIIIБ2 |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| Fe $4s^23d^6$ | Co $4s^23d^7$ | Ni $4s^23d^8$ |
| Ru $5s^14d^7$ | Rh $5s^14d^8$ | Pd $5s^04d^{10}$ |
| Os $6s^25d^6$ | Ir $6s^25d^7$ | Pt $6s^15d^9$ |


Бешинчи мезгилдин элементтеринин кээ бир өзгөчөлүктөр $4d^{10}$ -АО орбиталынын эбегейсиз түрүктуулугу менен байланыштуу. Бардык үч группанын: VIIIБ-, VIIIБ1-, VIIIБ2- элементтеринин жалпы электрондук конфигурациясы $ns^0 \rightarrow 2(n-1)d^6 \rightarrow 10$ болот.

Бул элементтердин бирикмелеринде кычкылдануу даражада Одон VIIIге чейин өзгөрөт. Алардын түрүктуулары төмөнкүлөр: $Fe(III)$; $Co(II)$; $Ni(II)$; $Ru(IV)$; $Rh(II)$; $Pd(II)$; $Os(VIII)$, (VI) ; $Ir(IV)$; $Pt(II)$, (IV) . d-группалар башка группалардай эле жогорудан төмөн карай жогорку кычкылдануу даражалары өсөт. Жогорку кычкылдануу (VIII) даражасын VIIIБ - группанын элементтери көрсөтөт: рутений (RuO_4), осмий (OsO_4 , OsF_8 , OsO_3F_2) жана темир (FeO_4).


FeO_4 эритмеси тетрахлорметанда (CCl_4) негизинен щелочтуу суудагы эритмелерден экстракция жолу менен алынат. Мында темир аноддук кычкылданууну пайдалаңыз:



CCl_4 төгү темирдин (FeO_4) эритмеси жөнөкөй шарттарда түрүктуу эмес:



Fe_2O_3 түрү KOH жана KNO_3 менен эриткенде кара-кызыл ферраттарды (VI) пайда кылат:



Негизги минералдары. Темир элементтери платина элементтерине караганда көп кларкка әз болушат. Кычкылтек, кремний жана алюминийден кийин темир - 4,7%ти түзөт. Кобальттын жана никелдин кларкы $4 \cdot 10^{-3}$ жана 0,02%ке барабар. Бардык платиналык металлдар аз кездешүүчүү минералдарга таандык болгондуктан, алардын кларкы 10^{-7} - 10^{-6} %ти түзүшөт. Алардын ичинен кенири таралганы рутений жана палладий болуп эсептелет.

Составында темири бар минералдардын ичинен эң баалуусу **магнетит** (магниттүү темир) болуп эсептелет, өзүнүн жаратылыши боюнча кош кычкыл (Fe , Fe_2) O_4 болгон, бирок магниттин өндүрүштүк запасы азаюуда. Азыркы мезгилде темир өндүрүшүнүн негизги сырьесу болуп **гематит** Fe_2O_3 (кызыл темир) жана **гемит**, же **лимонит** $FeO(OH)$ (күрөң темир) эсептелет. Темир металлургиясында дагы негизги сырье катары **сидерит** $FeCO_3$, жана **пирит** FeS_2 колдонулат. Эл керектөөсүнө 2000-жылга чейин эсеп боюнча $3 \cdot 10^{10}$ т темир керектелсе, ал эми темир кенинин $7 \cdot 10^{11}$ т запасы бар экендиги чалғындалган.


Жердин ядросу да 2900 км терендиктен баштап темирдин (91-92%) жана никелдин күймаларынан (8 - 9%) тураарын болжолдошкон.

Кобальт жана никель көбүнчө сульфидлик минерал түрүндө кездешишет: **кобальтин** - $CoAsS$, **петландин** - $(Fe, Ni)S$, **никелин** - $NiS(As)$. Никель негизинен платина металлдары менен кошо Норильскийде алынат жана ошондой эле полиметаллдык кендери эң жогорку катышта Орто Уралда жайгашкан.

Составында петлантиддери бар жез - никель рудаларынын массалык үлүшүнүн 90%ти дүйнөлүк никелдин күймасы туура келет. Бул рудалардан көп санда жез, кобальт, платина металлдары, селен жана теллур алынат.

Платина металлдары жаратылышта эркин жана куйма түрүндө кездешет: осмиридий (17-80% Os), ферроплатина (20%ке чейин темир). Мексикалык алтында 43%ке чейин родий бар.

Металлдардын алышы. Өнөр жайлардын өнүгүшүн чоюн (темирде 2-4% көмүртек) жана болот (темирде 2% көмүртек) өндүрүштөрүүсүз элестетүүгө мүмкүн эмес. Өлкөнүн өндүрүшүнүн өндүрүмдүүлүгүнүн техникалык прогрессин темири бар күймалар мүнөздөп турат. Металлдык темириди жана анын күймаларын алуунун химиялык негизи болуп темирдин оксиддерин калыбына келтирүү болуп эсептелет:



Бириңчи домна мештеринде коксту пайдалануу менен чоюнду альшат. Андан кийин чоюн эки жол менен болотко айланат: конвертердик жана мартендик. Бириңчи жол менен алмурат формадагы идиш - конвертерге куюлган суюк чоюн аба менен үйлөтүлүп, анын бир бөлүгү CO ге чейин кычкылданып, FeS аралашмасы Fe_2O_3 жана SO_2 ге ажырайт. Ал эми мартендик процессте эритилген чоюндан үстүнөн ысык газ менен бирге аба берилет, мында көмүртектин бир бөлүгү CO го, күкүрттүн бир бөлүгү SO_2 чейин кычкылданат. Кокстун дефициттүлүгү жана жаратылыштагы кокс көмүрүнүн запасынын азайышы менен бирге болотту алуунун башка жолдорун изилдөөгө түрткү кылган. Болоттун жаңы металлургиялык процесси болуп, алдын-ала темир рудаларын («окатышка») байытып, андан кийин температурасы 1100°C болгон айлануу мештеринде H_2 жана CO аралашмасы менен жумшак темирге айланганга чейин иштетишет. Жумшак темирди электромештерде кайра кайнатуу менен болотту альшат. Мында чоюнду эритип алуу стадиясы жок болот.



Кобальтты жана никелди рудалардан бөлүп алуу татаал металлургиялык процесс. Темир, кобальт жана никелдин жогорку дарражадагы тазасын ($>0,01\%$ аралашма) алгачкы техникалык металлдарын $150-200^{\circ}\text{C}$ көмүртектин монооксидинин басымы астында иштетип альшат. Мындан пайда болгон суюк карбонилдерди жогорку температурада ($t_2 - t_1$) металлга чейин ажыратышат. Мисалы:



Бул процесстеги тазалоо, эгер аралашмалар карбонилдерди пайда кылса, анда баштапкы заттардын кайноо температуралары өтө тез айырмаланышып, буулантып айдоо менен оңой бөлүшөт.

Темир


Fe , Co , Ni катары боюнча химиялык активдүүлүгү төмөндөйт. Бул уч металл жогорку температурада кычкылтектин атмосфера-сында күйүү менен Fe_2O_3 , CoO , NiO оксиддерди пайда кылат. Темирди ысытканда көпчүлүк металл эместер (галогендер, күкүрт, көмүртек) менен аракеттенет:



Темир топчосунун элементтери эритилген күкүрт менен стехиометриялык эмес сульфиддерди ($\sim FeS$, $\sim CoS$, $\sim NiS$, $\sim FeS_2$) пайда кылуу менен, ошондой эле галогендер менен да активдүү аракеттенишип, бул учурда (FeI_3 , башка) темирдин учгалогениди, кобальттын жана никелдин дигалогениди жана CoF_3 пайда болот. Металлдар

фтор менен кадимки температурада начар аракеттенишет, көбүнчө никелдин бетинде тығыз, аз учуучу фториддердин пленкалары пайда болот. Никель фтор менен $500\text{--}600^{\circ}\text{C}$ да аракеттенишпейт. Металлдар жогорку температурада азот, фосфор менен өз ара аракеттенишет жана бул учурда нитриддер жана стехиометриялык эмес составдагы фосфиддер, нитриддер: $\sim\text{Ni}_3\text{N}$, $\sim\text{Fe}_3\text{P}$, $\sim\text{Co}_3\text{N}_2$ жана башка бинардық бирикмелер пайда болот.

500°C дан жогорку температурада металлдардын көмүртек менен болгон реакциясы кайталанма:




Мындай составдагы темирдин карбидин **цементит** деп аташат.

Өтө майдаланган металлдар (Fe , Co , Ni), көбүнчө никель, белгилүү санда суутекти синирип алышат. Суутекти кошуп алуу касиети пентаникель-лантан LaNi_5 типтеги интерметаллдык бирикмелеринде жогорулайт. Эгер металлдар гидроксиддерди пайда кылбаса, анда LaMe_5 ($\text{Me} = \text{Ni}, \text{Co}, \text{Fe}$) суутекти кошуп алуу менен составы LaMe_5H_x болгон стехиометриялык эмес гидриддерге айланат, мында $x=5\text{--}6$ суутекте 1% тен көп эмес кычкылтек кармалат.

Темир жогорку активдүүлүктү суу менен кобальт жана никелден айырмаланып 600°C та кычкылданат:




600°C дан жогору болгондо бул реакциянын төң салмактуулугу солго жылат. Темир атмосферада коррозияга учрайт: ным жана абанын таасири астында жылына $\sim 10\%$ өндүрүлгөн темир коррозиянын натыйжасында жоготууга учрайт:




Бирок 0,01% көмүртектин, күкүрттүн жана фосфордун аралашмаларынан турган темир куймалары коррозияга туруктуу келет.

Эгер металлдык темир төмөнкү температурада кычкылданырыгыч эместер менен таасир этишсе, анда кобальт жана никель ысытканда аракеттенишет. Караптап берген металлдар бул учурда аквакомбиндорду пайда кылышат:





Концентрацияланган күкүрт жана азот кислоталарында металлдар аракеттенишпейт, ошондуктан концентрацияланган күкүрт кислотасын темир цистерналарда ташышат.




Андан концентрацияланган күкүрт кислоталарында:




Суюлтулган азот кислотасы менен туруктуу кычкылдануу дара- жадагы нитраттарды пайда кылат (кислотанын концентрациясына жараша ар кандай продукталар алышы мүнкүн):




Металлдык темир 50% түүх концентрацияланган щелочтуу элемен- тердин гидроксиддеринин эритмелери менен ысытканда аракетте- нет:



Темирдин кычкылдары жана гидрокычкылдары. Темир төмөндөгүдөй кычкылдары жана гидрокычкылдарды пайда кылат: FeO , Fe_2O_3 , Fe_3O_4 , $Fe(OH)_2$, $Fe(OH)_3$. Алар суу менен аракетте- нишпейт, бирок кислоталар менен өз ара реакцияланышат.




500°Сдан жогорку температурада абада же кычкылтек атмосфе- расында ысытканда темирдин монокычкылы айланууга дуушар бо- лот:



Гидрокычкылдарды, карбонаттарды, нитраттарды жана оксалаттарды инергия атмосферада ысытканда монокычкылдар алышат:




Темирдин гидрокычкылы $Fe(OH)_2$ оңой кычкылданат:




бул учурда $xFe(OH)_2 \cdot yFeO(OH)$ кара түстөгү, составы өзгөрүлмөлүү, ар түрдүү кычкылдануу даражадагы темирдин бирикмелеринин катышуусунда аралык бирикме пайда болот.


Негиздик касиетке ээ болгон гидрокычкыл кислоталар менен аракеттенишет:




Темирдин туздарына кычкылтексиз чөйрөдө щелочторду таасир эткенде гидрокычкылы алышат:




Ал эми кычкылтектүү чөйрөдө болсо темирдин (III) гидрокычкылы алышат:



Темирдин үчкүчкылы Fe_2O_3 - кызыл-күрөн түстөгү катуу зат, 1560°С эригенде FeO жана O_2 ажырайт, суу жана KOH , $NaOH$ тын суудагы эритмелери менен аракеттенишпейт, бирок кислоталар менен реакцияланышат:





Өтө катуу ысыткандан кийин Fe_2O_3 , Al_2O_3 , Cr_2O_3 окшоп, химиялык инергеттүү қычкыл болуп, кислоталар менен өз ара аракеттенишпей калышат: $FeO(OH)$ тын же $Fe(OH)_3$ терминалык ажыроосунан алынат:



Темирдин гидрокычкылы амфотердик касиетке ээ:



Fe (III) туздарына негиздерди таасир этүү менен темирдин гидрокычкылы алынат:




Fe_3O_4 қычкылына кислоталарды кошкондо төмөндөгүдөй туздар алынат:





Fe_3O_4 қычкылы, FeO менен Fe_2O_3 қычкылдарынын өз ара аракеттенүүшүсүнөн пайда болот.

Темир туздары. Темир (+II) қычкылдануу даражада белгилүү бардык аниондор менен жөнөкөй туздарды пайда кылышат. Сууда эрүүчү туздар болуп, нитраттар, сульфаттар, галогениздер (FeF_2 ден башкасы), тиоционаттар, ацетаттар жана тетраоксохлораттар эсептелет.

Туздар гидролизге учурдай да, протолиздин биринчи баскычы көпчүлүк реакцияларда байкалат:




Темирдин (II) туздарынын суудагы эритмелери жана анын катуу туздары абада метагидроксидге чейин қычкылданат, мисалы:




Абада туруктуураак болуп темир (II) аммонийлеринин сульфаты ($(NH_4)_2[Fe(H_2O)_6]SO_4$) болуп эсептелет.

$Fe(II)$ туздары ысытууда ар түрдүүчө болушат: бардык хлориддер эрийт жана ысытканда ажырабайт, ал эми сульфаттар, нитраттар, карбонаттар жана оксалаттар ажыроого дуушар болушат, мисалы:



Металлдардын туздарын, алардын қычкылдарын, гидрокычкылдарын жана карбонаттарын кислоталар же туздар менен таасир этүү менен алынат:



Темир топчосунун элементтеринин ичинен (+III) қычкылдануу даражага ээ бир гана темирдин туздарынын саны көбүрөөк, кобальттын (III) азыраак сандагы жөнөкөй туздары суунун


таасиринен ажырайт, ал эми никель (III) жөнөкөй туздары пайда кылбайт.

Темир (III) туздары баскычтуу протолиздин учурунда $FeO(OH)$ ты (коллоидтик формада) пайда кылуу менен гидролизге учурайт.






Ошондуктан темирдин (III) туздарынын суудагы эритмелери күрөн-сары түстөн кара-күрөн чейинки түстө болушат жана күчтүү кычкыл реакцияга ээ.


Темирдин (III) аквакатиондору күчтүү кычкылдандыргыч касиетти көрсөтүшөт, ошондуктан Fe_2S_3 , FeI_3 , $Fe_2(SO_4)_3$ түрү орун алмашуу реакциясынын негизинде суудагы эритмелеринен алуу мүмкүн болбай калган: анион-кычкылдандыргычтар темирди (II) кычкылдануу даражага өткөрүшөт, ал эми өздөрү кычкылданышат, мисалы:




Темирдин (III) туздарынын алышы төмөндөгүдөй реакцияларга негизделген:




Темир (+VI) кычкылдануу даражада тетраоксоферрат аниондору FeO_4^{2-} пайда болуу менен алар көпчүлүк металлдардын катиондору менен туздарды ферраттарды пайда кылат. Ферраттар кристалдык структурасы жана сууда эригичтүү боюнча сульфаттарга жана хроматтарга окшош. $BaFeO_4$ жана $SrFeO_4$ сууда аз эрүүчү, ал эми щелочтуу элементтердин ферраттары малина - кызыл түстөгү эритмелерди пайда кылат. $pH > 10$ болгондо FeO_4^{2-} - аниону туруктуу, бирок pH азыраак болгондо ал суу менен реакцияланышат:




Кычкыл чөйрөдө темирдин (III) аквакатионун пайда кылуу менен аяктайт:





Ферраттардын термикалык ажыроосу салыштырмалуу төмөнкү температураларда жүрөт:



Ферраттарды синтездөө үчүн щелочтуу чөйрөдө төмөнкү реакциялар колдонулат:



Темир (III) калыбына келтиргич аниондор менен (I , S^{2-} , SO_3^{2-}) түздарды пайда қылбайт. Ошондуктан FeI_3 же Fe_2S_3 суудагы эритмелерин алууга мүмкүн эмес:



Кобальт


Жер кыртышында $3 \cdot 10^{-3}\%$ га жакын сейрек таралган металл. Жерден атырылып чыккан минералдык булактарда, көпчүлүк тоо тектеринде, дениз суусунда кездешет. Топуракта, өсүмдүктөр менен жаныбарлардың ткандарында да бар. Кобальт төмөндөгү минералдар түрүндө: карролит – $CuCo_2S$; линнелит – Co_3S_4 ; мышьяк менен кобальт жаркырагы $CoAs$, кобальтий $CoAsS$, скуттерудит – $CoAs_3$ ж.б. түрүндө кездешет. Анын көндөри Уралда, Кола жарым аралында жана Сибирде таралаган. Кобальт Co_3O_4 ту калыбына келтирүүдөн, кобальт хлоридин ($CoCl_2$), кобальт сульфатын ($CoSO_4$) электролиздөөдөн, никелдик, жез-никелдик, жез-кобальттык, мышьяк-кобальттык рудалардан алынат.

Жаратылыштагы кобальт туруктуу бир изотоптон $^{59}_{27}Co$ турат. Сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү $3s^2 3p^6 3d^7 6s^2$; кычкылдануу даражасы +2 жана +3, кээде +1, +4, +5 ти да көрсөтөт;

Жөнекөй химиялык кошулмаларында кобальт II валенттүү, ал эми комплекстик кошулмаларында III валенттүү.

Кобальт сууда жана абада туруктуу келет. $300^{\circ}C$ да оксиддин жука кабыкчасы (жашыл түстөгү CoO) менен капитлат. Суюлтулган HCl , H_2SO_4 , HNO_3 кислоталарында акырындык менен эрийт.


Күкүрт жана туз кислоталарында кобальт суутекти бөлүп чыгаруу менен эрийт.



Кызыл түстөгү кристаллогидрат түрүндөгү түздарды пайда кылат: $CoSO_4 \cdot 7H_2O$, $CoCl_2 \cdot 2H_2O$.

Кобальтты азот кислотасы менен кычкылданганда азот калыбына келет. Кристаллдык кобальттын нитраты – кызыл түстөгү кристаллогидрат: $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$. Кобальт ар түрдүү комплекстик иондор менен, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Co(NH_3)_5H_2O]^{3+}$, $[Co(NO_2)_6]^{3-}$ ж.б. көп сандаган комплекстик бирикмелерди пайда кылат. Мисалы, натрийдин тетрарадионкобальты – $Na_2[Co(CS)_4]$ жана натрийдин тетрахлоркобальты – $Na_2[CoCl_4]$. Көк түстөгү бул эритмелердин экөө тен кобальтты фотометрдик ыкма менен аныктоодо колдонулат.

500⁰Сдан жогорку температурада абада же кычкылтектен атмосферасында ысытканда темирдин жана кобальттын монокычкылдары айланууга дуушар болот:





Гидрокычкылдарды, карбонаттарды, нитраттарды жана оксалаттарды инерттүү атмосферада ысытканда монокычкылдар алынат:




Галогендер менен (F_2 ден башкасы) бөлмө температурасында, S, P, N₂, Si, As менен 300-500⁰Сда аракеттенишет.

Кобальттын жана никелдин метагидрокычкылын алуу үчүн кээ бир кычкылдануу - калыбына келүү реакцияларын колдонушат. Мисалы:




Со (III) туздары - күчтүү кычкылдандыргычтар. Суудагы эритмеде алардан газ абалындагы кычкылтект (суунун кычкылданусунан) бөлүнүп чыгуу менен кобальттын (II) туздарын пайда кылат:




Никель

Никель жер кыртышынын массалык үлүшү боюнча 8·10⁻³% түзөт. Никель жаратылышта сары никель колчеданы – NiS , кызыл никель колчеданы – $NiAs$ (никелин), брейтауптит – $NiSb$, никель кольчеданы – $NiAs_2$, геродофйт – $NiAsS$, ульмарнит – $NiSbS$, гарниерит – $(Ni, Mg)SiO_3$ түрүндө кездешет. Жез-никель сульфид кендери да эң баалуу полиметаллдык сырье б.с. Алардын курамында никель менен бирге Cu , Co , Au , Ag , Pt металлдары болот. Никелди кенден бөлүп алуу татаал, ошондуктан аны кендеги башка металлдарды (Co , Fe , Cu) бөлүп алган соң Al , CO же H_2 менен анын кычкылдарынан (NiO , Ni_3O_4 , Ni_2O_3) калыбына келтирүү жолу менен альшат:




Алынган таза эмес никелди электролиз жолу менен же никелдин тетракарбонилин термикалык ажыратуу аркылуу тазалашат.



Жаратылышта никель 5 туруктуу изотоптун аралашмасынан турат: ^{58}Ni , ^{60}Ni , ^{61}Ni , ^{62}Ni , ^{64}Ni . Жасалма изотопторунан эң узак жашаганы ^{59}Ni .

Никель күмүш түстүү ак металл, иштетүүгө ийкемдүү, созулгуч, ферромагниттүү касиетке ээ


Никелди көбүнчө башка металлдардан жасалган буюмдардын бетин кооздоо, коррозиядан сактоо үчүн анын туздарынын суудагы эритмелерин электролиздөө менен капташат:




Никель кычкылтек менен 500°C дан жогору температурада гана аракеттенише баштайт. Практикалык жактан NiO маанилүү бирикме жана ал сууда эрибегендиктен кыйыр жол менен гана алынат.

Галогендер менен NiX_2 , күкүрт - Ni_3S_2 селен - $NiSe$ жана $NiSe_2$, теллур - $NiTe$ жана $NiTe_2$, мышьяк - Ni_3As_2 , көмүртек менен Ni_3C ж.б. толуп жаткан стехиометриялык эмес бирикмелерди пайда кылат.

Металлдардын чыңалуу катарында темирдин он жагында тургандыктан суюлтулган кислоталарда темирден жайыраак эрийт. Ал HCl , H_2SO_4 менен акырындык менен аракеттенишип сүтектىң сүрүп чыгарат:



$Ni(OH)_2$ - кычкылдануусу үчүн эритмеге күчтүү кычкылданыргыч кошулат:



Платина металлдары

Платина топчосуна рутений - Ru , родий - Rh , палладий - Pd , осмий - Os , иридий - Ir жана платина - Pt етмө металлдары кирет. 9.3-таблицада бул металлдардын кээ бир физикалык жана химиялык касиеттери берилген. Толтурулбаган d- жана s-орбиталдарынын электрондорунун суммасы Ru жана Os дин электрондук катмары сегизге, Rh жана Ir - тогузга, ал эми Pd жана Pt ныкы 10 го барабар.

9.3-таблица

Платина металлдарынын кээ бир физика-химиялык касиеттери



| Элементтердин касиеттери | Ru | Rh | Pd | Os | Ir | Pt |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Атомдук радиусы, Å^0 | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,39 |
| Тыгыздыгы (20°C), $\text{г}\cdot\text{см}^3$ | 12,30 | 12,42 | 11,97 | 22,70 | 22,65 | 21,45 |
| Катуулугу | 6,4 | 6 | 4,8 | 7 | 6,25 | 4,3 |
| Эрүү температурасы, $^{\circ}\text{C}$ | 2450 | 1966 | 1552 | 2727 | 2454 | 1769 |
| Кайноо температурасы, $^{\circ}\text{C}$ | 3727 | 3729 | 3127 | 4230 | 4130 | 3927 |

Электрондорунун саны боюнча 4d- жана 5s-орбиталдарда Ru , Rh , Pd жана 6s-орбиталда Os , Ir , Pt болот. Платина металлдарын химиялык касиеттеринин окшоштуктары боюнча үч топко бөлүүгө болот: Ru - Os , Rh - Ir жана Pt - Pd .

Платина тобундагы металлдар суутекти өзүнө жакшы сицирет, айрыкча палладий, мисалы, Бир көлөм Pd 900 көлөм суутекти сицирет. Ошондуктан, платина тобундагы металлдар каталитикалык қасиеттерди аныктоодо, гидрлөө жана қычкылдандыруу реакцияларына катализатор катары колдонулат.

Платина тобундагы металлдар химиялык жактан активсиз болгондуктан, алтын жана күмүш сыйктуу асыл металлдарга таандык.

Платина металлдары фтор, хлор, қычкылтек, күкүрт жана фосфор менен өтө жогорку температурада аракеттенишет. Мисалы, платина хлор жана қычкылтек менен 500°C дан жогорку температурада реакцияга кирет:



Платина металлдары көпчүлүк металлдар менен куймаларды пайда кылышат.

Бул металлдардын оксиддерди жана сульфиддерди пайда кылуу жөндөмдүүлүгүнүн мүнөздөмөсү болуп, алардын қычкылтекке болгон текстештиги азайып, ал эми Ru , Rh , Pd жана Os , Ir , Pt катары боюнча күкүрткө болгон текстештиги көбөйүшү эсептелет.

Бул элементтердин туруксуз қычкылдарды жана туруктуу сульфиддерди пайда кылуу жөндөмдүүлүгү боюнча мезгилдик системанын I жана II группанын кошумча подгруппасынын металлдарына окшоштурууга болот (9.4-таблица).


9.4-таблица

*Платина металлдарынын кээ бир химиялык бирикмелери

| Валенттүүлүгү | Қычкылдары | Гидрокычкылдары | Галогениддери | Сульфиддери | Белгилениши |
|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| I | - | - | - | - | Me - платина металлдары |
| II | MeO | $Me(OH)_2$ | MeG_2 | MeS , | G -галогендер: |
| III | Me_2O_3 | $Me(OH)_3$ | MeG_3 | Me_2S_3 , | (F, Cl, Br, J) |
| IV | MeO_2 | $Me(OH)_4$ | MeG_4 | MeS_2 | |
| V | - | - | MeG_5 | - | |
| VI | MeO_3 | - | MeG_6 | MeS_3 | |
| VII | - | - | - | - | |
| VIII | MeO_4 | - | MeG_8 | MeS_4 | |

Платина тобундагы металлдар кислоталар менен щелочтордун таасирине туруктуу болушат. Рутений, родий жана иридий кислоталар же «падыша арагында» ысытканда да ээрибейт. Платина «падыша арагында», ал эми палладий менен осмий концентрацияланган күкүрт жана азот кислоталарында ээрийт. Мисалы, платина


100⁰Стан төмөн бир да кислота менен аракеттенбейт, ага бир гана
 $3HCl + HNO_3$ аралашмасы таасир этет:



Алардын арасынан реакцияга жөндөмдүү Pd эсептелет. Палладий порошок түрүндө концентрацияланган HNO_3 , (эгер кислотада азоттун диоксида болсо) жана HCl менен аракеттенишет:



VIIIБ группанын бардык металлдарына, Ніден башкасына, кычкылданьыргычтардын катышуусунда (KNO_3 , Na_2O_2 , $KClO_3$ ж.б.) щелочтуу элементтеридин гидроксиддерин таасир эттүүдөн реакцияга кирет. Мисалы: рутений - рутенаттарга (VI) айланат:



Гидроксиддерди темирдин топчолорунун металлдары гана пайда кылышат. Көпчүлүк платина металлдарынын гидрокычкылдары алына элек, ошондуктан көп окулбайт. VIIIБ группанын элементтеринин гидрокычкылдарына жана кычкылдарына амфотердик касиет мүнөздүү эмес.

Платина металлдарынын химиясы - бул негизинен комплекстик бирикмелердин химиясы болуп саналгандыктан, алардын саны өтө жогору жана составы ар түрдүү. Сырткы көрүнүшү (түсү), жогорку эрүү жана кайноо температуралары боюнча платина металлдары темир топчосунун металлдарына караганда координациялык бирикмелерди пайда кылуу жөндөмдүүлүгү боюнча айырмаланып турат.

Колдонулушу. Темир жана анын куймалары азыркы жаңы индустриянын негизи болуп саналат. Никель жана кобальт болотко катуулукту, жогорку магниттик касиетти, ысыкка чыдамдуулукту берет; алар ошондой эле башка металлдардын бетинин коррозияга учурашын коргоо учүн кеңири колдонулат. Платиналык металлдар, өзүнүн жогорку температурага туруктуулугун жана химиялык пассивдүүлүгүн пайдалануу учүн лабораториялык химиялык идиштерди жана өндүрүштүк аппараттардын тетиктерин жасоодо колдонушат; платиналык металлдардын негизинде термопарларда 2400⁰С га чейинки температураларды өлчөөгө мүмкүнчүлүк түзөт.

VIIIБ группанын бардык металлдары органикалык жана органикалык эмес синтез учүн эффективдүү катализатор катарында колдонушат; темир активаторлор менен (K_2O , Al_2O_3) аммиакты синтездөөдө, ал эми никель - майларды гидрлөөдө колдонулат.


Платинанын жана родийдин куймасы аммиакты азоттун моноксидине чейин кычкылдандыруу процессинде сетка (элек түрүндө пайдаланышат. Темир - электромагниттеринин жүрөкчөлөрү жана электромашиналардын якорлору үчүн негизги материал. $LaNi_5$ бирикмеси - сүүтектүү энергетикада сүүтектин аккумулятору болуп саналат. Темирдин (III) оксиди - магнитофон пленкаларын жасоодо эффективдүү материал. Ферроценди термотуруктуу жылуулук ташуучу, минералдык жана күйүүчү майларга колдонуга сунуш кылынган.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Асанов Y.A., Кудайбергенов Т., Рысмендеев К.Р. Жалпы химия. -Б. 1998.
2. Ахмедов Н.С. Общая и неорганическая химия. -М.: Высшая школа. 1988.-743с.
3. Ахмедов Н.С., Азимов М.К., Бадыгина Л.И. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической хими. -М.: Высшая школа. 1988.
4. Гаврусьевич Н.Л. Основы общей геохимии. -М.-1978.
5. Глинка Н.Л. Общая химия. -М.: Химия. 1984.
6. Годовиков А.А. Периодическая система Д. И. Менделеева и сильные характеристики элементов. -Новосибирск: Наука, 1981.
7. Дей М., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия. - М.: Мир, - 1976.
8. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии. -М.: Мир, 1982. Т.1,2.
9. Карапетянц М.К., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. -М.: 1981.
10. Кемпбел Дж., Современная общая химия. -М.: Мир, 1975. Т.1,2,3.
11. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Основы неорганической химии.-М.: Мир, 1979.
12. Крестов Г.А. Основы теории неорганической химии. - 1982.
13. Кульман Н.М. Общая химия - 1980.
14. Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений. -М.: Высшая школа, 1985.
15. Михайленко Я.М. Общая и неорганическая химия -М.: Высшая школа. 1967.
16. Мурзубраимов Б.М., Сагындыков Ж.С., Сатывалдиев А.С. Дисперстик системалар жана беттик кубулуштар. -Ош, 1998.
17. Мурзубраимов Б.М., Сагындыков Ж.С. Химиянын теориялык негиздері. - Ош, 1999.
18. Мурзубраимов Б.М., Сагындыков Ж.С. Жалпы химия. 1,2 -том. -Ош, 2000.
19. Мурзубраимов Б.М., Сагындыков Ж.С. Физикалық жана коллоиддик химия. -Ош, 2000.
20. Некрасов Б.В. Основы общей химии. Т.1,2. -М.: Химия, 1973.
21. Николаев Л.А. Неорганическая химия -М.: Высшая школа. 1984.
22. Николаев Л.А. Общая и неорганическая химия -М.: Высшая школа. 1981.
22. Оленин С.С., Фадеев Г.Н. Неорганическая химия. -М.: Высшая школа.- 1979
23. Павлов Н.Н. Неорганическая химия -М.: Высшая школа.1986.
24. Петров М. Неорганическая химия -М.: Высшая школа.1976.
25. Полинг Л. Общая химия. М.: Мир, 1974, 848с.
26. Реми Г. Курс неорганической химии. Т.1,2. -М.: Мир, 1972.
27. Степин Б.Д., Цветков А.А., Неорганическая химия. -М.: Высшая школа. 1989.
28. Угай Я.А. Общая химия. -М.: «Высшая школа» - 1984.
29. Угай Я.А. Неорганическая химия. -М.: «Высшая школа» - 1989.
30. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. -М.: «Высшая школа» - 1997.
31. Химия, қысқача энциклопедия, Бишкек – 1997.
32. Популярная библиотека химических элементов. М.: «Наука» - 1977, Т.1,2.
33. Неорганическая химия, энциклопедия школьника, М.: -1975.
34. Химия тесттик тапшырмалар. Орто мектепттин окуучулары жана жогорку окуу жайларына тапшыруучулар үчүн. түзөндөр: Нефедова Л.Н., Курганова С.М., Иманкулова Г., Назыралиева Б.Н., Абдылдаева Ф.А. Б, 1998. -1436.
35. Сагындыков Ж. Химия. -Ош, 2004.-2326.
36. Сагындыков Ж. Химиянын негиздері. -Ош, 2006.-1966.

МАЗМУНУ

| | |
|---|----------|
| Кириш сөз | 3 |
| ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ | |
| 1 Суутек | 4 |
| 2 I группанын негизги подгруппасынын элементтеринин химиясы | 8 |
| Жез подгруппасынын элементтери | 11 |
| 3 II группанын негизги подгруппасынын элементтеринин химиясы | 18 |
| II Б группанын элементтери..... | 23 |
| 4 III группанын негизги подгруппасынын элементтеринин химиясы | 28 |
| IIIБ группанын элементтеринин химиясы | 37 |
| 5 IV группанын негизги подгруппасынын элементтеринин химиясы | 144 |
| IVБ группанын элементтери | 57 |
| 6 V группанын негизги подгруппасынын элементтеринин химиясы | 60 |
| VБ группанын элементтеринин химиясы | 74 |
| 7 VI группанын негизги подгруппасынын элементтеринин химиясы | 78 |
| VIБ группанын элементтери | 90 |
| 8 VII группанын негизги подгруппасынын элементтеринин химисы.. | 95 |
| VIIБ группанын элементтери | 107 |
| 9 VIII группанын негизги подгруппасынын элементтеринин химиясы.. | 115 |
| VIIIБ группанын элементтеринин химиясы | 118 |
| Колдонулган адабияттар | 132 |



925467